

Б. А. Абдухамирова, С. К. Рысбаев,  
К. Ибраимова

# АДАБИЙ ОКУУ



2

чозумбаса Атакүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ



## КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү: Ж. Садыков, Ш. Кулугевдики  
Муз.: Н. Давлесов, К. Молдобасановдуку

Ак мөнгүлүү аска-зоолор, талаа~~лар~~ар,  
Элибиздин жаны менен барабар.  
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендей,  
Сактап келди биздин ата-бабалар.

**Кайырма:** Алгалай бер, кыргыз эл,  
Азаттыктын жолунда.  
Өркүндей бер, өсө бер,  
Өз тагдырын колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,  
Досторуна даяр дилин берүүгө,  
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,  
Бейкүттүкту берет кыргыз жерине.

**Кайырма:**  
Аткарылып элдин үмүт тилеги,  
Желбиреди эркиндиктин желеги.  
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,  
Быйык сактап, урпактарга берели.

**Кайырма:**



Батма Абдухамидова, Сулайман Рысбаев,  
Кенжеке Ибраимова

# АДАБИЙ ОКУУ

Кыргыз орто мектептеринин  
2-классы үчүн окуу китеbi

*Кыргыз Республикасынын  
Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен*

Бишкек – 2016

УДК 373.167.1  
ББК 84 Ки 7 я 721  
A13

**Абдухамидова Б. А. ж. б.**

**A – 13 Адабий окуу: Кыргыз орто мектептеринин 2-кл. үчүн окуу китеби.**  
/ Б. А. Абдухамидова, С. К. Рысбаев, К. Ибраимова – Б.: Принт Экспресс, 2016. – 180 б., ил.

**ISBN 978-9967-31-517-4**

Бул окуу китебинен кыргыз ақын-жазуучуларынын жана дүйнөлүк классиктердин балдарга арналган айрым чыгармалары орун алды. Чыгармалардын аягында балдарга түшүнүктүү болсун үчүн окулган тексттер боюнча ар түрдүү суроолор коштолуп, балдардын ой-пикирлери билдирилет.

**A 4306020400-16**

**УДК 373.167.1  
ББК 84 Ки 7 я 721**

**ISBN 978-9967-31-517-4**

© Абдухамидова Б., Рысбаев С., Ибраимова К., 2016

## КИТЕП МЕНЕН ТААНЫШУУ

### Кандай сонун күн бүгүн!

Күз мезгили келип, баарыбыз көптөн күткөн жаны окуу жылы башталды. Бул күнү татынакай кийинип алышып, занғыраган мектепке билим алуу үчүн бардык окуучулар келишет. Алардын катарында силер да барсыңар.

Конгуроо кагылып, биринчи сабак башталды. Мектеп да, мугалимдер да, китеpter да силерди сагынды. Силер да аларды абдан сагынсаңар керек? Колуңарга жаны окуу китеpterин алдыңарбы? Барактап, окуганга шашып жатасыңарбы?

Бүгүн – билим күнү. Демек, билим майрамы.

Анда эмесе, кымбаттуу балдар, көп окуп, көптү билүүгө аракет кылгыла.

Силерге ак жол!



### **Кайталао:**

1. 1-класста кандай ыр, аңгеме, жомокторду окудуңар эле? Эстеп айтып көргүлөчү?
2. Жайкы эс алуу учурунда кандай китептерди окуп чыктыңар? Алардын аттарын атап бергилечи?
3. Өзгөчө кайсы чыгармалар жакты? Эмне үчүн?
4. Өзүңөргө абдан жаккан аңгеме, жомоктун мазмунун баяндап айттып көргүлөчү.

### **Тилегим**

Манас атам тилеген,  
Элинде тынчтык болушун.  
Ошондуктан сактаган,  
Душмандан жерин, конушун.

Даңазалап башка элге  
Данқын келет чыгаргым.  
Азыртан жакшы окусам,  
Элчи болуп чыгармын.

Башка элдин дилин түшүнгөн,  
Дипломат болсом дейм.  
Дүйнөдө канча эл болсо,  
Достоштуруп койсом дейм.

*Бісмайыл Кадыров*

### **Сөздүк:**

айкөл – кең пейил

### **Суроолор:**

1. Бала кандай адам болсом деп тилек кылышып жатат?
2. Манас атабыз кандай тилек кылган экен? Манас баатыр туура-луу эмнелерди билесиндер?
3. Баланын дүйнө элин достоштурсын деген ниетине пикириңерди айтып көргүлөчү.
4. Силер элиңерге кандай кызмат кылсам деп ниеттенесиндер? Ой бөлүшкүлө.

### **Тапшырма:**

Ырды жаттап алгыла.


## Билим – түгөнбөс байлык

Бир кишинин эки баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчинин баарын улуу баласына бермек болду. Энеси эки баласын төң жакшы көрчү. Ошондуктан: «Энчини әкөөнө төң бөлүп берели», – деп кенеш салды. Күйөөсү аялнын тилин албады, акылын укпады. Аялы таарынып, бактын түбүндө ыйлап отурду.

Жолдон өтүп бар жаткан жолоочу аялды көрүп:

– Эмнеге ыйлап жатасыз? – деп сурады. Аял болгон окуянын жөн-жайын айтып берди. Жолоочу окуяга түшүнгөн соң, аялга айтты:

– Сиз бекерге эле ыйлабаныз. Кичүү баланызды окууга жибериниз. Билим – түгөнбөс байлык. Атасын дөөлөтү колдун кириндей. Бат эле жоголот.



Аял жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын алысқы жерге окууга жиберди.

Бала көп жылды тырышып окууду. Түрдүү сонун өнөр үйрөндү. Өнөрүнүн аркасында бай болду.

Агасы ата дөөлөтүнө мас болуп жүрүп, өнөрдөн куру кол калды. Ата дөөлөтү бат эле бүттү. Абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурап калды.

*Касым Тыныстанов*

**Сөздүк:**

энчи – мында: атадан балага калган байлык  
өнөр – бир нерсени жасап алууну, аткара билүүнү үйрөнүү  
дөөлөт – кылган эмгегине жараша сый-урмат

**Суроолор:**

1. Балдардын атасынын чечими адилеттүү болдуу? Эмне үчүн?
2. Эне эмне үчүн капа болуп ыйлады?
3. Бала өнөргө кантип ээ болду?
4. Агасынын тагдыры акырында кандай болду?
5. Өнөрлүү бала менен атасынын байлыгына мас болгон агасынын ортосунда айырмачылык барбы? Айтып көргүлөчү.
6. «Билим – түгөнбөс байлык» деген накыл сөздүн маанисин кандай түшүндүнөр?

**Тапшырма:**

Төмөндөгү макалдардын маанисин чечмелегиile.

Акыл ойго жеткирет,  
Өнөр көккө жеткирет.

Акыллы бар билимди самайт,  
Акыллы жок кийимди самайт.

## Күз келди

Берекелүү күз келди  
Айыл алма жыттанып.  
Ак буудайдын данына,  
Кампа толду шыкалып.

Жыйым-терим маалы,  
Бекер жүргөн эч ким жок.  
Эл жабыла иш менен,  
Талаа жактан кеткен жок.

Каникулда биз дагы,  
Өнөктүккө катыштык.  
Картошканы, пиязды,  
Кампаларга ташыштык.

Улуулардан накыл кеп,  
Күндө угуп жатабыз.  
«Жаз-жарыш, күз-күрөш» деп,  
Айтат апа-atabыз.

*Токтосун Нурматов*



### Сөздүк:

кампа – эгин төгүлүүчү жай  
өнөктүк – жыйым-терим

### Суроолор:

1. Ырда күз берекеси кандай сүрөттөлгөн?
2. Силер жашаган жерде түшүм жыйино мезгили кандай болорун өз байкаганыңар боюнча айтып бергиле.
3. Күзүндө силер ата-эненәргө кандай кол кабыш кыласыңар?
4. «Жаз – жарыш, күз – күрөш» деген макалдын маанисин кандай түшүнөсүңөр? Өз оюндарды айтып көргүлөчү.

## Тапшырма:

Макалдардын маанисин чечмелегиле.

Эмгек менен эл көгөрөт,

Жамгыр менен жер көгөрөт.

## Жыл жана анын балдары

(Элдик жомок)

### I

Илгери өткөн заманда Жыл аттуу ашкан ақылман жашаптыр. Ал аябай боорукер, көп өнөрдү билген адам экен. Анын Кыш, Жаз, Жай, Күз деген төрт уулу болуптур. Жылдын экинчи уулу Жаз жана анын артынан Жай күндү аябай ысытып, булактар соолуп, кургакчылыктан көптөгөн жан-жаныбарлар өлүп калышат. Муну көргөн Күз жамгыр, ага удаа эле Кыш калың кар жаадырып, катуу суук кылышып жиберет. Буга чыдабаган курт-кумурскалар Жылга даттанып келишет:

— Жаз деген уулунуз күндү аябай ысытып, кургакчылык кылышып жиберген эле. Эртеси улуу уулунуз Кыш кар жаадырып, суук кылышып таштады. Көптөгөн чымын-чиркейлер өлүп калды. Балдарынызды бирдеме деп тыйып койбайсузбу, — дейт.

Андан кийин арызданып кой, әчки да келип:

— Балдарыныз күндү бир ысытса, бир муздатып, аябай кыйнап жиберди, тыйып коюнүзчу, — дешет.


Жыл төрт уулун чакырып алыш, алардын кылган иштери жөнүндө сурай баштайт:

— Жаз балам, эмне үчүн күндү өтө ысытып, жердин баарын кургатып жибердиң? Жан-жаныбарлардын баары арызданып келип жатышат.

— Ата, күнсүз жашоо жок. Күндүн нуру менен тирүүлүк уланат. Нурдан күч-кубат, жылуулук алышсын деп күндү ысытып жибергем, — дейт Жаз.

Андан соң, экинчи уулу Жайга кайрылат:

— Уулум, сен эмне үчүн күндү ого бетер катуу ысыттың? Мынчалык катуу ысык тирүү жандын баарын куйкалап салбайбы?



— Жок, ата. Аптаптуу ысык болбосо, мөмө-жемиш, дан-эгин кайдан бышмак эле. Аларсыз күн көрүү қыйынга турат го!

— Күз балам, эмнеликтен сен абаны бат эле салкында-тып, жамгырды көп жаадырып жибердин?

Күз атасынын суроосуна минтип жооп берди:

— Атаке, жаз, жай бою иштеген дыйкан әмгегин жый-нап алды. Бак-дарактар түшүмүн мол беришти. Эми эгин талаалар, бактар да жамгырга жуунуп, сергип эс алышы керек. Антпесе, кийинки жылга түшүм бере албай кала-рын ойлоп жатам.

— Кана, балам, Кыш, эми сен айтчы, эмне үчүн карды арбын жаадырдын?

— Анткени Жаз, Жай жерди кургатып жиберди. Мен кар жаадырып, келерки жазга көп суу болсун дедим. Ант-пегенде өсүмдүктөрдүн бардыгы өлүп калат эле да, — дейт.

Жыл балдарынын жоопторун угуп, алардын баарынын сөзү жүйөлүү экенине ынанат да, көпкө ойлонот: «Эмне кылуу керек?»

### Сөздүк:

даттанып – арызданып  
жүйөлүү – туура

### **Суроолор:**

1. Балдар, Жылдын төрт уулу тууралуу кимдер, эмне деп арызданаңып келишти?
3. Жылдын балдары атасынын суроолоруна кантип жооп беришти? Аладын айтканын туура деп ойлойсузарбы? Эмне үчүн?
2. Эми окуя кандай уланышы мүмкүн? Жыл балдарына эмне деп көнеш айтат деп ойлойсузар?

## **II**

Бир күнү жан-жаныбарларды чогултуп алыш, Жыл минитип айтты:

– Баарыңар угуп тургула. Бир күн кыш, бир күн жаз болсо болбойт э肯. Ошондуктан мен төрт балама күндөрдү бөлүп берейин, ар кимиси өз иштерин ошол бөлүнгөн күндөрдө аткарсын. Улуу балам Кышка 91 күн, экинчи уулум Жазга 91 күн, үчүнчү уулум Жайга 92 күн, эң кенже уулум Күзгө 91 күндү бөлүп берейин. Буга кандай дейсиңер? – дейт угуп отургандарга кайрылып. Буга бардыгы макул болушат.

Бирок аюу, суур, кашкулак макул болбой, кол көтөрүп, сез сурашат.

– Кана, аюу, айтчы, – дейт Жыл.

Аюу өз оюн айтат:

– Улуу уулунузга күнду азыраак берсениз э肯. Анткени карды калың жаадырып жиберсе, биз тоо-таштын арасында кантип жашайбыз?

– Ачкадан өлбөйбүзү! – дешет суур менен кашкулак да аюунун сезүн улап.

– Мээр чөп деген бар, ошону тиштеп уктагыла. Қөктөмгө дейре жыргап жата бересиңер, – дейт Жыл.

Ошентип, Жылдын төрт баласы төрт мезгил аталып калыптыр. Аюу, суур, кашкулактар болсо кышкысын мээр чөптү тиштеп, эч нерседен капарсыз уктап жата беришет э肯.

### **Сөздүк:**

мээр чөп – дарылдыгы, азыктуулугу күчтүү тоо чөбү

### **Суроолор:**

1. Жыл төрт баласына канча күн, канча ай бөлүп берди?
2. Бул мезгилдерде аба-ырайы, айланычөйрө кандаі болорун сүрөттөп көргүлөчү?
3. Балдар, аюу, суур, кашкулак кышты кантап кыштап калышыптыр?
4. Жылдың бул бөлүштүргөнү туура болдубу? Силер кандаі ой-лойсуңар?


### **Тапшырма:**

Силер жыл мезгилдерин кандаі бөлүштүрөр элеңдер? Эмне үчүн? Үйдөн ойлонуп келгиле.

## **Ай, чегиртке, чегиртке**

Ай чегиртке, чегиртке,  
Айтканымга терикпе.  
Ырдаганың болбосо  
Жарамсызың сен ишке.

Көк кийимчен чегиртке,  
Кечке жатып эрикпе.  
Концерт бергин, иштерман  
Кумурскалар келишсе.



*Жакыпбек Абылдаев*

### **Суроолор:**

1. Чегиртке менен кумурсканың кандаі айырмачылыктары бар экен?
2. Балдар, силер чегиртке сыйактуу дагы кандаі жалкоо жандыктарды билесиңер? Алар тууралуу айтып көргүлөчү.
3. Жалкоолук жана эмгекчилдик жөнүндө өз оюңарды айтып бергиле.

### **Тапшырма:**

Ырды жаттап алгыла жана макалдың маанисин чечмелегиле.

Кулдай иштесен,  
Байдай ичесин.

## Жалбырак



Жалбырактын түрү көп,  
Бири жашыл, бири көк.  
Күз келгенде саргайып,  
Сабагынан күбүлөт.

Жалбырагы ийнедей,  
Карагайдын, арчанын.  
Түсүн такыр өзгөртпөйт,  
Жашаса да канча жыл.

Жалбыракты ар кандай,  
Тоо, талаадан көп көрдүм.  
Барбы, жокпу айткыла,  
Жалбырагы сөксөөлдүн.

Жакыпбек Абдылдаев

### Сөздүк:

сөксөөл – чөлдө өсүүчү майда бадал

### Суроолор:

1. Жалбырактын кандай түрлөрүн билесинер?
2. Эмне үчүн жалбырактар күзүндө саргайып калат?
3. Карагай менен арчанын жалбырагы эмне үчүн түсүн өзгөртпөйт деп ойлойсуңар?
4. Силер жакта кандай бак-дарактар өсөт? Алар тууралуу сүйлөп бергиле.

### Тапшырма:

Эмне үчүн сөксөөлдүн жалбырагы жок? Ата-эненерден сурап билгиле.

## Көпөлөк

Тимурдун терезесинде көпөлөк жашачу. Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Көпөлөк былтыркы күздө түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Анын чоң канаттары өрүктүн жалбырактарынан эле. Алчанын жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канат-



тарындай сезилип турчу. Денеси талдын жалбырагынан, ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган.

Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Аны караган киши суктанып, таң калчу.

Бир күнү Тимурдун апасы терезени ачса, шамал кирип, көпөлөктүү учурup жөнөдү. Тимур аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канатын сындырып алды. Байкуш бала ыйлагысы келип, аябай ызаланды.

Ошол учурда көпөлөк киши сыйактуу сүйлөп, Тимурга:

- Кайгырба, досум, мени кайра жасап алсан болот – деп, баланы сооротту.
- Сен эшикте күзүндө түшкөн жалбырактардан көп териp келип, канаттарымды ондоп, кайрадан жасагын.



Муну уккан Тимур сүйүнүп, жалбырак чогултканы короого чуркап чыкты. Бир аздан кийин үйүнө келип, түстүү кагаздын үстүнө терип алган жалбырактарды канат кылып чаптады. Мына эми Көпөлөк жаны жасалган канаттарын кагып уча баштады.

Гузал Сарыгүл

### Суроолор:

1. Тимурдун көпөлөгү эмне үчүн башка көпөлөктөрдөн айырмала-  
нып турчу эле?
2. Көпөлөктүн сынган канатын кимдин кеңеши менен кантит кайра  
жасап алды?
3. Көпөлөктөр жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыңар? Аларды  
сүрөттөп айтып көргүлөчү?

### Тапшырма:

Силер да түстүү кагаз, жалбырактардан көпөлөк жасагыла.

### Көпөлөк

Кон, кон, көпөлөк,  
Учуп кетпе көкөлөп.  
Жыпар-жыттуу гүл жыттап,  
Бирге ойнойлу экөөлөп.

Айтсам тилди албайсын,  
Ар кыл гүлдү тандайсын.  
Эне көрүп баарысын,  
Эркелөөдөн талбайсын.

Ай, көпөлөк, көпөлөк!  
Конгун, учпа көкөлөп.  
Жолотпогун жаныңа,  
Тентектерди эселең.

Ташболот Ражабалиев

### Тапшырмалар:

1. Ырды жаттап алгыла.
2. Жаңылмачты жаңылбай так айтууга машыккыла.



Көпкөк  
Көпөлөк,  
Көргүн деп,  
Көксөтүп  
Көңүлдү  
Көтөрөт.  
Көңүлдү  
Көтөрүп  
Көк, кызыл  
Көйнөгүн  
Көп кызга  
Көрсөтөт.



Алыкул Осмонов

## Апендинин жоруктары

### Баары бир түшөт элем да

Алдындагы эшеги ээ-жаа бербей катуу кетип, Апенди жыгылып калды. Карап турган балдар боорлору эзилип:

- Апенди эшегинен жыгылды! – деп чурулдашты.
- Ай, чыт курсактар! – деди Апенди. – Жыгылбаган күндө да баары бир андан түшөт элем да.



## Көчөт отургузганда

Апенди жүзүмзарга жаш көчөттөрдү отургузуп жатты.  
Аны көргөн бир таанышы:

— Булар чоңоюп, мөмө бергиче качан? Сен булардын мөмөсүн жегенге үлгүрбөйсүн го, — деди.

Анда апенди минтип айтты:

— Биз деле өзүбүздөн мурда жашап өткөн кишилер отургузган дарактардын мөмө-жемиштерин жеп атпайбызбы. Демек, кийинки урпактар деле мен отургузган көчөттөрдүн мөмөлөрүн жешет.

## Эски айды эмне кылат?

Апендиден сурап калышты:

— Ай жаңырганда эскисин эмне кылышат?  
— Аны кескилеп майда-майда бөлүкчөлөргө бөлүшөт да, жылдыз жасашат.



## Түшүндө көргөн акча

Апенди түш көрсө, түшүндө ага тогуз сом акча берип жатыптыр. Ал нааразы болуп: «Кур дегенде, он сом бер?» — деп өтүндү. Ошол учурда ал ойгонуп кетип, алаканы куру экенин көрдү. Анан дароо көзүн жумду да, колун сунуп: «Мейли, тогуз сом болсо деле бере бер?» — деди.

«Байчечекей» журналынан



### Суроолор:

1. Сага Апендинин жоруктарынын кайсынысы өзгөчө жакты? Эмне үчүн?
2. Силер өзүңөр да Апендинин жоруктарынан билгениңерди айтып көргүлөчү?
3. Силердин турмушуңарда Апендинин жоруктары сыйктуу құлқулүү окуялар болду беле? Айтып көргүлөчү.

### Эки улак

Эки улак эки жактан келе жатышып, өзөндөгү суунун жәэгинен жолугушуп калышты. Суу анча чоң болбосо да, анда көпүрө бар эле. Көпүрө деген аты эле болбосо, бир эле жыгачты сундуруп коюшкан.

Улактын бири ак, бири кара болчу. Экөө тен тентек улактар эле.

Ошо тентектигинен улам, бири-бирине жол бергиси келбеди. Төбөсүнө әми гана чыгып келаткан тикчийген мүйүздөрүн көргөзө, бири-бирине моюн толгоп коюшту. Анысы: «Әй, сен мага жол бергин!» – деп буйruk берип жатканы болчу.


Ошентип, бири-бириинин тилин укпаганынан улам, экөө тен, бири бул өйүздөн, бири тиги өйүздөн көпүрөдөн

өткөнү түз әле жөнөй беришти. Бирок алар бул тар көпүрөдөн жанаша өтө албастыгын ойлоп да коюшпады.

Анан алар тар көпүрөнүн ортосуна келгенде бет келишип калышты.

– Эй, Кара улак, мага жол бергин! – деди Ақ кулак.

– Жоқ. Адегенде, сен, Ақ улак, мага жол бергин! – деди буйрук бере Кара улак ачууланып, курч туяктары менен көпүрөнү такылдатып.



Анан әкөө көпүрөнүн үстүнөн сүзүшө кетишти. Сүзүшкөндө тар көпүрөнүн үстүнөн соо калышмак беле? Тайгаланып кетишти да, әкөө тең сууга кулап түшүштү.

Константин Ушинский

**Суроолор:**

1. Эки улак кайдан жолугушуп калышты?
2. Алар эмне үчүн бири-биринин сөзүн угушпады? Анын жыйынтығы кандай болду?
3. Алар кандай кылганда туура болот эле? Өз оюндарды айтып көргүлөчү.

**Тапшырма:**

Балдар, кысталыш шартта бирин-бири угуп жүрбөсө эмне болорун байкадыңарбы? Өз оюндарды айтууга даярданғыла.

«Адам мекенин сүйөт, булбул гүлзарын сүйөт» деген нақыл сөз бар эмеспи. Адамдар сыйктуу эле канаттуу күштар да, өз мекенин сүйүштөт, алыш калса сагынышат. Анда эмесе, баарыбыз чогуу мукам үндүү Булбулдун мекенине болгон кусалыгы жөнүндөгү жомокту окуйлу.

## Алтын уя

Илгери, илгери бир хан жашаган экен. Ал күштардын сайраганына кумары канбай, эчен түрдүү күштарды капаста кармачу экен. Бир күнү бакчага келип укмуштуудай сайраган бир булбулду карматып алат. Аны капаска салдырып, тагынын жаңына койдуруп, үнүн уккусу келет. Хандын сарайы, анын ичиндеги буюмдардын бардыгы алтын менен күмүштөн жасалып кооздолгондуктан, баягы булбулга да алтындан капас жасатырат. Ичине аппак мамык менен жибектен уя салдырат. Эң сонун кооз идиштерге булбул жей турган түркүн жемди койдурат.



Мындаига булбул көнбөгөн,  
Колдон тамак жебеген.  
Ободо учуп эркинче,  
Тор капасты көрбөгөн.

Ошондонбу? Сайрабайт,  
Эки көзү жайнабайт.  
Жебейт берген тамакты,  
Тумшугу менен майдалайт.

Ошентип, булбул мындаи жаңы шартка көнбөй, көп убакытка чейин сайрабай коёт. Бир күнү хан жалгыз отурганда булбул укмуштай кубулжутуп сайрап кирет. Ал сүйүнүп, көңүл коюп угуп калат. Көрсө, хан күштардын тилин түшүнгөн киши экен, булбулдун эмне деп сайрап жатканын билгиси келип тыңшап отура берет. Угуп отурса, ал минтип сайраган экен:



«Кайран алтын уям ай,  
Кайрылып сени көрөмбү?  
Кайрылып келбей өзүнө,  
Капаста жатып өлөмбү?

Торкодон салган уям ай,  
Толгонуп кайра келемби?  
Толкундап көрбөй өзүнду,  
Тордо жатып өлөмбү?»

Булбулдун бул мундуу сайрашына хан таң калат. «Мен жасаткан алтын капастагы мамык менен жибектен салдырган алтын уя жакпаса, өзүнүн уясы бир укмуш болсо

керек. Ошол уясы кандай экенин билейинчи деп ойлойт да, жигиттерин чакырып:

— Булбулду капастан бошотуп жибергиле. Бирок кай жерге барып конгонун билип, уясы кандай экенин көрүп келгиле!  
— деп буйрук берет.

Учуп кетти Алайга,  
Кирди калың бадалга.  
Ал өзүнчө кубанып,  
Таранып жатты далайга.

Жигиттер көнүл бөлүштү,  
Уясын анын көрүштү.  
Чөп-чардан экен анысы  
Кайра ханга келишти.

Көп күн жүрүп кайтышты,  
Көргөндөрүн айтышты.  
Шылдың кылышп кээ бири  
Булбулга күлүп жатышты.

Капастан бошонгон булбул учуп отуруп, бир калың бадалга келет. Өзүнүн көнгөн жерине келгенине кубанып, суу жээгине конуп, үстү-башын таранып, боюн керип, аркы-терки учуп, анан бир бутакка конуп укмуштуудай кубулжутуп сайрайт. Моокуму канган сон, карарайдын бооруна чөп-чардан жасалган уясына кирип, ыракттанып жата кетет. Хандын жигиттери булбулдун бардык кыймылдарын, сайраганын,



уясына кирип жатканын көрүшөт. Анын баарын төкпей-чачпай ханга айтып келишет.

Көрсө, ар кимдин өз уясы өзүнө алтын уя болот туралы!

Абдырасул Токтомушев

**Суроолор:**

1. Хан булбулга кандай уя жасап, аны кандай шартта бакты?
2. Эмне үчүн булбул алтын уяда жатып мундуу сайрайт?
3. Булбулдун өз уясы кандай экен?
4. Мекен, туулган жер жөнүндө өз алдыңарча толгонуп, оюндарды айтып бергиле?

**Тапшырма:**

Макалдын маанисин чогуу чечмелегиле.

Ар кимдики өзүнө, ай көрүнөт көзүнө.

**Кулунтайым**

Кулунтайым мына бу,  
Чунандаган кыяллы.  
Таскак салып чуркаса,  
Татынакай туягы.

Кулактары тикчиет,  
Ойнойт мени түрткүлөп,  
Желесинен бошотсом,  
Жетпей калып ич күйөт.

Жандай чуркап көп жүрөм,  
Жалын сылап өстүрөм.  
Күндө түйүп көкүлүн,  
Күлүк болсо деп жүрөм.

Бактыгүл Чотурова

**Сөздүк:**

желе – кулун байлануучу керме жип

**Тапшырма:**

Ырды жаттап алгыла.

# Булбул

## I

Качандыр бир замандарда элим дегенде ичкен ашын жерге койгон Булбул аттуу бала болуптур. «Акыл жаштан эмес – баштан» деген макал ырас белем, бала өзгөчө экен. Ал тили чыккандан тартып: кубулжуган мукам үнүм болсо; уккандын чери жазылып, кубанычына кубаныч кошулса; жакшынакай күү-обондорум ааламдын алты кабатына жетип, күн санап жаңырып турса – деп тилек кылат.

Баланын тилеги ак көнүл, чынчыл сыйкырчыга жетет. Ошондо ал Булбулдун тилегин жакшылап угуп отуруп, минтип эскертет:

– Балам!

Тилегин жетти мага да,  
Чындык болсун арада.

Бурмалабай түз айтам,  
Угуп тургун, садага.

Балам!

Колумдан келет тилегин,  
Сезип турам илебин.  
Чыдайсыңбы, наристем,  
Өзгөртөмүн иренин?



### Сөздүк:

илебин – мында: эңсеп турганыңды – деген маанини айтып жатат  
иленин – өңү-түсүн

### Суроолор:

1. Баланын кандай максаттары бар эле?
2. Сыйкырчы балага эмне деп эскертти? Китептен таап, үн чыгарып окугула.
3. Эми сыйкырчынын шартына бала макул болор бекен? Силер кандай ойлойсуңар?

## II

Сыйкырчынын айткандарын көңүл коюп угуп турган  
Булбул анын көзүнө тик карап, буйдалбастан берген жообу  
бул болуптур:

– Ата!

Өзгөрсө ирең кеп эмес,

Чочуучу андан мен эмес.

Макулмун, ата, шартына,

Ашарым, айтчы, не белес?

Күүлөрдүн тапсам башатын,

Армансыз болор жашашым.

Өрнөгүм калып артымда,

Уккандын алсам батасын.

Баланын берген жообу сыйкырчыны муютуп салды.  
Бирок бала балалық кылып жатпасын деген ниет менен  
Булбулду дагы бир жолу эскертип, акыркы жообун алууну чечти.

– Балам!

Ишенип койгун өзүмө,

Чындыкты айтам көзүнө.

Түбөлүккө күш болсон,

Карғыш айтпа өкүнө.

Булбул айтканынан кайтпады, макулдугун берди. Сыйкырчы алакан жайып Булбулга ошондо берген батасы бул эжен:

Ырларың ылайым улансын,

Уккандар алқап кубансын!

Биргесиң эл менен түбөлүк,

Эл менен түбөлүк кубанчың.


Ырынды көктөгү күн уксун,

Тажабай татына гүл уксун.

Асманда жылдыздар жактырып

Кадимки караңы түн уксун.

Ошентип бала касиеттүү сыйкырчынын жардамы менен тилегине жетти. Кереметтүү үн салган булбулга айланды, уккандын кумарын кандырды.



Көп узабай Булбулдун атагы әл арасында даңаза болду. Ак сүтүн берген апасы да: «Бар бол, кичинекей чымчыгым! Обонуңа обон, күүнө күүлөр кошулсун! Бул алдейлеген апандын батасы, унутпагын, балам!» – дептир.

*Сапаралы Койкелев*

**Сөздүк:**

бүйдалbastan – тартынbastan  
алкасын – ыраазы болсун

**Суроолор:**

1. Бала сыйкырчынын суроосуна эмне деп жооп берди?
2. Сыйкырчы абышка балага эмне деп эскертти?
3. Булбул баланын булбул күшкү айланганы туура болдуу? Эмне учун?
4. Баланын сыйкырдын күчү менен булбулга айланып калганына ишенисе болобу? Эмне учун?
5. Эгер силер сыйкырчыга жолугуп калсаңар, андан эмнелерди сурнат элеңер?

**Тапшырма:**

Апасынын баласына берген батасын таап окугула. Булбул күштүн сүрөтүн тартып келгиле.

## Жаңылмач

Бул – булбул,  
Булбул – бул.

Бул булбулдун булбулдугун кара,  
Бул булбулдун булдурашын сана,  
Булбулдун булдурашы жагабы сага?

*Абдыкерим Муратов*

## Комуз

Тилге жолдош, үнгө дөм  
Комузду кошуп ырдайлы,  
Бабабыз черткен бул комуз,  
Баркына жетип сыйлайлы!

Өрүктөн тандап чабылган,  
Карагай капкак жабылган,  
Үч кыл тагып жибектей  
Күлүктөй таптап багылган.

Ата журтун коргогон  
Эрди ырдайлы, комузум.  
Бетинде түрдүү береке  
Жерди ырдайлы, комузум.

*Алымкул Усөнбаев*



### Суроолор:

1. Комуз тууралуу эмнөлерди билесиңер? Айтып бергиле.
2. Атактуу комузчулардан кимдерди билесиңер?
3. Силемдин араңарда комуз черткениди үйрөнүп жүргөндөр барбы?

### Тапшырмалар:

1. Үрдө жаттап алғыла.
2. Табышмактын жандырмагын тапкыла.

Ичи – ичинде, ичегиси – сыртында.

## Шыктуу чыйырчык

Биздин Аккашка атыккан ат жоголду. Бул чоң жал, сын-сыпаты эликтей Аккашкага жылкычы Бердібек каттуу кейиди, ой-тоону бүт кыдырды. Аккашка табылбады.

Короолоштор жылкычынын үйүндө кымыз ичиp отурушкан. Сыртта койчуларча сыйбызгыта ышкырып, кайра чакчыгайча чакылдай калып, укмуш сайраган кара чыйырчыктын сайроосуна улай алыстан жылкы кишенегендей болду.

Бердібек жылкычы селейе калды:

— Капырай, тыңшагылачы! Аккашка кишенейби?..

Үйдөгүлөр кулак түрдү. Чынында эле, жылкынын кишенегени угулду.

Кимдир бирөө:

— Чын эле Аккашка кишенегендей, жаныбар, — деп жылкычы тура жөнөдү. Үйдөгүлөр кошо чыгышты.

Жакын жерде жылкы көрүнбөдү. Айлана-чөйрө тыптынч. Мандайкы бадалда конуп олтурган жалгыз кара чыйырчыктын сайроосу кулак күжүрун алууда. Бирде сыйбызгыта ышкырат, бирде жаш күчүкчө борс-борс үрөт. Көккө житкен боз торгойчо безеленет. Ошол замат келинче шаңқылдап күлгөнсүйт...

— Ой береги чыйырчык кишенеген го? — деди тургандардын бири.

— Чыйырчык да кишенечү беле, курган бала, — деп Бердібек аларга карады.


— Күчүкчө үрүп, келинче күлүп жатпайбы, — деди тигил.

Ошол кезде чыйырчык безеленте кишенеп жиберди.

Чыйырчыктын кишенегени ошол Аккашканын алыстан кишенегенине окшой түштү.

Бердібек кулак түрүп үмүттөнө калды:

— Жаныбарым, Аккашка алыстан кишенеп жатат. Карачыйырчык — касиеттүү канаттуу. Айгырым табылат экен...



Арадан көп жыл өтүп, жылкычы Бердибектей улгайып калган кезимде кабинеттеги диванда дем алып жатсам, машинканын «чык-чык» эткен үнүн туурады. Мен иштеген кезимде бир терезе дайыма ачык турат. Маал-маал бакта олтуруп сайрай-сайрай шыктуу чыйырчык машинканын чыкылдашын өз күсүнө салган тура.

Сайроочу канаттуулардан кара чыйырчыктын башка үндөрдү ушунчалык так жана чебер өздөштүргөн шыгына бир кубандым. Бир ыраазы болдум. Анан өзүм анын шыгын мактап, бул ангемени жарата баштаганымда кара чыйырчык үнүн басты.

О, ал кантсе да обон үйрөнмөккө машинканын дабышын тыңшай калды го?

Түгөлбай Сыдыкбеков

**Сөздүк:**

короолоштор – кошуналар

**Суроолор:**

1. Жылкынын кишенегени кайдан угулду?
2. Чыйырчыктын башка канаттуулардан өзгөчөлүгү эмнеде экен?
3. Автордун бул ангемени жазып калышына эмне себеп болуптур?

**Тапшырма:**

1. Силер жашаган аймакта кандай канаттуулар бар? Аларга байкоо жүргүзгүлө.

2. Табышмактардын жандырмагын тапкыла:

Жайбы, кышпы, жазында,  
Топусу түшпөйт башында.

«Бул» деген сөзду эки ирет кайталадым,  
Мукам сайраган күш атын атап алдым.

Балдар менен дос болгон,  
Өзгөчө шыктуу күш бар.  
Атын атап бергиле,  
Кичинекей бир күш ал.

## Бачайы чымчык

Консо бутак термелип,  
Таң каламын мен келип.  
Абдан сулуу бул чымчык,  
Боёп койгон өндөнүп.

Койгон сымал атайы,  
Мунун аты Бачайы.  
Жашыл түсү жарашип,  
Жагат ага жаз айы.

Көзү тосток карагат,  
Канаттарын таранат.  
Сылаң короз чымчыгым,  
Койколондоп каранат.

Бул бачайы чымчыгым,  
Накта өзү ырчынын.  
Сайраганы эң узак,  
Токтобостон бир тыным.

*Бактыгүл Сейитбекова*

Сөздүк:  
бачайы – кооз



### **Суроолор:**

1. Силер канаттуу күштарга кандай камкордук көрөсүңөр?
2. Кыштоочу күштардан кайсы канаттууларды билесиңөр?

### **Тапшырма:**

Жаңылмачты жаңылбай айтып, тилиңерди жатыктыргыла.

Чатырдагы көп чымчык,  
Чыркылдашат чырк-чырк.  
Чырк-чырк эткен топ чымчык,  
Турбайт бир аз тынчып.  
Чыркылдаган көп чымчык.  
Бергилечи тынчтык.

## **Коон баккан карыя**

### I

Акман карыя небереси Эрмек экөө жаз алды мененabdанды эмгектениши. Жерди трактор менен айдатып, өзүлөрү да кетмендеп чаап, жумшартып, кык төгүштү. Андан соң жөөк тартып, коондун данегин бирден эгип чыгышты. Жөөктөргө суу жүгүртүп, көз салып турушту.

Арадан бир топ күн өттү. Жалбырактар арасынан керсары коондор койдой жайнап, көзгө көрүнө баштады. Алгачкы бышкандарынан тандап Акман ата бирди үзүп келди. Чоң ата менен небере тилим-тилим кесилген коонду тамшана жешти. Шириндиги тим эле тилди жарат. Арыбери өткөндөрдү Акман ата:

- Ой, балам, кел бери. Коон жеп кет.
- Асанбек, бала-чакана коон ала кет.
- Коонго береке десен боло! Акысына коон үзүп берейин.
- Салам айтканды атаң үйрөткөн жок беле? Бери бас, – деп, кайрылгандарга коондон чоң тилим кесип берип ыраазы кылып жатты.

Жайдын аптаптуу күндөрүнүн бири эле. Мээ кайнаткан ысыкта карагайдан жасалган кепенин ичин көлөкөлөп, Акман ата жыгач керебетте уктап жаткан. Қимдир- бирөөлөрдүн кобур-собурунан ойгонуп кетти. Башын көтөрсө,



төрт-беш бала коон аралап, түш келди үзүп жатышыптыр.  
Ордунан ыргып туруп, кыйкырып сала берди:

— Ой, балакайлар. Бул эмне кылганыңар? Бери баскылачы, баарыңар?!

### Суроолор:

1. Акман чоң ата небереси Эрмек экөө коонду кантип багышты?
2. Коон уурдаган балдар Акман атанын алдынан келишер бекен?  
Силер кандай ойлойсунар?
3. Алардын ордунда силер болсоңор эмне кылар элеңер?

## II

Балдар шашып калышты. Качууга кеч болуп калган эле. Баштарын шылкыйтышып, Акман атаны көздөй басышты.

— Үзгөн коондорунарды ала келгиле, — деди карыя салмактуу.

Балдардын ар бири үчтөн-төрттөн коон көтөрүп келе жатышат. Бети-баштары чан, тердеп алышкан. Қөтөргөн коондорун коончу атанын жанына келгенде жерге коюшту.

— А, мадыра баштар десе. Бул кылганынар уят го. Кимдин балдары болосуңар?

— ...

Балдар жооп кайтара албай, көз кыйыктары менен бирин-бири карашып, баштарын шылкыйтышты. Аңгыча үйдөн Эрмек да суусундуқ, түшкү тамак алып келип калды. Чоң атасынын жанында турган өзүнүн классташтарына таң кала тигилди.

– Эмне болду, чоң ата? – суроо менен кайрылды чоң атасына.

– Эмне болгонун досторуңан сура, же мобул жерде жаткан коондордон сура, – деп жайбаракат жооп берди чоң атасы.

Чын эле, балдар коондун бышык-чийкисин ажыратада алышпай туш келгенин эле үзө беришиптири.

– Чоң ата, кечирип коюнуз. Экинчи кайталанбайт, – деп, биринчи болуп үн катты Азиз.

Кантеп кечирим суроонун эсебин таппай, беттери чоктой кызырып турган балдар Азиздин артынан удаа эле кечирим сурал жатышты. Бир чети коркups, бир чети уялышпай турган балдардын үндөрү каргылданып, араң эле чыкты.

Балдардын балалык шоктугун чоң ата кечирди. Баарын тегиз кепеге кыдырата отургузуп, таң азанда туруп



үзүп, көлөкөгө коюп койгон коондорунан союп берип аябай тойгуздзу. Балдар канчалық уялышса да таттуу коонду жегенден баш тарта алышкан жок. Мурдуларын шуу тартып коюп, коон жеп жаткан балдарга мээrim төгө карап отурду Акман карыя.

— Ээ, балдарым, коондон жегиле тартынбай. Аш болсун силерге? Аナン бирден үзүп берейин, үйүнөргө да ала кеткиле. Силер менин Эрмегимдин достору турбайсыңарбы?! — деди берешен чоң ата.

— Бирок да, бирөөнүн короосуна уруксатсыз кирген адеп-сиздик болорун унутпагыла, — деп акыл-насаатын жай, салмактуу айтты.

Балдар баш ийкегилеп гана тим болушту, сөз сүйлөгөнгө чамалары келген жок. Тек гана кетерде:

— Коончу ата, Эрмек дос, бизди кечирип коюнуздар. Сиздерге чоң ыракмат, — дешти биринен-бири ашыга.

Бирден коон көтөрүшүп, үйлөрүн көздөй жөнөштү. Коон баккан карыянын кечиридүүлүгүнө, берешендигине ичен ыраазы болушуп, бир чети уурулук кылабыз деп уят болгондорун эстеп, ар кимиси жол бою ойлуу баратышты.

Үйгө барганда «Коонду кайдан алдыңар? Аны ким берди сага?» деген ата-энелеринин суроолоруна эмне деп жооп айтарын билбей, баштары катып, ар бири өзүнчө түйшөлүп бара жатты...

*Батма Абдухамирова*

### **Суроолор:**

1. Акман атасын «Кимдин баласы болосуңар?» деген суроосуна балдар эмне үчүн жооп бере алышкан жок деп ойлойсуңар?
2. Балдар өз каталарын моюндарына алыштыбы? Эмнеден улам билдинер?
3. Бирөөнүн нерсесин уурдал алуу туурабы? Эмне үчүн?
4. Балдар ата-энелерине коонду кайдан, кантит алгандыктарын айтышар бекен? Эмне деп айтышса туура болот деп ойлойсуңар?

## Телефон

Абыл Кутман досунун үйүнө телефон чалды.

— А-ло, бул ким? — деп суроо узатты. Жооп берген адам Кутман досунун атасы өндөндү. Үнү жоон. Жашы улуу, салабаттуу кишидей туюлду. Ошондой экенин билип-туюп турса да, Абыл кебелбестен «Бул ким?» деп сурап жатканынан адегенде уялбады.

— Сизге ким керек? — деди алиги «улуу, салабаттуу адам». Анын минтип «сиз» деп кайрылып отурганы Абылдын күлкүсүн келтирди.

«Кызык киши го, — деп ойлоду ал. — Мен бала болсом, анан мени «сиз» дегени кандай?...»

— Мага Кутманды чакырып койгулачы... — деди Абыл чаңкылдал.

— Кечирип кой, уулум, Кутман сабакка даярданып жатты эле. Сиз өзүнүз ким болосуз? — деди тиги «улуу киши». — Мен анын атасы болом. Эмне деп коёон.

Абыл эми гана өзүнөн улуу адам менен телефондо осол сүйлөшүп жатканынан уялыш кетти. Ошол үчүн өзүнүн ким экенин айталбай, тартынчыктай калды.

— А-а, кечирип коюнуз... Мен Кутмандын досумун. Атым — Абыл...

— О-о, кечирим сураганды билген жакшы бала турбайбы? Мен азыр досунду чакырып берейин, күтө тур, балам...

«Ырас эле кечирим сурапмын...» деп ойлоп, тердеп чыккан чекесин аарчып алды.

Сулайман Рысбаев

### Суроолор:

1. Телефондо сүйлөшүү адебин билесиңерби? Билгениңерди айтып көргүлөчү.
2. Сүйлөшүүдө алгач кайсы сөздөн баштоо керек эле?

3. Абыл эмнө үчүн уялыш кетти? Ал өз катачылыгын эмнеден улам сезді?

### Тапшырма:

1. Аңгемеден Кутмандын атасынын сөзүн таап окугула.
2. Телефон аркылуу туура, так, маданияттуу жооп бергенге үйрөнгүлө.

### Табышмак

Кел, келгин деп батыраак,  
Чырылдап тынбай чакырат.  
Үндөрдү гана угузуп,  
Көргөзбөй өндү жашырат.  
Бүтөр замат сүйлөшүп,  
Ал да дароо басылат.  
Эң керектүү буюм ал,  
Ойлон, дагы бачым айт.

*Байтемир Асаналиев*



Жаңылмачтарды жаттап алгыла. Жаңылбай бат-бат айтканга машиккыла:

Алимбай «алёлодубу?»  
Алымбай «аллоолодубу?»  
Алимбайдын «алёлогондугуна»  
Алымбай «аллоолободубу?»

### Жылан менен куркулдай (Жомок)

Илгери бир заманда,  
Бирин-бири сыйлаган.  
Жылан менен куркулдай,  
Дос болуптур кыйладан.

Бири кетсе жем издең,  
Бири калат балдарга.  
Арамдыкты көп ойлойт,  
Бирок жылан калганда.

Үйдө калса куркулдай,  
Ичинде жок карасы.  
Канаттууга кактырбай,  
Багат жылан баласын.

Балапандар талпынып,  
Темир канат болгондо.  
Кетет алыс куркулдай,  
Жем табалбай болжолдо...

Күн артынан күн өтүп,  
Түн артынан түн өтүп.  
Жылан ачка болуптур,  
Күндү, түндү күзөтүп.  
  
Ачкалыктан толгонот,  
Жылан жатып ойлонот.  
Кыялында – күштар жем,  
Ысык каны шорголоп.

«Мээр чөбүн» күзсамбы,  
Достук шерти бузсамбы.

**Сөздүк:**  
доо – жалаа, күнөө

**Суроолор:**

1. Жылан менен куркулдай кандай достордон болушуптур?
2. Досу куркулдайдын балапандарына кол салсамбы деп жыландын ойлогону туурабы? Эмне үчүн?
3. Жылан кандай амал ойлоп тапты? Ошол жерин чыгармадан таап, үн чыгарып окууга.

**II**

Ачып көздин жумгучча,  
Эне жемди мол алыш,  
Келди канат сабалай,  
Жылан ага карабай,  
Ачты оозун арадай.

Экинчисин жутарда,  
Жардам издең жөнөдү.  
Түк кирбеди оюна  
Жалгыз Жаадан бөлөгү.

Куркулдайдын досу Жаа,  
Жан кыйышпас досу да.  
Өч алуу үчүн келди ал,  
Канкор жылан жоосуна.

Балапандын бирөөнү,  
Бир чайнабай жутсамбы.  
  
Ысык канын сорсомбу,  
Бал этине тойсомбу.  
Куркулдайды какшатып,  
Эки көзүн ойсомбу.

– Таптым, – деди, – жоопту,  
Кол салайын мүлкүнө.  
Куркулдайды кууратып,  
Доо коёюн түлкүгө...



Күнгө кактап денесин,  
Шириң эткө туйтуна.  
Жылан жатып ныксырап,  
Кеткен эчак уйкуга.

Эки көзүн чукуду,  
Жаа жебедей атылып.  
Учту жылан бутактан,  
Уу көбүгү чачылыш.

Тилин жанып, уу чачып,  
Канаттууга каарданып.  
Ошол күндөн жылан жоо,  
Уя көрсө айланыш.

Буурага окшоп жазында,  
Суу киргенде буркулдай.  
«Кыйын болсо жетсин – деп.  
Шарга салат уясын,  
Шагы сынган куркулдай!

Исабек Токтогулов

**Сөздүк:**

буура – төө

шарга салат – мында: суу абдан катуу, шар аккан жерге  
шагы сынган – мында: көңүлү калган

**Суроолор:**

1. Балапандарын жутуп койгон жыландан куркулдай кантип өч алды?
2. Жаа жыланды кантип жазалады?
3. Куркулдай уясын кандай жерге салып калыптыр?
4. Анын уясын сүрөттөн, же телевизордан көргөн белеңер? Сүрөттөп айтып бергилечи.

**Тапшырма:**

1. Достук, кастык тууралуу макалдарды таап, алардын маанисин чечмелеп келгиле.

### Чымын-чиркей ырлары


Мен чымынмын, чымынмын  
Учкан жактан кыйынмын.  
Конуп алам бетине  
Топтомолок буюмдун.

Иш кылбаган жалкоомун  
Балит, соргок, анкоомун.  
Төөдөн коркпойм, а бирок  
Жөргөмүштөн коркомун.

Мен чиркеймин – дынылдак  
Жүрө берем ыр ырдан.  
Жалакайды чакканда  
Үйлап калат бырылдан.

Кабагымды бүркөймүн  
Каарын чачкан түркөймүн.  
Эзилишкен досу жок  
Эл жек көргөн чиркеймин.

*Жакыпбек Абылдаев*



### Суроолор:

1. Окуп, ырдын маанисин түшүнгүлө.
2. Эмне үчүн чымын төөдөн коркпой, жөргөмүштөн коркот?
3. Чымын-чиркейлерди эмне үчүн адамдар жек көрөт?
4. Чымын-чиркейлер менен азыктанган кандай канаттуу-жандыктарды билесиңер?

### Тапшырма:

«Тазалык бар жерде ден соолук да таза болот» деген теманын тегерегинде ой жүгүртүп келгиле.

## Жолоочу менен жылан

(Элдик жомок)

Бир жолоочу келе жатып, чоң сууга кезикти. Сууда көпүрө жок болчу. Ары-бери карап, аргасыз баягы суудан кечип өтө турган болду.

Жолоочунун жүгү оор болчу. Бутунан өтүгүн чечип, жүгүнө кошо таңды да, көтөрүп алды. Ошо маалда суу жээгинен жылан чыга калып, адамча сүйлөдү:

– Эй, кайрымдуу адам. Мага жакшылык кылчы. Суудан өтө албай канча күндөн бери ушул жерде жүрөм. Өзүн менен кошо тиги жээкке өткөрүп койчу. Кылган жакшылыгына чоң ыраазы болор элем...

Адам жүгү оор экенин айтып:

– Мен сени кармап алайын десем, колум да бош эмес. Кантип өткөрөм, –деди.  
– Эч нерсе эмес. Мен сенин бутуна оролуп алайын...



Адам макул болду. Жылан анын бутуна оролуп алды. Суудан адам өйүзгө зорго өттү. Өйүзгө чыгып, жыланды карагыча, ал адамдын бутун катуу чагып алды. Оорудан көзүнө от чагыла түшкөн адам жыланга кайрылып:

— Эй, сен анык наадан турбайсыңбы! Менин кылган жакшылыгымды билбей, чагып алганың эмнен? — деди эси ооп баратып.

**Анда жылан:**

— Мен сени атайы чакканым жок... Сага ыраазычылымды гана билдиридим, — деди сойлоп баратып.

### Сөздүк:

өйүзгө – суунун тиги жээгине  
наадан – жакшылыкты билбеген

### Суроолор:

1. Адамдан жылан эмнени суранды?
2. Адамдын жыланга жакшылык кылганы туура болдубу?
3. Жылан эмне үчүн адамды чагып алды?
4. Ыраазычылыйкты жамандык кылуу менен билдириүү туурабы? Өз оюңарды ортого салгыла.

### Тапшырма:

1. «Жакшылыкка жакшылык кылуу – парз» деген макалдын маанин чечмелеп келгиле.
2. Жакшылык кылуу тууралуу өз оюңарды айтып бергиле.

## Торпогум



Астыга кетсөн бөрү жейт,  
Атасынын көрү – дейт.  
Жесем көпкө жетпейби,  
Ушул жылдын төлү – дейт.

Артта калсан ууру бар,  
Аяшпайт сени уурулар.  
Ортодон орун беришер  
Жаш жагынан улуулар?

Бүжүрөп артта калбагын,  
Адашып алыс барбагын.  
Ичинде жүр баданын,  
Өзүң билгин ар жагын.  
Кылоо, кылоо, торпогум,  
Карышкырдан коркомун.

Темиркул Үмөталиев

**Сөздүк:**  
бада – топ уй

**Суроолор:**

1. Эмне үчүн торпокко мындай насаат айтып жатат?
2. Торпок бул айтылган насааттарга түшүнөбү?
3. Мал үчүн кандай кам көрүү керек деп ойлойсуңар?

**Тапшырма:**

Үрдү жаттап алгыла.

## Боз торгой

Биз дале боз адырда соко айдал жүргөн элек. Айдалган жерге кара чыйырчык, карга, таан жабыла конот. Андан күрт издешет.

Деги, жан-жаныбардын жан багуусу өзүнчө эле тынымсыз күрөш тура деп айтканымча, торгойдун канаты кулагыма «бырп» серпилип, өзү койнума бөгүп калды.



Көрсө, ал көккө төнүп сайрап турган кезинде аны қыргый қачырыптыр. Торгой койнума киргенде аны алууга тик қачырган қыргый мага тие жаздал, кайра «зып» кайыды.

Бөккөн торгойду койнуман алдым. Жүнү жупжумшак. Жазыксыз көзү мөлтүр, аянычтуу. Кантсин байкүш. Аябай корккон экен. Эти ысып, кипкичине жүрөгү тез-тез сокконун колум сезди. Торгойду уучтай бош кармап туруп:

— Эми коркпо. Кутулдуң! — дедим. Аナン бөрсөгөй тумшугуна шилекейимди оозанттым. Даамын алгансыды торгой. Тумшугун ачып-жапты.

— Шилекей алышкан дос болдук экөөбүз. Кош! — деп алаканымды жаздым.

Ошол замат торгой эркинче учуп кетти.

Бул торгойдун аман кутулганына кубанып, карааны көрүнбөй калганча мен аны карап турдум.

Бир аздан кийин төбөдө безелене сайраган боз торгойдун мукам үнү көнүлүмдү эргитти.

*Түгөлбай Сыдыкбеков*

#### Сөздүк:

бөгүп калды – жатып калды  
көккө төнүп – асманга бийиктеп барып

#### Суроолор:

1. Торгой эмне үчүн адамдын койнуну кирип кетти?
2. Торгойдун қыргыйдан кутулуп кетишине ким себепкөр болду?

3. Канаттуу күш аман калыш үчүн кандай аракет жасады?
4. «Шилекей алышкан дос» дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Дагы кайсы канаттууларды, жаныбарларды адамга дос деп айтсақ болот? Эмне үчүн?

#### Тапшырма:

1. Аңгемедеги окуя боюнча элестетип сүрөт тартып келгиле.
2. Достук тууралуу өз ара ой бөлүшкүлө.

### «Ырыс алды – ынтымак»

(Элдик жомок)

Илгери тогуз уулдуу бир киши жашаптыр. Балдары ынтымаксыз экен. Бир күнү ынтымаксыз тогуз уулду бир-бирден башка кишилер уруп кетишет. Ошондо атасы тогуз тал табылгы алыш келип:

– Балдарым, күчүнөрдү сыйнайын. Бул тогуз табылгыны тобу менен сыйндыргылачы, – дейт.

Боолонгон тогуз табылгыны эч кимиси сыйндыра албай коюшат.

Байланган табылгыны чечип, тогузунун колуна бирден берип:

– Эми сыйндыргылачы, – дейт. Бирден дароо эле сыйндырып жиберишет.

Анда атасы:

– Силердин келечегинерди ойлодум. Капа болдум. Ынтымагынар жок болсо, душмандар силерди жалгыз табылгыдай сыйндырып коет.

Ушундан кийин тогуз уулу ынтымактуу жашашыптыр. Эч ким буларга катыла албаптыр.

#### Суроолор:

1. Тогуз бала эмне үчүн адегенде таяк жеп калышты?
2. Алар эмнеден улам акылына кирип, жакшы жашап калышты?
3. Акылман ата балдарына эмне деп кенеш айтты?

#### Тапшырма:

1. «Күч бирдикте», «Ынтымак бар жерде – ырыс бар» деген ма-калдардын маанисин чогуу чечмелегиле.
2. ынтымак тууралуу ыр, макалдардан таап келгиле.

# БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

---

## 1. Телефондо сүйлөшүү адеби тууралуу эмнелерди айта аласыңызар?

- Коңгуродон кийин трубканы алган адам алгач кайсы сөздү айттуусу керек?
- Телефон чалган адам бул учурда эмне деш керек?
- Силер сүйлөшмөкчү болгон адамдан башка бирөө алып калсачы?
- Номурдан жаңылып калсаңар эмне деп айтсаңар туура болот деп ойлойсунар?
- Улуу кишилерге кандай кайрылыш керек? Мисал келтирип көргүлөчү.

## 2. Жаттаган жаңылмачтарды жаңылбай айтып көргүлө. Андан кийин бири-бириңер менен мелдешип айткыла.

## 3. Жакшылыкка жамандык менен жооп кайтарган жандык тууралуу баяндалган чыгарманын атын эстегилечи?

- «Жакшылыкка – жакшылык, жамандыкка – жамандык кылуу көрек» деген ойго силер кандай көз караштасыңар? Эмне үчүн?
- Жыланга кандай кеңеш айттар элеңер?
- «Жакшылык» жана «Жамандык» сапаттардын ар бирине класстер түзүп көргүлөчү. (Мисалы: **жакшылык** – мээримдүү, сылык, боорукер ж. б. **жамандык** – мерездик, оройлук, ичи тардык ж. б.) алар тууралуу єз оюңарды айткыла.

## 4. «Бүжүрөп артта калбагын,

**Адашып алыс барбагын**» деген саптарды кайсы ырдан окудуңар эле? Ырдан жатка айтып бергиле.

## 5. Бала менен «шилекей алышкан дос» болгон кайсы канаттуу эле? Алар кандайча дос болуп калышканын эстеп көргүлөчү.

- Канаттууларга кандай кам көрөсүңөр? Өз ара ой бөлүшкүлө.

## 6. «Ырыс алды – ынтымак» деген макалдын маанисин чечмелегиле.

- Өзүңөрдүн классыңардын ынтымагы тууралуу эмнелерди айтып бере аласыңызар?

# КҮЛКҮ – ДЕН СООЛУКТУН МУЛКҮ

## Чымчыктын мотору

Асманда самолёт учуп бараткан. Аны карап турган Илияс байкесинен сурады:

- Байке, самолёт асмандалап кантеп уча алат?
- Билбейсинбі ошону дагы. Анын деген мотору бар да...

Анда Илияс ойлуу туруп, кайра сурады:

- Чымчыктын дагы мотору барбы?



### Суроо:

Самолёт сыйктуу чымчыктын да мотору болобу? Силер кандай ойлойсунар?

## Сегиз дөңгөлөк

Байкеси Илиясты сынамакка мындай деди:

- «Мерседестин» алдында канча дөңгөлөгү бар?
- Эки.
- Артындачы?
- Эки.
- Оң жагындачы?
- Эки...
- Сол жагындачы?



- Сол жағында дагы әки...
  - Ошондо «Мерседестин» канча дөңгөлөгү болот?
- Анда Илияс ойлонбай туруп эле мындай деди:
- Сегиз..!
  - Билбейсин. Эмсесе, сага да «әки»!

**Суроо:**

1. Эмне үчүн Илияска байкеси «2» деген баа койду?
2. А чындыгында, «Мерседестин» канча дөңгөлөгү бар? Айтып көргүлөчү.

## Ууру

Бир күнү ооруканадан чыккан аксакал кошунасынын ақыбалын сурап коймокчұ болуп жөнөгөн таенесин Бермет адатынча ээрчип алды.

Таенеси кошуналары менен чай ичиp, бир топ сүйлөшүп отурушту. Бермет сөрүгө чыгып эле устунда мыкка илинген теспеге көзү түшкөн болчу. Теспени колуна алуунун айласын таппай көпкө отурду.

Улуулар сөзгө кызуу киргендe, Бермет ордунан ақырын турду да, колун теспеге сунду. Бою жетет экен. Теспени колуна алып, койнуна салды. Ошол бойдан колун койнунаң чыгарбай, былк этпей отурду.

Баары дасторконго бата кылышып, орундарынан козголушту. Аксакалдын байбичеси тарелкадагы конфет, боорсокton алып Берметке сунду.



— Ме гой, кызыым, үйгө барганда жейсин.  
— Жок, мен жебейм, — деди Бермет мурчуюп.  
— Улуу адамдын колун уялтпай, ал, балам, — деди таенеси да.

Бермет колун койнунаң чыгарбай туруп калды.  
— Тартынып турат го, таенеси, өзүң эле ал эми. Үйгө барганда берип коёсуң кызына, — деп байбиче таенесине берди.

Бермет бир аз жеңилдей түштү.  
Өз үйүнө жеткенде гана айланасына аяр көз жүгүртүп, колун койнунаң чыгарды. Эми теспени жакшылап карап, мойнуна тагынды. Өзүң бир башкача сезип кетти.

Бир кезде короонун каалгасы ачылып, жумуштан түштөнүүгө келген апасы кирди. Сагынып калган Бермет апасына кучак жая чуркады. Апасы эрке кызынын мандайынан сүйүп жатып, мойнундагы теспени көрдү.

— Ой, кызыым, бул теспени кайдан алдың? Ким берди сага муну?..

Теспе деген сөзгө ал түшүнгөн жок. Ошентсе да, өзүңүн мойнундагы мончогу жөнүндө сөз болуп жатканын билип, Бермет аябай эле чочуп кетти, деми кысыла түштү. Жооп айтканга да чамасы келбей туруп калды...

Батма Абдухамирова

## Сөздүк:

теспе – мусулмандардын санак шурусу

### Суроолор:

1. Берметтин теспени уурдап алганы туура болдуу?
2. Эмне үчүн Бермет чоң эне берген конфет, боорсокту алган жок?
3. Ал «мончокторун» мойнуна такканда уурдап алганын эстедиби?
4. Бермет эми эмне кылат деп ойлойсунар?

### Тапшырма:

«Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп ууруулук кылба» деген ма-  
калдын маанисин чечмелегиле.

## Чычкандар

Коркуп чычкан дайыма,  
Мышыктардын түрүнөн.  
Жүрөктөрү жарылат  
Мыёологон үнүнөн.

Мышыктардын эрдигин  
Жолборсторго тенешет.  
Түн ичинде чогулуп,  
Өздөрүнчө кенешет:

– Мышыктардай чарчабас  
Күлүк болуп алсакчы.  
Же алар менен илгертен  
Дос болушуп калсакчы.

Мышыктардай бизге да  
Күчтөр арбын толсоочу.  
Мышыктардай биздин да  
Тишибиз курч болсоочу.

Ар түн сайын ушинтип  
Өздөрүнчө кенешет.  
Мышыктардын айбатын  
Арстандарга тенешет.

*Турар Кожомбердиев*



**Сөздүк:**  
айбатын – сұрун

**Суроолор:**

1. Чычкандар мышыктарды эмне үчүн жек көрүшет?
2. Мышыктын эрдигин эмне үчүн чычкандар жолборско тенешет?
3. Байкуш чычкандардын абалын элестете алдыңарбы?
4. Бул чыгармага төмөнкү макалдардын кайсынысы тура келет:
  - Көз – коркок, кол – баатыр.
  - Коркконго кош көрүнөт.


## Апендинин жоруктарынан

### Үйрөнчүк чач тарач

Бир курдай Апенди үйрөнчүк чач тарачка туш келди. Чач тарач устара менен улам эле Апендинин башынын ар кай жерин кесип алыш, кебез жабыштыра берди. Жаны кашайган Апенди кетмекчи болуп, тебетейине кол сунду.

– Апенди, башыңдын жартысы алына элек, – деди чач тарач ага.

– Сен жарымына пахта эгип салдың, эми экинчи жартысына өзүм зыгыр айдайм, – деди босогону аттап жатып.



### Карга бизден да кир тура

Бир жолу Апенди аялы әкөө кир жууганы көлгө барышты. Жаңы эле самынды алыш чыгып, кир жуумакчы болуп жатканда, кайдан-жайдан карга пайда болуп, самынды тиштеген бойдон учуп кетти.



– Апенди! – деп кыйкырды аялы, – тезирээк, карга са-  
мынды алыш кетти!

– А сен ага эмне анча чебеленесин? – деди Апенди ка-  
мырабай. – Карга бизден да кир тура.

### Айды кантып чыгарды?

Күүгүм талаш айдын жарыгында Апенди кудуктан ча-  
кага суу алыш жатып, Айдын кудукка түшүп калганын



көрдү. Айды чыгарыш учун жипке илгич темирди байлап төмөн түшүрдү. Коокусунан илгич темир ташка илинип калды, ал жипти күч менен тартканда, жип үзүлүп кетип, өзү чалкасынан түштү. Апенди жогору жакты карады да, асмандан Айды көрдү. «Кудай жалгап, бекер кыйналган эмес экенмин. Ай эми өзүнүн ордуна барды», – деди компоюп.

«Байчечекей» журналынан

**Суроолор:**

1. Апендинин дагы кандай жоруктарын билесиңер?
2. Өзгөчө кайсы окуя сilerге жакты? Эмне үчүн?
3. Апендинин жоруктарын ролдорго бөлүштүрүп, аткарып көргүлөчү.

## БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

1. Силер сыйктуу балдардын кызыктуу, күлкүлүү жоруктарынан айтып көргүлөчү.
2. Бул бөлүмдөгү кайсы окуя өзгөчө күлкүлүү экен? Ошол окуяны айтып көргүлөчү.
3. «Көрбөйт деп ууру кылба,  
Укпайт деп ушак айтпа», – деген накыл кептин маанисин түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле.
4. Бермет чоң атанын тесспесин кантип уурдап чыкты?
5. Берметтин ордунда болсоңор силер эмне кылат элеңер? Эмне үчүн?
6. Чычкандар эмне үчүн мышыктардан коркушат экен?
7. Мышык менен чычкан дос боло алышабы? Силер кандай ой-лойсуңар? Эмне үчүн?
8. Апендинин кандай жоруктарын билесиңер? Айтып бергиле.
9. Окуу китептен окуган Апендинин жоруктарынан эстеп, айтып бергиле.

# АЛТЫН БАЛАЛЫҚ

## Бала менен чымчық

### I

Мен бул чымчыкты жакшы билем. Мойну сарала кооз чымчык. Оозуна сөөлжан тиштеп, жан-алы калбай чый-пүлдап мени ээрчип алган. Канаттары дирилдеп так төбөмдө учуп жүргөн. Колумду сунсам карматпай койгон.

Эми жаздыгымдын бир бурчунда олтуруптур. Кооз мойну шылкыйып калыптыр, кичинекей тумшугунан шуу эткен үшкүрүк чыкты:

— Эмне үчүн..? Эмне үчүн балдарымды өлтүрдүн? — деди.

— Алар — балдар эмес, балапандар...

— Балапандар менин балдарым... балдарым эмеспи, — чымчыктын мончоктой көзүнөн жаш ағып кетти. Канаттары титиреп жыгылып калды, оозун араң ачып шыбырады. — Кана, балдарым... Алар сага эмне кылды? Эми мен кантем? Айтчы, Серёжа... Серёженъка...

Чымчыкка боорум ачып эчкирип ыйлап ийдим.



### Сөздүк:

эчкирип — мында: катуу ыйлап  
боорум ачып — боорум ооруп

### Суроолор:

1. Чымчык Серёжаны эмне үчүн ээрчип алды деп ойлойсунар?
2. Чымчыктын «Балапандар — менин балдарым» дегени туурабы?
3. Серёжа эмнеге эчкирип ыйлап жиберди?

## II

— Серёжа. Серёженъка...

Көзүмдү ачсам мандайымда апам олтуруптур. Түш көрдүнбү, эмнеге ыйладың деп сураган жок. Сураса да эмне үчүн ыйлаганымды айтпайт элем.

«Каралдым» деп күбүрөп көкүлүмөн өөп койду. Апамдын өзүн татынакай кооз чымчыкка окшоштурдум. Мени «Серёжкалаганы» да чымчыктын чыйпылдаганындай угула берди.

Бетимди жууп алыш, токойго жөнөдүм. Токой биздин үйгө жакын. Шамалда жалбырактары шуулдалап, туйлап, бирдемелери качырап сынып турчу.

Мен кечэеки сарала чымчыкты издедим. Такыр тааныбай койдумбу, же бир жакта балдарын эстеп чыйпылдалап ыйлап олтурабы?

— Кайдасың, сонун чымчык? Башка жакка учуп кетип калдыңбы? Кел, Сарала чымчык, мен сени тааныбайм, сен мени таанып турғандырысың. Кел, Сарала чымчык, колума кон. Келгилечи, чымчыктар, канатыңарды сылагым келип атат.

Ишенгиле, чымчыктар. Мындан кийин силерге, силердин балдарыңарга да тийбейм. Ишенгиле, чымчыктар...



Чымчыктыр ишенбеди. Бирөө да көрүнбөй койду. Чыркылдаган кубанычтуу үндөрү угулбады. Токой арасы көнүлсүз да, коркунучтуу да.

Серёжанын эси чыкты. Олтура калып ыйлап ийди. Анын ыйлаганы да чымчыкка окшош болучу.

Шатман Садыбакасов

**Суроолор:**

1. Сережа апасын эмне үчүн сарала чымчыкка окшоштурду?
2. Токидогу чымчыктардын арасынан Серёжа сарала чымчыкты тааныйт, таба алат деп ойлойсунарбы?
3. Чымчыктардын уясын бузуп, жумурткаларын сындырган туурабы? Эмне үчүн?

**Тапшырма:**

«Чымчыктын уясын бузбагын, сенин да үйүң бузулат» деген сөз бар. А сипер канаттуу досторуңарга камкордук көргүлө. Ал тууралуу айтып бергиле.

## Музыка

Безеленип миң кайрып  
Булбул, торгой сайрашса,  
Жан жыргатып шоокуму  
Тоодон ылдый дайра акса,  
Бул – өзүнчө музыка.

«Зың, зың» үнүн чыгарса,  
Аары толгон бал челек,  
Шамал жүрсө, шуулдаш,  
Ыргалышса тал-терек,  
Бул – өзүнчө музыка.

Жакыпбек Абдылдаев



**Суроолор:**

1. Булбул, торгойлордун сайрашын «музыка» деп айтсак болобу? Эмне үчүн?
2. Тал-теректердин шуулдашын да музыкага салыштырсак болобу? Ал эми суунун акканынчы?

3. Музыка жөнүндө дагы эмнелерди айта аласыңар? Үрдап көргүлөчү.

#### Тапшырма:

1. Жаратылышка байкоо жүргүзүп, канаттуулардын сайрашы менен тал-теректердин шуулдашын салыштыр.

2. Табышмактын жандырмагын тапкыла:

Колу жок, буту жок,  
Шуулдаган үн келип, дарбаза ачат.

Күнү-түнү тынбаган,  
Бөлө чапсан сынбаган.

### Сынган табак

Бекишин табакты калдыратып термел жатканын көргөн апасы:

— Ай, Бекиши, ал әмне кылганын? Табакты кой ордуна. Сындырасын! — деп буюра сүйлөдү. Анда Бекиши шашпай жооп кайтарат:

— Коё туруңуз, апа. Мобул кумурскаларга «жер титиретип» коркутуп коёюн деп жатам. Экинчи ирет табакты конфеттерге жабышпасын.

Анан табакты мурункудан дагы катуу калдыратып термел, «жер титиретип», кумурскаларды «коркутуп» жат-



ты. Бир кезде колунан табак түшүп кетип, тең ортосунан бөлүнүп калды. Конфеттер ар кай жакка чачылып, ал эми кумурскалар болсо туш тарапка жабыла тарап баратышты. Бекиш сынган табакка көнүл да бөлгөн жок, тек гана «жүрөгү түшкөн» кумурскаларды табалай карап турду.

Батма Абдухамирова

**Суроолор:**

1. Бекиш эмне үчүн табакты калдыратып жатты?
2. Анын апасынын тилин албай койгону туура болдуу? Эмне үчүн?
3. Үйдөгү буюмдарды кандай сактоо керек деп ойлойсунар?
4. Бекишике кандай кеңеш берет элеңер?

**Тапшырма:**

«Эгер мен Бекиштин ордунда болсом...» деген сүйлөмдү улантып, өз оюндарды айттууга даярданып келгиле.

## Талаага тай өнүптүр

– Тай алыш бер, атаке, – деп, Абыл көптөн бери атасына айтып жүрүүчү эле. Абылдын сөзүнө атасы көп кулак салбай жүрдү.

Бир күнү тай минип жүргөн балдарды көрүп, Абылдын ичи кызыды.

– Тай алыш бер! – деп, атасына асыла берди.

– Макул, балам, жаз чыксын. Сен мектептен бошогон кезде, мен тайынды даяр кылып коёмун. Ага чейин сен жакшылап окуй бер, – деди атасы.

Жаз чыгып, Абыл мектептен бошоду:

– Баягы тайды эмне кылдың, атаке? – деп, Абыл сурай кетти.

– Ал тайың даяр, талаага айдал койдум, чоноюп калды, – деди атасы.

– Талаага кайдан тай өнсүн? Атам мени алдаган экен. – деп Абыл жүрдү.

## Суроолор:

1. Абыл атасынан эмне алып берүүсүн суранды?
2. Атасы эмне үчүн жазды күттү?
3. Талаага тай өнөрүнө ишенсе болобу? Чыгарманы улантып окуйлучу.

## II

– Жүр, балам, тайынды сугарып, багып келели – деп, бир күнү атасы Абылды ээрчитип чыкты. Абыл ан-тан болуп жүрүп отурду.

– Мына, балам, сенин жорго тайың – деп, жаңыдан өнүп жаткан тарууну көрсөттү.

– Бул таруу го? – деди Абыл.

– Тарууну баксак, күзүндө тай болуп калат, – деди атасы.

Абыл дале болсо эч нерсеге түшүнө алган жок.

Күз болгондо, тарууну Абыл өзү орду. Жыйнап, кырманга салып бастырышты. Таруу кап-кап болуп калды. Бозочулар анын баасын асманга чыгарып жиберишти. Койчуман эки кап таруусун бир тору жорго тайга сатты.



— Мына, балам, баягы талаага айдап койгон тайын, — деди атасы.

Талаада тай өнөрүнө Абыл ошондо ишенди.

*Касым Тыныстанов*

**Суроолор:**

1. Талаага тай өнөт бекен? Дагы эмнелер өнүшү мүмкүн деп ой-лойсуңар?
2. Абыл «Атам мени алдаган экен» дегени туура бекен?
3. Абыл талаада тай өнөрүнө качан ишенди?

**Тапшырма:**

«Даның болсо ороңдо, малың сыйбас короондо» деген макал-дын маанисин чечмелегиле.

## Боорукер кыз

Жол бөгөп кокус,  
Жолукту кайдан?  
Жон ылдый чуркап,  
Жолборстай тайган.

Эликти жалгыз,  
Качырып келет.  
Кутула албай,  
Бечара безет.

Түйүлүп аттап,  
Түндүктөй жардан.  
Ал күткөн белем,  
Адамдан жардам.

Тайгандын тишин,  
Салдыrbай кандуу,  
Короого кирип,  
Камалып калды.

Үй ээси кармап:  
— Соёлу, — деди.  
Этине ширин  
Тоёлу, — деди.

Боорукер Айша  
Буркурап турду:  
— Сойбо, — деп — ата!  
Чыркырап турду.

Атасы кыздын  
Капасын басып.  
Короонун оозун  
Кеңири ачып.

— Откөргүн — деди  
Өмүрдү кызык.  
Жылт берди элик,  
Жылдыздай сызып.

**Сөздүк:**

тайган — мергенчиликке үйрөтүлгөн ит  
безет — мында: качып чуркайт

*Уркаш Мамбеталиев*

## **Суроолор:**

1. Тайгандан коркуп качкан элик кантып адамдын короосуна кирип калды?
2. Адам аны эмне кылмакчы болду? Ошол саптарды китеңтеп таап, үн чыгарып окугула.
3. Айшанын эликті сойдурбай койгону туура болдубу? Эмне үчүн?
4. Боорукерлик дегенди сипер кандай түшүнөсүңөр? Ой бөлүшкүлө.

## **Тапшырма:**

1. Сипер Айша сыйктуу боорукерлик иш кылган белеңдер? Эстеп көргүлө жана бири-бириңер менен ой бөлүшүүгө даярданып келгиле. Мисалы:
  - Мен чымчыкты капастан бошотуп жибергем...
  - Ўйгө кирип камалып калган көгүчкөндү терезеден учуруп жибергем...
  - Мен үшүп калган кичинекей мышыкка сүт берип, курсагын тойгузгам ж. б.

## **Өзүнүкү жана өзгөнүкү**

Тилек жана Күшубек деген кошуна эки бала бар. Экөөн абдан ынтымактуу. Бир күнү алар жолду чандатып ойноп жүрүштү. Аナン чарчаشتады.

– Чыбыктан ат кылып минели, – деди Тилек.  
Макулдашты. Экөөн чыбык алыш келгенге үйлөрүнө кетишти.



Тилек короодогу талдан сындырайын деп ойлоду. Бирок, ал өзүнүкү да, ошондуктан го, сындыра албады, аяды. Атасы көрсө тилдейт да. Анан ал Күшубектин короосун карады. Алардын ак, сары талдары сонун болуп өсүп калыптыр. Узун бутактары ат кылып мингенге жарай турғандай көрүндү. Ары-бери караса, эч ким көрүнбөйт. Жашырынып чуркап келип, талдын ошол узун, ичке бутактарынан сындырып алды. Анан билгизбей артына жөнөдү. Короонун тешигинен сойлоп чыгып келатса, алдынан Күшубек жолукту. Экөө сүзүшүп калышты.

Ал дагы талдын узун бутактарынан сындырып алыптыр. Тааныды. Көрсө, Күшубек да өзүнүкүн аяп, Тилектин короосундагы талдардан сындырганын түшүндү. Күшубек да түшүндү.

Экөө бири-биринен аябай уялышты. Анан ойнобой эле үйлөрүнө кетип калышты.

Сулайман Рысбаев

### Суроолор:

1. Күшубек менен Тилек кандай достордон эле?
2. Алар эмне үчүн бири-биринен уялышты?
3. Өзүнүкүн аяп, өзгөнүкүн пайдалануу туура бекен? Эмне үчүн?
4. Силер да ушул сыйктуу окуялар болгон беле? Ой бөлүшкүлө.

### Тапшырма:

1. Күшубек менен Тилекке кандай кеңеш айтар элеңер? Айтып көргүлөчү.  
«Өзүндүкүн кандай аясаң, өзгөнүкүн да ошондой аягын» деген темада ой бөлүшкүлө.

## Оқунүч

Керимдин ушул адаты эми баарына дайын болду...

— Керим, музоону казыкка байлап койчу, — деди апасы. Керим алыстан туруп эле:  
— Мейли, апа, — деди да, андан ары оюнга кетип калды.  
Андан кийин чоң энеси:

— Ай, балам, атана каралаш. Оргон чөптөрүн, жок дегенде, үйүшүп кой, — деп эскерти.

— Мейли, чоң эне, ошентем, — деди. Бирок, аны да жасаган жок.

Кечинде атасы үйгө келгенде, чоң энеси менен апасы Керимдин «акма кулактыгын» айтышып даттанышты. Атасы:

— Керим, бала деген улуунун сөзүн эки кылбайт, айтканын аткарат. Эртенден баштап оюнунду токтотосун да, жумуш кыласын, макулбу? — деди. Анда Керим:

— Мейли, ата. Айтканыңздай болот, — деп убада берди. Анан эле эртең мененки чайды ичкен сон, баарын унутуп, оюнга кетип калды.

Чоң энеси нааразыланып, артынан үн салды:

— Алда, балам, ай. Кечинде атана әмне деп убада бердин әле? Керим, бол бачым келе кал. Козуларды экөөлөп дөңгө жайып карайлышы.

— Мейли, чоң эне. Азыр, — деп жооп берди. Бирок ага да барган жок.



Керимдин «мейли» деп коюп, убадасын аткарбаганын билип калган балдар ал оюнга келгенде, «Ии, Мейлибай, ойнойсунбұ?» деп шылдыңга алышты. А Керим «мейли» же «жок» деп айтарын билбей туруп калды. Өзүнүн чекилигин досторунун тамашасынан улам түшүнгөн Керим абдан эле осол болуп, өкүнүп калды.

Анан ал оюнга кошулбай эле, чоң энеси козуларды жайып жүргөн дөңдү көздөй тызылдал чуркап жөнөдү.

«Кырчын» журналынан

### Суроолор:

1. Керим кандай бала болуптур?
2. Ал кандай убадаларды берди эле?
3. Керим өзүнүн катачылыгын түшүндүбү?

## Көрсө

Апасы шаштыра жумшады:

– Алым, тур, балам. Козулар бедеге кирип кетипир. Айдал келип короого камап койчу. Көккө жарылып өлбөсүн.

– Азыр, апа ...

Алым күм үстүндө машинесин ары-бери айдал, оюнга алаксып отура берди. Апасы өзү туруп, козуларды короого камады. Бир топтон кийин:

– Ай, балам, тур эми. Оюнуңду токtot да, козуларыңа суу бер. Ысыкта аябай чаңкап калышты, – деп апасы дагы иш буюрду.

– А-азыр, апа ...

Баягы эле кейпинде камырабай оюнун уланта берди Алым. Апасы түтпөй кетти. Өзү чакага суу көтөрүп келип, козуларга берди.

– Алымтай, мен айткан жумуштарды качан аткарасын? Козуларды короого камап, суу бер дебедим беле мен сага? – апасы суроолуу карады уулун.

Алым:

– А-а-азыр, апа, – дейт кебелбей.

– Азырың качан бүтөт деги, балам?



– Азырымбы? Азырым а-а-а-азыр бүтөт, апа, – деп жооп берди Алым дале баягы калыбында.

Апасы бул сапар түтпөй кетти, уулуна абдан эле ката болду. Көрсө, «а-а-азыр» деп убада берип коюп отура бербей, ар бир ишти өз убагында бүтүрүү керек экен..!

«Кырчын» журналынан

### Сөздүк:

көккө – мында: жаңы чыккан беде

### Суроолор:

1. Алымдын кылганы туурабы?
2. Эгер сен Алымдын ордунда болсоң эмне кылат элең?
3. Апасы баласына эмне үчүн ката болду?
4. «Өкүнүч» аңгемесиндеги Керим менен Алымдын кандай окшош жактарын байкадыңар? А экөөнүн айырмачылыктары бар бекен? Айтып көргүлөчү.

### Тапшырма:

1. «Жакшыга – бир сөз, жаманга – мин сөз» деген макалдын маанин чечмелегиле.
2. Чыгарманы ролдорго бөлүштүрүп, аткарып көргүлө. «Азыр» деген сөздү Алым кантып айтып жатат? Аңгемеден ошол жерди таап, Алымды туурап айтып көргүлө. Андан соң, өз ара ой бөлүшкүлө.

## Ай жаңыргандагы ыр

Ай көрдүм, аман көрдүм,  
Айдын мунарынан,  
Жердин кучагынан  
Жегилик дан, бир кыштык саман көрдүм,  
Жөөгө – улоо,  
Жалкоого – мээнет,  
Жалгызга – эрмек,  
Иштерманга – кут,  
Сараңга – жут,  
Ушакчыга – уу,  
Ак ниетке – туу,

Барыга тең заман көрдүм.  
Айдан – аман,  
Жылдан эсен бололу.  
Келерки айга чейин  
Өсүп-өнүп, тололу.  
Бакылга – тар,  
Бапырга – бар ай бол,  
Оомийин, Аллоо акпар!

Нурмолдо

**Сөздүк:**

улоо – унаа  
жут – жокчулук  
кут – жакшылық  
бакыл – сараң  
бапыр – март, берешен

**Суроолор:**

1. Ай жаңырган кезди көргөн белеңер? Айтып көргүлөчү.
2. Ай жаңырган кезде эмне максат менен тилек кылышат экен?
3. Бул айтылган тилектердин кабыл болушу үчүн эмне кылуу көрек деп ойлойсуңар?

**Тапшырма:**

1. «Жакшы тилек – жарым ырыс» деген сөздүн маанисин чогуу чечмелеп көргүлөчү.

## Таңкы нур

Каранғыны качырган,  
Аппак таңды атырган,  
Берекелүү жериме,  
Бермет болуп чачылган.

Жаралганга жан берген,  
Дасторконго нан берген,  
Ден соолукту чың кылышп,  
Демибизге дем берген.



Жүзүбүзгө нур берген,  
Ақындарга ыр берген,  
Сулуулаган баарысын,  
Сулуу тандан нур келген.

Тоолук, өткүр муундан,  
Тоо койнунда туулгам.  
Таң менен бирге ойгонуп,  
Таң нуруна жуунгам.

Гүлмира Рысбаева

**Суроолор:**

1. Ырды окуп, мазмунун айтып бергиле.
2. Ақын: «Дасторконго нан берген» деп эмнени айтып жатат?
3. Таң атып, күн нурусуз жер бетинде жашоо болобу? Эмне үчүн?
4. Таңкы нурду сипер көргөн белеңдер? Эмесе, эртең менен эрте туруп, таңкы нурду тоскула. Ал тууралуу сүйлөп бергиле.

**Тапшырма:**

Ырды жаттап алгыла.

**Козу телүү  
(Элдик ыр)**

Түшөй-түшөй-түшөй, коюм,  
Өз баланды жерисен,  
Өз башыңа көрүнсүн.  
Түшөй-түшөй-түшөй, коюм,  
Карады балаң жерисен,  
Как башыңа көрүнсүн.

Алышасаң козуңа,  
Ачкадан өлсө баланыңыз,  
Убалы кандай, санаңыз.  
Мекирен, коюм, козуңа,  
Бөөдөдөн өлсө козунуз,  
Убал-сообун караңыз.



Ак сүтүндү эмизбей,  
Алсыратпа козунду,  
Эртели-кеч эмизбей,  
Арык кылба козунду.  
Эчки, койго жүгүртүп,  
Энеси жок жетимдей,  
Зарылтпагын козунду.

Телибесем, мaa жазык,  
Телинбесе, саа жазык.

### Сөздүк:

«түшөй-түшөй» – койду чакыруу  
козу телүү – эмизүү  
бөөдөдөн – кокустан  
маа, саа – мында: мага, сага

### Суроолор:

1. «Козу телүү» деген сөздүн өзүн кандай түшүнөсүнөр?
2. Койдун ээси козуну телип жатып энесине эмне деп жатат?  
А эмизбей койсо эмне болот эле?
3. Эмне үчүн: «темибесем мaa жазык, телинбесе, саа жазык» деп жатат.
4. Төл көп болуп, элибиз бай болушу үчүн эмне кылсак болот? – деп ойлойсунцар?

## БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

### 1) Викториналык суроолор:

1. Чымчыктын уясын бузуп, жумурткаларын сындырган баланын аты ким?
2. Канаттууларга кантит камкордук көрүү керек?
3. Табышмактын жандырмагын тапкыла:

Ай талаада ак сандык,  
Оозу, мурду жок сандык

4. Абылга атасы эмне алып берүүгө убада кылды эле?
5. Абылдын атасы убадасына турдубу? Кантит?

6. Өзүнүкүн аяп, бирөөнүн дарагынан сыйндырган балдардын аттарын атагыла?
7. Күшубак менен Тилек эмне үчүн уялып калышты?
8. Бермет кошунасынын үйүнөн уурдап келген буюм эмне эле?
9. Макалды улантып айткыла: «Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт...».
10. «Азыры» бүтпөгөн баланын аты жана чыгарма кандай аталат?
11. «Жут» деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр?
12. «Кут» деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр?
13. «Бакыл» деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр?
14. Табышмактын жандырмагын тапкыла:

Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз бар.

15. Табышмактын жандырмагын тапкыла:

Аласа гана бою бар,  
Аңтара кийген тону бар.


## 2) Кроссвордду чечмелегиле. Суроолору:

### **Туурасынан:**

1. Серёжа уясын бузуп ыйлаткан канаттуу күш?
2. «Бала менен чымчык» аңгемесиндеги баланын аты ким?
3. Убадасында турбаган Алым ар дайым «...» жооп берчү.

### **Тигинен:**

1. «... алды – ынтымак».
2. Тай алууну абдан каалаган бала?
3. Түнкүсүн ай-ааламды жаркытат?



# МЫНА ЖААДЫ АППАК КАР

## Жаады кар

Кебез сымал апаппак  
Кар калың жаап салыптыр.  
Карасанар кызыктай,  
Кара күчүк, мышыктар  
Аппак болуп калыптыр.

Тоголондук топтой,  
Тонобуз деп коркпой.  
Чондор тез-тез басышат.  
Алар кайда шашышат?  
Жыгылабыз дешет го,  
Жылгаяктан качышат.

Шайлообек Дүйшееев



### Суроолор:

1. Кыш мезгили силерге жагабы? Эмне үчүн?
2. Кыш мезгилинде силер кандай оюндарды ойнойсуңар? Айтып көргүлөчү.
3. «Кара күчүк, мышыктар аппак болуп калыптыр» дегенге ишенсе болобу? Эмне үчүн?
4. Кыш мезгилинде улуулар кандай иштер менен алек болушат?

### Тапшырма:

1. Адамдар ар бир мезгилге жараша кийинишет. Кышында кандай кийинүү зарыл экендиги тууралуу өз ара ой бөлүшкүлө.

## Ит менен аюу (Элдик жомок)

Аюу менен ит дос болушту. Бир күнү итке:

- Кана, досум, чээнге кирели. Кыш кирип келди, – деди аюу.
- Ой, чээн дегениң эмне? – деди ит таңыркап.
- Экөөбүз үнкүргө киребиз. Кыштай конурук тартып, уктап жатабыз. Жазында, чээнден чыгабыз.

- Ачка кыш бою кантип уктайбыз, досум? – деди ит.
- Таманыбызды соруп, жата беребиз. Төрт тамандын майы бүтөт, кыш да бүтөт, – деди аюу үргүлөп.
- Кайдагы май? – деп, ит өзүнүн таманын көрсөттү. Аюу иттин таманын шимип, жерге түкүрдү.
- Ырас эле таманында чандан башка оозго илинер эчтеме жок го? – деди да, аюу кыйшая баштады.
- Досум, койчу, обу жок тамашаны, – деди ит ыйламсырап.

Бирок аюу анын сөзүн уккан жок. Кышкы уйкусуна кирди. Ит көпкө отурду. Акыры аюунун ойгонбосуна көзү жетип, жүрүп кетти.



### Сөздүк:

чээн – үңқүр

обу жок тамашаңды – орунсуз тамашаңды

### Суроолор:

1. Кышты аюу кантип кыштайт экен?
2. Эмне үчүн ит аюу менен кыштабай кетип калды?
3. Кышында үй жана жапайы айбандар менен канаттуулардын жашоосу кандай абалда болот?
4. Силер аларга кандай мамиле кыласыңар?

### Макал

Жакшы жолдош – жайнаган дөөлөт,  
Жаман жолдош – кыйнаган мәэнет.

## Кышта

### I

Балдар кар киши жасап коюшту. Ага көмүрдөн көз, сабизден мурун жасашып, башына пластмасса чаканы кийгизиши. Алар аны суктана карашып бир аз турушту да, үй-үйлөрүнө тарашты. Эртеси балдар короого чыгышып, Кар кишинин жанында ойноп жатышты. Кар кишиге балдар менен кызыктуу да, кубанычтуу да эле. Ошентип кыш да өттү, жаз келген кезде Кар киши капалана баштады. Кар эрип кеткен, анын болсо ошол ордунан кеткиси жок! Эля менен Данил Кар кишиден:

– Сенин эмне сабырың суз? – деп сурашты.

Кар киши болсо жылуулуктан эрип кетемби деп коркups атканын айтты. Ал ушул короодо эмки кышка чейин калгысы келип жаткан. Балдар да андан ажырагылары келбей, ага жардам бермей болушту. Данил Кар кишини үйүнө алышп барып муздаткычка отургузуп, балмұздак менен бага баштады.



**Сөздүк:**

сабырың суз – көңүлүң чөгүңкү

**Суроо:**

1. Балдар, кар киши эми кайрадан кыш келгенче муздаткычта отура береби? Силер кандай ойлойсуңар?

## II

Бир жолу Данил муздаткычты ачса, Кар киши:

– Эми качан кыш болот? – дейт.

– Азыр сыртта жаз мезгили. Азырынча күтө тур, – деди ага Данил.

Кар киши күтүп олтура берди, бирок Данилди көрөр замат кайрадан:

– Кыш кайда кеткен? Дагы канча күтөм? – дей берет.

– Дагы көп бар, жаны эле жай келди! – деп Данил Кар кишиге эскимо сунду.

Кар киши балмұздагын жеп, кыш жөнүндө ойго батат: ал адегенде кардын кичинекей бүртүкчөсү эле, анан жер бетин бүт каптаган аппак жабууга айланды. Анан аны тоголкосто, ал Кар киши болуп чыга көлди.

Эля Данилдикине конокко келип, муздаткычты ача сала:

– Ии, кышты күтүп отурасынбы? – деп сурады.

– Угу, – деди ага Кар киши көңүлсүз.

– Сен көп кайгырба. Жай бүтүп күз келди. Биз кайрадан мектепке бара баштадық, – деп Эля ага түркүн-түстүү жалбырактардан жасалган чоң гүлдесте берди.

Кар киши мурда мынчалық кооз жалбырактарды көрө элек болгондуктан, таң қалып турду. Анан ал түркүн-түстүү жалбырактар менен өзүн-өзү кооздоп, жасана баштап, убакыттын жылганын сезбей калды.

Мына муздаткычтын эшиги кайрадан ачылды. Кар кишиге келишкен балдар:

– Сен чарчадың го, Кар киши?

– дешти.

– Ох, чарчадым, чаалыктым!

– деди ал безилдеп. – Мындан көрө эрип кетсем болмок экен. Кыш дегеле келбес болгон го, аны мен эми көрбөйм го...



Ал башын чайкап, колдорун шилтегилеп жатып, муз-  
даткычтан қулап түштү. Терезеге келип караса сырт бүт  
аппак. Кыш келиптири!

Кубанычы койнуна батпаган Кар киши короого чуркап  
чыгып, жаңы кар менен сүрүнүп, денесин сергитип, бал-  
дарга да ыраазы боло:

– Ой, ырахмат сilerге, досторум! Үраазымын мен! –  
деп кобурай берди.

Гүзәл Сарыгүл

**Суроолор:**

1. Кышында сiler кар киши жасап көрдүңөр беле?
2. Кар кишинин балдар менен адамча сүйлөшкөнүнө ишенсе бо-  
лубу? Эмне үчүн?
3. Кайрадан кыш келгенче балдар Кар кишини эрип кетүүдөн кан-  
тип сактashты?
4. Кар киши балдарга эмне үчүн ыраазы болду? Балдар кандай  
сапаттарга ээ экен?

**Тапшырма:**

Кар киши тууралуу көргөн мультфильмдерди эстегиле. Андагы  
окуя менен азыркы чыгармадагы окуяны салыштырып көргүлө.

## Жаа, жаа, ак карым

Калдалактап себелеп

Тал, теректин шактарын

Кар асмандан эленет.

Агарта жаа, ак карым.

Аппак болсо жер бети,

Лыжа тээп жыргайлыш,

Бул өзүнчө керемет.

Жаз келгиче качпагын.

Жакыпбек Абдылдаев

**Суроолор:**

1. Кар жаап жаткан учурга байкоо жүргүзүп көрдүңөр беле?  
Сүрөттөп айтып көргүлөчү?
2. Кар бүртүктөрүн эмнелерге окшотсо болот?
3. Кыш мезгилинде сiler кандай иштер менен алек болосуңар?  
Сүйлөп бергиле.

**Тапшырма:**

1. Үрдө жаттап алгыла.

2. Кагаздан кар бүртүктөрүн ар бириңер өз алдыңарча жасап  
көргүлө жана аларды салыштыргыла.

## Аба ырайын күн мурунтан кантип билүүгө болот?



Күн суук, бороон-чапкын болордо чымчыктар далдоо жерге корголошот. Ошого карап әл күндүн суук болорун баамдашкан.

Каргалар жайкысын каркылдаса, жамгыр жаайт, кышкысын каркылдаса, кар жаап, бороон болот.

Каргалар тумшугун канатынын алдына катса – бул суук болорунун белгиси.

Каргалар ободо бийик учса, күн ачык болот.

Кышкысын топ-топ болуп учса, күн суук болот.

Канаттуулар күн жылуу болордо тал-теректердин учтарына келип конушат.

Сагызган чатырдын түбүнө корголосо, анда бороон болот.

«Балаты» журналынан

### Сөздүк:

ободо – асманда

### Суроолор:

1. Аба-ырайын кантип билүүгө болот экен?
2. Силер канаттуулардын аба-ырайын алдын-ала сезерин мурда уккан беленөр? Өз оюңдарды айтып көргүлөчү?
3. Өзүңөр жашаган аймактын табияты тууралуу эмнелерди айтып бере аласыңар?
4. Канаттуулар да өзүлөрүнүн тилинде бири-бири менен сүйлөшөрүнө ишенесиңерби?

## Тапшырма:

Аба-ырайынын кандай болорун дагы кантип билүүгө болору тууралуу улуулардан сурап көргүлө. Класста бири-бириңөр менен ой бөлүшкүлө.

## Тұлқұ менен сұлөөсүн

(Жомок)

Тұлқұ суу жәэктеп келе жатса, алдынан Сұлөөсүн чыгат.

– Саламатсыңбы, Тұлқұ? – дейт Сұлөөсүн.

– Саламатчылық, Сұлөөсүн.

– Ай-ий, сенин териндин жакшынакайын карачы.

Ушундай жалтырак болуу үчүн сен эмне кыласың?

– Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасаисың.

– Кантип? Үйрөтчү!

– Үйрөтөм, – деди Тұлқұ ичинен күлүп. – Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Құнғұ-тұнғұ турбай жатсан, мендей жалтырак болуп каласың...



## Суроо:

1. Балдар, сұлөөсүндүн териси эми чын эле тұлқунүкүндәй жалтырак, кооз болуп калабы? Силер кандай ойлойсуңар?

## II

Сүлөөсүн сүйүнүп кетип, музга барып жатат. Жатып, тоңуп калат.

- Ой, Тұлқұ, Тұлқұ! Мен үшүп кеттим!
- Жат, жат! Жалтырак болосун!.. Териң қалыңдаپ, жүнүн жалтырак болот!..
- Ой, Тұлқұ, Тұлқұ, чыдабай баратам...
- Чыда, чыда...

Сүлөөсүн чыдабай кетип, туруп жүгүргүсү келди. Бирок муздан ажырай албады. Қөрсө, күйругу музга тоңуп қалыптыр. Сүлөөсүн бардық күчү менен жулкунат. Күйругу үзүлүп кетет. Ошентип, күйруксуз качып жөнөйт.

Ошондон бери бардық сүлөөсүндөрдүн күйругу кыска болуп қалыптыр.

### Суроолор:

1. Тұлқұ сүлөөсүнгө туура кеңеш айттыбы? Силер кандай ойлой-сүңар?
2. Куу тұлқунүн сөзүнө ишенген сүлөөсүнгө кандай баа бересиңер? Эмне үчүн?
3. Тұлқұ менен сүлөөсүндү достор деп атоого болобу? Дос болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуу керек?
4. Өз досторуңарга жасаган мамилеңер, алар тууралуу эмнелерди айтып бере аласыңар?

### Тапшырма

Ар кимдин айтканын эле аткара берүүгө болобу, же кандай сүнуштарды кабыл алууга болот – деген суроолордун тегерегинде өз ара ой бөлүшкүлө.

## Алтын таяк (Элдик жомок)

Илгери-илгери жоокерчилик заманда бир акылман карыя жигиттер менен бирге жортуулда жүрөт экен. Ал жаш жоокерлерге акыл-насаат кеп айтып, күч-кайрат берип жүрөт. Өзү карыса да деминен жазбай, душман менен салғылашат. Жоокерлер ачка болсо – ачка, ток болсо – ток болуп, бирге жүрөт.

Ошондой күндөрдүн бириnde алардын азыгы азайып, каржала башташат. Бардык азыктан нан ыйык эмеспи, ақылман карыя нанды үнөмдөөнү катуу талап кылат. Кәэ күнү жоокерлерге бир сыйндырым нандын жыты бир бел ашарлык дем берет.

Бир күнү алар узак сапарга аттанар алдында бир аздан өзөк жалгап алмакчы болушат. Дал ошол учурда бир күкүм нан карыянын колунан кокусунан түшүп кетет. Карыя нандын күкүмүн калың кардын арасынан издең кирет. Нары издейт, бери издейт, бирок эч бир таппай коёт. Кеч күүгүм кирип кетет. Эртеси издейин десе, кысталыш, шашылыш сапарга жөнөп жатышат. «Аманчылык болсо, кайра кайтып келе жатканда издең табармын» деп ойлойт да, нандын күкүмү түшкөн жерге колундагы аса таягын сайып коёт. Жолго чыгарда кайра кайрылып бир карап, көзүнөн аккан тамчы жашы ошол жерге түшөт.



Арадан айлар өтөт. Кычыраган кыш артта калып, жашыл жамынган жазда акылман карыя жоокерлери менен жортуулдан жеништүү кайтат. Ошондо ал жигиттерге баягы күкүм нан жана өзүнүн аса таягы тууралуу окуяны айтат. Ээн талаадагы жол боюнан таякты издең табышат. Көргөн көздөрүнө ишнене алышпайт. Жыгач аса таяктын ордунда алтын таяк сайылып туруптур. Көрсө, күкүм нанды ыйык туткан акылмандын таягы алтын болуп калган экен.

Көрдүнөрбү, балдар, бүтүн нан гана эмес, анын кичинекей күкүмү да ыйык тура.

### Сөздүк:

жортуулга – согуштук сапарга чыгуу

### Суроолор:

1. Нан бардык тамактардан ыйык деген туурабы? Силер кандай ойлойсуңар?
2. Карыя эмне үчүн аса таягын жерге сайып кооп кетти?
3. Жыгач таяк эмнеликтен алтынга айланып калды экен?
4. Биздин дасторконго нан кандай эмгектердин натыйжасында келерин айтып көргүлөчү.

### Тапшырма:

1. Нанды ыйык тутуу, үнөмдүү пайдалануу тууралуу өз оюңарды айтып бергиле.
2. Нан тууралуу ыр, макал жаттап көлгиле. Түрдүү нандын сүрөтүн тарткыла.

## СЫЙКЫРДУУ КЫШ



**Сүрөт боюнча дил баян жазууга багыт берүүчү суроолор:**

1. Сүрөттө кайсы мезгил тартылыптыр?
2. Башка жыл мезгилдеринен кыш эмнеси менен айырмаланат?
3. Айлананын кооздугу кандай сүрөттөлүптүр?
4. Балдар кандай кийимдерин кийип алышыптыр? Эмне үчүн?
5. Балдар кыш мезгилинде эмне менен алек болуп жүрүшөт?
6. Сага кыш эмнеси менен жагат?
7. Эмне үчүн бул мезгилди «Сыйкырдуу кыш» деп атап жатат? Сен кандай ойлойсун?

## Жакшынакай балаты



Токой, тоонун этеги.  
Жүрү, балдар, жетели.  
Тобурчагы толтура,  
Терсек себет жетеби?

Жайы-кышы карачы,  
Жашыл токой арасы.  
Жаңы баскан баладай,  
Жакшынакай балаты.

Эй, балаты, балаты,  
Алып үйгө барсамбы?  
Кооз мончок тагынтып,  
Сени багып алсамбы?

«Балаты» журналынан

### Суроолор:

1. Балатыны үйүбүзгө алып келип, кайсы мезгилде кооздойбуз?
2. Балатылар кыш мезгилиnde үшүп калат деп айткан туурабы? Силер кандай ойлойсунцар?
3. Балатыны токойdon кыйып келип, жылуу үйгө киргизип кооздоп коюуну – ага болгон камкордук деп айттууга болобу? Эмне үчүн?
4. Балатыны кыйып келбестен, ордуна жасалма балатыны деле койсо болот – деген ойго кандай пикир айта аласыңар?

### Тапшырма:

Балаты тууралуу өз алдыңарча окуган чыгарма же көргөн мультфильмдер тууралуу эстеп көргүлө. Класста өз ара аңгемелешүү уюштургула.

## Кар тилеген каргалар

«Каак» этип каргалар  
Кар жааса дейт.

Жер бетинде кара тұс  
Калбаса дейт.

Кара тұстү каргалар  
Жаман дейби?  
Кар көп жааса агарып  
Калам дейби?



**Суроолор жана тапшырма:**

1. Эмне үчүн каргалар кар жааса деп тилешерин билесиңерби? Өз оюндарды айтып көргүлөчү?
2. Кар көп жааса каргалар ага тазаланып агарышы мүмкүнбү?
3. Ырды жаттап алғыла.

## БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

**1. Викториналық суроолор:**

- «Кана, досум, чәэнге кирели» – деп итке кайсы жаныбар айтат?
- Кар кишини муздаткычта жаз, жай, күз бою сактаган балдардын аттары кимдер эле?
- Эмне себептен жыгач таяк алтын таякка айланып калды?
- Бул саптарды кайсы ырдан окудук эле?

«Токой тоонун этеги,  
Жүрү балдар жетели.  
Тобурчагы толтура,  
Терсек себет жетеби».

- Куу, митайым, алдамчы, жолдошун жамандыкка түрткөн жаныбар кайсы?
- Тұлкүгө алданып, куйругу кыска болуп калган жаныбардын атын атагыла? Аны кайсы жомоктон окудук эле?
- Каргалар эмне үчүн кар көп жаасын деп тилейт экен?

**2. Табышмактардын жандырмактарын тапкыла:**

- Агайлар келди балтасыз,  
Көпүрө салды тактасыз.
- Колу жок, буту жок,  
Терезеге сайма саят.
- Бирөө чымчып алгандай,  
Колу-бетим тызылдайт.  
Калың тон, тумак кийгизген,  
Бул кай учур, билсең айт?

**3. Жаңылмачты бат айтып, тилиңерди жатыктыргыла:**

Ай талаада кар ышкырат,  
Андан коркпой карышкыр ат.

**4. Төмөнкү ырда канча «К» тамгасы катышыптыр?  
Санайлычы.**

Калың-катык кийинип,  
Көмөлөнсөк – күбүнүп.  
Каруулаштык, кармаштык,  
Коюндарга кар каттык.

Күүгүмдөнүп кабагы,  
Келди кечтин кабары,  
Кар кишибиз кайрадан,  
Кароолдо калабы?

*Токтосун Самудинов*

## СӨЗ ҮЙРӨНУП АЛАЛЫ

### Тамга кошсок же кемитсек

Бул деген сөзгө АКты кошсом,  
Кадимки эле БУЛАК болду.



Б ордуна К ны койсом,  
Бир кичине КУЛАК болду.  
К сын алып таштасам  
Бир заматта УЛАК болду.



УТту кошсом БУЛга  
Пайда болду БУЛУТ.  
Бсын алсам бат эле  
Өзгөрдү болуп УЛУТ



БУЛга кошсом БУЛду,  
Болуп чыкты БУЛБУЛ.  
Б ордуна Дны койсон,  
Арыбаган ДУЛДУЛ.




Улай берсен ушинтип  
Далай сөздү табасың.  
Маанилерин иликтеп  
Көптү билип аласың.

*Абзий Кыдыров*

Эми бир тамгадан өзгөртсөк, кандай сөздөр пайда болгонун  
чогуу байкайлы.

### Бир тамгадан өзгөртсөк

Өзгөрбөй бул сөз ордуна  
Турган эле СҮҮ болуп.  
С ордуна Т койсом,  
Желбиреди ТҮҮ болуп.



Т ордуна **К** койсом,  
Кетти аппак **КҮҮ** болуп.  
К ордуна **Б** койсом,  
Кадимки эле **БҮҮ** болду.



**Д** койсом **Б** ордуна  
Турушкандар **ДҮҮ** болду.  
**Ч** койсом да ордуна  
Жер жаңырткан **ЧҮҮ** болду.

Бир эле сөздү бир тамга  
Өзгөрүлтүү канчага?  
Иликтеп көптү билүүгө  
Түрткү берет ал сага.

*Абзий Кыдыров*

#### Суроолор жана тапшырмалар:

1. Бир тамганы өзгөртсөк, же бир сөзгө дагы бир сөздү кошсок кандаи жаңы сөздөр пайда болду? Ал сөздөрдү атап бергиле.
2. Ушул сыйктуу сөздөрдү өзүнөр да таап айтып көргүлөчү. Мисалы: **шык**, **ашык**, **кашык** ж. б.
3. Бири-бириңер менен өз ара табышмак айтышып, алардын жообун бат, туура айтканга үйрөнгүлө.

#### Мааниси оқшош сөздөр

Жоош – момун,  
жакшы – сонун,  
кесел – оору,  
өжөр – долу,  
чебер – уста,  
накыл – нуска.

Аштык – эгин,  
жалган – төгүн,  
жашык – ыйлаак,  
сый – урмат.  
шам – чырак,  
алыс – ы....

Кыраан – алгыр,  
жаан – ж...,



калпычы – ж...,,  
көмөкчү – ж...,,  
ардактуу – урматтуу,  
келбеттүү – с...,,

*«Балаты» журналынан*

### Тапшырма:

1. Акыркы сөздөрдүн окшош маанилерин таап көргүлө.
2. Дагы кандай сөздөрдүн мааниси бири-бирине окшош? Келгиле, чогуу ойлонуп табалы. *Мисалы:* бәрү-карышкыр, апа-энэ ж. б.

## Мааниси каршы сөздөр

Уста – чоркок,  
эр жүрөк – коркок.

Арық – семиз,  
жалкы – эгиз.

Ачуу – таттуу,  
кайгы – шаттуу.

Алыс – жакын,  
жай – бачым.

Түптүз – и...,  
тоголок – с....

Кен – т...,  
жок – б...

Сараң – м...,  
жаш – к....




«Балаты» журналынан

### Тапшырма:

1. Мааниси боюнча карама-каршы болгон сөздөрдү таап, кайра улантып көргүлө. *Мисалы:* ак–кара, чоң – кичине ж. б.
2. Акырындагы сөздөрдүн каршы маанилерин өзүнөр тапкыла.

## Керик

Мурунга окшош мүйүзү  
Түмшүгунда чочоёт.  
Кыргызчасы эмне эле,  
Орусчасы – НОСОРОГ.



Словардан – сөздүктөн,  
Кыйналбагын, көп издең.  
Илгери эле элибиз,  
Аны атачу **КЕРИК** деп.

Токтосун Самудинов

## Акыра

Көчүрмөккө эсепти,  
Мойнун созсо Қубатбек  
Агай күлдү: «Катыгүн!  
Болосунбу жираф? – деп.

Саваннада жашаган,  
Узун моюн жаныбар...  
Анын аты – **АКЫРА**  
деп айтышат карылар.

Токтосун Самудинов



**Сөздүк**  
саванна – Африканын ачық талаасы

### Суроолор:

1. Носорог менен жирафтын кыргызча аты кандай экен?
2. Токойлордо, тоолордо жашаган дагы кайсы жаныбарлардын аттарын атап бере аласыңар?
3. Алар жөнүндө эмнелерди билесиңер? Сүйлөп бергиле.

## Жирафтын жалкоо балдары

Жирафтардын балдары  
Жалкоо болуп өсүптүр.  
Жалкоолуктун айынан  
Мойну узарып кетиптири.

Көнүп алып бардығы  
Көлөкөлөп жатканга,  
Мойнун созуп чөп жешет  
Курсактары ачканда.

Чөптөр бачым түгөнөт,  
Мойну жеткен жердеги.  
Эринишип турғандан  
Жейбиз, – дешет, – эмнени?

Жалбырак да түгөнөт,  
Мойну жеткен жердеги.  
Эринишип турғандан  
– Жесек, – дешет – эмнени?

Жалбырагы бадалдын  
Улам-улам бийиктейт.  
Мойнун созуп жирафтар  
Бутактарын ийип жайт.

Созо берип, бир-бирин  
Көздөрүнө илишпейт.  
Мойну узарып кеткенин  
Өздөрү да билишпейт.

Жирафттардай эринчәэк,  
Жалкоо болбо, кой, уулум.  
Созо берсөң узарат,  
Сенин дагы моюнун.

*Жакыпбек Абдылдаев*

#### Суроолор:

1. Жирафтын балдары кандай болгон экен?
2. Эмнеликтен алардын мойну узарып кетиптири?
3. Жалкоолуктун кандай зыяндары бар деп ойлойсуңар?
4. Жалкоолорго кандай кеңеш айттар элеңер?

#### Тапшырма:

«Жалкоонун жаны – таттуу» деген темада ой бөлүшкүлө.



## Бөрсө

БӨРСӨ – өзгөчө жаныбар,  
Аны сен жакшы таанып ал!  
Арткы буту кыйла узун,  
Көп пайдалуу жагы бар.

Өсүмдүк жеген тамагы,  
Чөнтөктө багат баланы.  
Австралияны мекендейт,  
Ал жагын билип алалы.

Абдан кызык бөрсөлөр,  
Жакшылап көнүл бөлсөнөр!  
Жаңылбай таанып жүргүлө,  
Кинодон аны көрсөнөр!

*Байтемир Асаналиев*



## Маймылча

Кичинекей маймылдар  
Тынч уйкуну эңсебейт.  
Бакка асылып күн бою,  
Энесине эркелейт.

А баласын эмне дейт? –  
деп агайга кайрылса,  
Құлұп айтты: «Илгертен  
анын аты – МАЙМЫЛЧА»

*Токтосун Самудинов*



### Суроолор:

1. Жираф, бөрсө, маймыл кайсы жактарда жашашарын билеси-нерби?
2. Алар эмнелер менен тамактанышат экен?
3. Маймылдын баласы сыяктуу шоктонуу зыян экендиги тууралуу кандай ойлорду айта аласыңар?

## Тапшырма:


Жогоруда аты аталган жаныбарлар тууралуу (окуганыңар, сүрөт-төн, телевизордан көргөнүңөр боюнча) билгениңерди ортого салгыла.

### Айбанаттардын талаши

(Элдик жомок)

Балдар, илгери-илгери, Адам ата жаралып, жыл эсебин атоо тууралуу ойлонот экен. Адегенде, ар бир жылды жаныбарлардын аты менен атоону чечет. Анан бул оюн бүткүл жаныбарларга жарыя айтып кабарлайт. Жарыя боюнча он үч жаныбар: үй айбандардан – алтоо, талаа жаныбарларынан – алтоо жана суу жаныбарларынан – бирөө чакырган жерге келишет. Алар: төө, уй, жолборс, коён, балык, жылан, жылкы, кой, маймыл, тоок, ит, жана донуз экен.

– Эмесе, мындай, – деп Адам ата жаныбарларга жыл башы болуунун шартын билдирет. – Ким тан эрте уктабай күндүн нурун биринчи көрсө, ошол жаныбар жылдын башы болуп аталаат. Уктап қалганга эч нерсе жок...



Адам атасын бул сөзүн уккан жаныбарлар «Мен биринчи болуп күндүн нурун көрөм, мен жыл башы болом» – деп өз ара талашышып, баары катар тизилип уктабай таң атырышат. Баарынан бою бийик төө гана: «Менден башка ким жылдын башы боло алмак?! Менин боюм баарынан бийик. Ошондуктан, таң эрте күндүн нурун мен гана биринчи көрөм» – деп кыялданат. Бирок күн чыгар кезде көзү илинип уктап кеткенин билбей калат. Аңгыча:

– Күндүн нурун мен биринчи көрдүм! – деп чыйылданган чычкандын үнү чыгат.

– Сен тырмактай болуп чөптүн арасында жүрүп, каяктан күндүн нурун биринчи көрмөк элең?! – дейт төө, чочуп ойгонуп. Бирок, ары-бери караса, чычкан көрүнбөйт.

Көрсө, чычкандын үнү төөнүн төбөсүнөн угулуп жатыптыр. Ал төөгө билгизбей, эчак эле анын төбөсүнө чыгып алган экен.

– Чычкандын мунусу жарабайт. Ал менин төбөмө чыгып алыштыр! – деп буркулдап, ачууланып айкырат төө.

Бирок, Адам ата өз сөзүнө турат.

Ошентип, Адам ата күндүн нурун биринчи көргөн чычканды жыл башы кылып атаптыр. Калган жылдарга катар турган жаныбарлардын аттарын бериптири. Тизилип тургандардын акырындагы доңуз жыл аягы болуптур.

А баягы «Менин боюм бийик. Ошондуктан күндүн нурун мен гана биринчи көрөм. Мен жыл башы болом» – деп мактанган төөгө бир дагы жыл аты тийбей, куру калган экен, балдар.

Ошол учун, ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап, курулай мактана бербеш керек экен.

### Суроолор:

1. Адам ата жыл эсебин алуу учун жаныбарларга кандай шарт кюоптур?
2. Кайсы жаныбарлар жыл башы болуу учун өз ара талашышат экен? Алардын аттарын атагылачы.
3. Чычкан кантитп жыл башы болуп калыштыр?

4. Эмне үчүн төөгө эң чоң жаныбар болгонуна карабастан, бир дагы жыл тийбей калыптыр?
5. Куру мактанып, талаша берүү туура бекен?

### Тапшырмалар:

1. Жыл аттарын катар ирети менен ата-эненерден сурап билип келгиле. Силер кайсы жылы туулганыңарды билип алгыла.
2. «Жылдын башы болуудан калган төөдөй болуп» деген лакап кептин маанисин жомоктун окуясынын негизинде чечмелегиле.

### Муну бил

Бул жаныбар боздойт,  
Ошондуктан төө дейт.  
Муну болсо уй дейт,  
Ал боздобойт, мөөрөйт.



Сазда чардал бакалар,  
Чегирткелер чырылдайт.  
Аары, чымын ызылдап,  
Балыктан үн угулбайт.



Каман, чочко коркулдайт,  
Буларга эч ким даабайт.  
Козу-улагын ээрчитип,  
Кой-эчкiler маарайт.



Каркыралар, турналар  
Көк бетинде кыйкуулайт,  
Балапандар, жөжөлөр  
Жем талашып чыйпылдайт.



Бүркүт көктө шаңшыйт,  
Сайрайт дешип айтышпайт.  
Кулун-тайлар кишенейт,  
Суур дөндө аңкуштайт.



**Карышкыр, бәрү улуйт  
Үн алышып алыштан,  
Шакылыктайт дегенде,  
Эске түшөт сагызган.**


**Аюу, жолборс күрүлдөйт,  
Каз-өрдөктөр каркылдайт.  
Жылан жондо ышкырат,  
Иттер үрүп, арсылдайт.**

**Кукулуктайт тооктор,  
Короз танда чакырат.  
Бытбылдыктап бөдөнө  
Көк бедеге жашынат.**

**Булбул, торгой сайрайт,  
Көгүчкөндөр гүүлдөйт.  
Сабак билбес баланын  
Не дегени билинбейт.**

**Жакшы адамдын оозунан  
Сөздөр чыгат алтындай.  
Сен да сылық сүйлөй бил  
Эшекке окшоп айкыrbай.**

*Токтосун Самудинов*



#### **Суроолор:**

1. Чыгармада канча жаныбар, канча күштүн аты аталаңтыр? Санаң, аттарын атагылачы. Алардын кайсыларын көргөнсүнөр?
2. Алардын ар биригинин үн чыгарганын кантеп айтат экенбиз?
3. Сабак билбес бала эмне деп жооп берет экен? Сабакка даярданбай келүү туура бекен? Эмне үчүн?
4. Жакшы адамдын оозунан кандай сөздөр чыгат? Силер бири-бириңерге, улуу-кичүүгө кандай мамиле жасап, кандай сүйлөө-рүңөрдү айтып көргүлөчү.

#### **Тапшырма:**

1. Ырды жаттап алгыла.
2. «Жакшы болмок – өзүндөн,  
Сылық болмок – сөзүндөн» деген накыл сөздүн маанисин чечмелеп, ой бөлүшкүлө.

## БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

---

### I. Табышмактардын жандырмактарын тапкыла:

- 1) Бул, Тар, Үп, Үл дегенди эки иреттен кайтала,  
Төрт жандыктын аттарын тааныштырат ал сага.
- 2) Бириң – «мыш» деп,  
Бириң – «чек» деп,  
Бириң – «түт» деп,  
Бириң – «өш» деп,  
Апам күндө кубалайт.  
Булар кайсы жандыктар?  
Билсөң, кана, бачым айт.
- 3) «Төртөө» деген жазуунун  
Тапсан сыры ачылар.  
Кичинекей бул сөздө  
Беш нерсенин аты бар.

### II. Сөздөрдүн окшош маанилерин тапкыла:

- 1) Жоош – М...н,  
Жакшы – С..н.  
Жесел – О...у,  
Өжөр – Д...у.  
Чебер – У...а,  
Накыл – Н...а.
- 2) Аштық – Э...н,  
Жалган – Т...н.  
Жаштық – Ы...к,  
Сый – У...т.  
Шам – Ч...к,  
Алыс – Ү...к.

3) Жаан – Ж...р,  
Кыраан – А...р.  
Калпычы – Ж...ы,  
Көмөкчү – Ж...ы.  
Ардактуу – У...уу,  
Келбеттүү – С...уу.

### III. Мааниси карама-каршы сөздөр:

- 1) Уста – Чор...,  
Эр жүрөк – Кор....  
Арык – С...з,  
Жалкы – Э...з.
- 2) Ачуу – Тат...,  
Кайги – Шат....  
Алыс – Ж...н,  
Жай – Б...м.
- 3) Түптүз – Ий...,  
Тоголок – Сүй....  
Кең – Т..р,  
Жок – Б..р.

### IV. Викториналык суроолор:

1. Носорогдун кыргызча аталышы?
2. Жирафтын кыргызча аталышы?
3. Кенгурунун кыргызча аталышы?
4. Бактан бака секирип жүргөн эң шамдагай жаныбар?
5. Бөрү деген сөздүн окшош мааниси?
6. Жыл башы болгон жандык?
7. Уйдун сүтүнөн эмнелер жасалат?
8. Жылкынын сүтүнөн эмне жасалат?
9. Кымыз ачыткан идиштин аты кандай аталат?
10. Кымыз куйган идишти аты кандай аталат?
11. Күш таптаган адамды кандай атайбыз?
12. Күлүк таптаган адамды кандай атайбыз?

Жооптору: керик, акыра, бөрсө, маймыл, карышкыр, чычкан, быштак, каймак, айран, курут, кымыз, сабаа, көөкөр, мүнүшкөр, саяпкер.

## V. Кроссворду чечкиле:

1. Бала үчүн мээримин чексиз төккөн адам ким?
2. Жаңы төрөлгөн ымыркайды ким деп атайбыз?
3. Үйдү көркүнө чыгарган буюмдар кандай аталат?
4. «Жакшы ... – жарым ырыс». Көп чекиттин ордуна кайсы сөздү койсок туура болот?
5. Элпек деген сөздүн экинчи мааниси кандай айтылат?
6. Көптүк санды билдируүчү мүчө кайсы?



Кроссвордду чечмелеген соң, ар бир сөздүн баш тамгасынан **ЭНЕ ТИЛ** деген сөз келип чыгат. Балдар, эне тилин сүйүүгө, эне ти-либиздеги сөздөрдү туура, так айтып, мааницин түшүнүп алууга аракеттенгиле.

### Тапшырма:

1. Жаңы сөздөрдү сөздүктөрүнө жазып алуу, алардын маанилерин түшүнүп жаттап алуу.
2. Өтүлгөн ырларды, аңгеме, жомокторду кайталап окуу берилет.

# ОЙЛОНУП КӨРӨЛҮК

## Баарынан эмне күлүк?

Илгери-илгери хандын баласы болуптур. Ал бойго жетип, үй-бүлө кураг мезгили келип калат. Атасы дагы уулуна өз хандыгынан эң акылдуу бир кызды таап, ошого үйлөнтөйүн – деген ойго келет. Баласы макул болот.

Бир күнү хан өз элине мындай деген жарлыгын айтат: «Мен калкымдын кыздарына мындай деген үч суроо берем:

Бириинчи суроом: дүйнөдө эмне таттуу?

Экинчи суроом: дүйнөдө эмне күлүк?

Үчүнчү суроом: дүйнөдө эмне күчтүү?

Кимде-ким ушул суроолорума туура жооп тапса, ошол кызды уулума колукту кылып алыш берем».

Хандын бул жарлыгын бүт әлге таратуу үчүн чабармандар чар тарапка аттанышат.

Көп өтпөй, байлардын «мен акылдуумун», «мен сулуумун» деген кыздары: «Ханым, сиздин суроонуздун жандырмагын мен таптым», – деп келе башташат. Байдын кыздары менен бирге, бир кедейдин да кызы келет. Байдын кыздары куур тон кийген кедейдин кызын тецине албай: «Биз турганда сага эмне бар? Сени хандын уулу карап да койбос. Бекер убара болбо», – дешет. Бирок кедейдин акылдуу кызы: «Эжекелер, мени да ээрчите баргылачы. Мен жөн эле карап турайын», – дейт.

Ошентип, кыздар хан менен анын уулунун алдына келишиет.

– Ханым, сиздин суроонуздун жообун мен таптым, – дейт бириинчи кыз.

– Дүйнөдө эң эле таттуу нерсе – сиздин аарыларыныздын балы. Эң күлүк нерсе – сиздин тайгандарыныз, эң күчтүү – сиздин өгүздөрүнүз.

Хан бириинчи кыздын жоопторун жактырбай, экинчи кыздын жообуна кулак түрдү:

— Менин жообум мындай: дүйнөдө эң таттуу нерсе – өмүр, эң күлүк нерсе – сиздин аргымактарыныз. Дүйнөдөгү эң күчтүү – сиздин топоздорунуз, – деди.

Бул кыздын жообун дагы хан жактырбады. Ошондо баягы куур тончон кедейдин кызы:

— Ханым, суроонузга мен жооп айтсам болобу? – деди сүрдөп, тайсалдап.

Хан уруксат берди.

— Ханым, биринчи суроонузга жообум: дүйнөдө – эң таттуу нерсе – тил, тилден таттуу да, тилден ачуу да эч нерсе жок. Экинчи суроонузга жообум: дүйнөдө эң күлүк нерсе – ой. Ой менен заматта каалаган жериңе барасын да, кайра келесин. Үчүнчү суроонузга жообум: дүйнөдө Жер күчтүү. Жер баарын көтөрүп турбайбы.

Хан кедейдин акылдуу кызынын жоопторун жактырып, уулуна колукту кылыш алыш берген экен.

*Кыргыз эл жомогунан*

### Суроолор:

1. Хан элине кандай деп жарлык айтыптыр?
2. Анын табышмагынын жообун айтуу үчүн кимдер келишти?
3. Байдын сулуу кыздарынын жоопторун хан эмне үчүн жактырган жок?
4. Кедейдин кызынын жооптору туура экенин эмне менен түшүн дүрсө болот? Ойлонуп көргүлөчү?
5. Хан, эмне үчүн, өзү хан болсо да, уулуна кедейдин кызын колукту кылыш алыш берди?

### Тапшырма:

Жомоктоту кыздардын мисалында кандай кыз адептүү жана кандай кыз акылдуу боловрун сыпаттап айтып бергилечи. Анан ушуга ылайык кластер түзгүлө.

## Баарынан ким күчтүү?

### I

Кыштын күнү короз кыргоол жээктеги бадалдан койкоюп чыгып, каныга суу ичиш үчүн асты жактагы чон сууга кирди. Ошондо узун куйругу музга чып чабышып, биротоло чыкпай калган экен.

– Ой-эй, көк муз! Дүйнөдө сенден күчтүү эч нерсе жок бейм... Заматтын ортосунда куйругумду бекем кармасын, – деди кыргоол.

– Жо-ок, кыргоол, – деди көк муз, – менден жазгы жамгыр күчтүү. Ал жааганда, мен бат эле эрип кетем.

Жамгыр болсо минтип айтты:

– Мен кайдан күчтүү болоюн! Менден жер күчтүү: канчалык шатырата жаасам да, бүт бойдоң соруп алат, – деди.

Анда Жер сүйлөдү:

– Менден токой күчтүү. Ал менин үстүмдү капитап, жалбырактуу бутактары туш-тушкан жайылып, мендеги күчтү бүт тартып кетет.

– Жок, менде күч жок, – деди токой.

– Баарынан өрт күчтүү. Ал капитаса, менин соройгон гана сөнгөгүм калат.

#### Суроолор:

1. Кыргоол эмне үчүн музду баарынан күчтүү деп ойлоду?
2. Жамгырчы? Токой эмнени күчтүү деди?
3. Ал эми өрт эмне дәэр экен? Андан ары окуйлу.

### II

Муну угуп өрт сүйлөдү.

– Менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал катуу соккондо, чаңым асманга чыгап, кайда качарымды билбей калам.

– Ырас эле, менде күч көп, – деди шамал.

– Жыгачты түбү менен жулам, үйдү кулатам, отту ча-чам... Бирок, ошондой болсо да, жерге жаны чыккан көк чөпкө эч алым жетпеди. Канчалык каарданып соксом да, ал былк этип койбойт. Ошондуктан көк чөп күчтүү.

**Анда көк чөп айтты:**

— Менде эч кандай күч жок. Калың кой каптаганда, мени чымчылап жеп, әкинчиден, туягы менен тепсеп, таза айламды кетирет. Баарынан кой күчтүү!

**Анда кой байкуш минтип маарады:**

— Менде күч кайдан болсун! Көк карышкыр жолукса, куйругумду бир апчып сугунуп, кекиртегимди чарт жулуп, анан баса калып жей баштабайбы! Дүйнөдө карышкырдан өтөр күчтүү жок.

— Силер эч нерсени билбейт экенсинер! — деп улуду көк карышкыр. — Баарынан киши күчтүү! Ал кыргоолду да кармайт, музду да бузат, жаанды болсо эч тоготпойт, жерди тыткылап айдайт, токойду түбүнөн кыркат, өрттү өчүрөт, шамалды өз пайдасына жумшайт, чөптү чаап алат, койду союп жайт, мендей карышкыр эмес, илбирс, жолборстун баарын жок кылат.

Мына ошентип, дүйнөдө бардыгынан киши күчтүү деген чечимге келишилтири.

### **Суроолор:**

1. Өрт шамалдан коркот турбайбы? Эмне үчүн коркот экен?
2. Шамал, көк чөп, кой эмне дешти?
3. Карышкыр чындыкты айтты деп ойлойсуңарбы?
4. Макул, баарынан адам күчтүү болсун, адам эмнеси менен күчтүү деп ойлойсуңар?

### **Тапшырма:**

Адамга кара күчүнөн башка дагы да эмне керек: акылбы, билимби, байлыкпы? Ойлонуп көргүлөчү.

### **Эмне үчүн?**

- Эмне үчүн адамдын эки колу, эки буту бар?
- Көбүрөөк эмгектенсин үчүн!
- Эмне үчүн адамда эки кулак, эки көз бар?
- Жаңылбай угуп, даана көрсүн үчүн!..



- А эмне үчүн бир гана ооз бар?
- Азыраак жеп, азыраак сүйлөсүн үчүн!..
- А эмне үчүн бир гана башы бар адамдын?
- Өз башың менен ойлонуп иш кылуу үчүн!..

Сулайман Рысбаев

### Суроолор:

1. Көп эмгектенген адам кандай ийгиликтерге жетишет деп ойлойсуңар?
2. Сөздү жаңылбай угуп, даана көрүүнүн пайдасы эмнеде?
3. «Аз сүйлөп, көп тыңдоо керек» дегенге кандай көз караштасыңар? Эмне үчүн?
4. «Адам өз акылы менен иш кылуусу керек» дейт, ал эми бирөөнүн акылын угуунун кереги барбы? Силер кандай ойлойсуңар?

### Туурабы? (ыр-юн)



Тапкыр болуп биздин да,  
Көптү келет билгибиз.  
Анда, оюнга кириштик  
Тарта отуруп уй мүйүз.

Суроолорго жараша,  
Кана эмесе, ким бачым.  
Айттар экен озунуп:  
«Туура эмесин», «туурасын».

Ылайыгын жооптун,  
Таппай шашып калганда,  
Аз ойлонсон, тез эле,  
Үйкаш келет жардамга.

Сөксөөл деген дарактар  
Өсөт сазда, кумда эмес.  
Туурабы бул? – ...

Колун такыр күйбөйт,  
Муздал калган бууга.  
Туурабы бул? – ...

Байланбаган кулунду,  
Желенди үз, туйла деш.  
Туурабы бул? – ...

Шыйрактарын тартайтып,  
Тартар жашайт сууда.  
Туурабы бул? – ...

Атка салат чүлүктүү,  
Өгүзгө эмес, уйга эмес.  
Туурабы бул? – ...

Фото мылтык менен да,  
Чыкса болот ууга.  
Туурабы бул? – ...

Санай келсең сексенден  
Отуз тогуз мурда эмес.  
Туурабы бул? – ...

Колдон мурда бетинди  
Эч убакта жууба.  
Туурабы бул? – ...

*Токтосун Самудинов*

### Сөздүк:

сөксөөл – чөлдө өскөн майда бадал  
желе – кулун байлаган керме  
чүлүк – өгүздүн мурдуна тагылган иймек жыгач

### Тапшырма:

Ушул сыяктуу суроолорду бири-бириңерге берип, оюнду улант-  
кыла. Мисалы:

Кичүүнү ызаттап,  
Улууну сыйла мурда.  
Туурабы? – ...

### Өзүн тап

Кой-козуга чuu салып,  
Бээни жарат барып шыр.

Ошон үчүн эл каргап,  
Атын койгон ...



Чуркайт беле тызылдап,  
Оор кийимин таштаса.  
Анда өтө тарбайып,  
Көркүз болмок таш ...

Кырсык туйса, шак учкан,  
Кыймылы да шак, ыкчам.  
Сактыгынан өлбөйт деп,  
Эл атаган ...

Жакыпбек Абылдаев

**Тапшырма:**

1. Табышмактардын жандырмагын терөң ойлонуп, туура тапкыла.
2. Өзүңөр да табышмак айтышып мелдешкиле.

## Кырк амалдын бири

### I

Ит менен мышык көп жылдардан бери бир короодо жашашчу экен. Ошентсе да, экөө ынтымактуу болушуп, бир аяктан тамак жешпептир. Бирин-бири көрө калышса болду, ыркырашып, кубалашып жөнөшчү экен.

Бир күнү короодогу козу менен улактын, кой менен эчкенин ынтымактуу болуп, бир акырдан жем-чөп жеп, бир аяктан суу ичиp жатышканын көрүшүп, мышык менен ит намыстанышыптыр. Анан ит мышыкка мындай дейт экен:

– Эй, мышык кошуна. Эмне үчүн биздин ынтымагыбыз жок экенин билбейм. Талашканыбыз эмне? Ушу козу менен улакча, кой менен эчкиче жокпузбу? Кел, мындан ары ыркырашпай, ынтымактуу жашайлы. Макулсунбу?

Иттин мындай акылдуу сунушун угуп, мышык ыраазы болот да:

– Туура айтасын, ит досум. Аңсыз деле жан-жаныбарлардын баары экөөбүздү шылдың кылышып бүтүштү. Анын үстүнө, кошуна турушуп, ынтымактуу болбогондорду Кудай деле кечирбейт дешет го... – деп, ынтымакка убадага кол берет.

## Суроо:


- Мышык менен ит экөө мындан ары ынтымактуу болуп жүрүшүнө ишенсе болобу?
- Окуя кандай уланат деп ойлойсунар?

## II

Ошол күндөн баштап, экөө ынак дос болушат. Ит мышыктан көп өнөрдү: үй ичин, тамак ичкен аягын таза кармоону, тамак ичкен сон бети-колду жууганды, дарбазадан аша секирип, секиргенде аягы менен түшкөндү үйрөнөт. Бирөөгө жүнүн үрпөйтүп, ыркырап кантип айбат кылганды, катылганга курч тырмактары менен кантип катыгын бергенди, же чымчыктарды шырп алдыrbай кантип кармап жештин амалдарын билет.

Ошентип жүргөндө жадыраган жай өтүп, кычыраган кыш келет. Кыш келгени ит менен мышыкка кыйын болду. Ит күнү-түнү короо кайтарат. Мышык болсо, тумшугун куйругуна катып, күркүрөп уктап, үйдө жылуу жата берет. Кечинде ит келсе же тамак калбайт, же жылуу төшөнчү артпайт.

Бир күнү үшүп, карды ачып, ачуусу менен келген ит мышыкты уктап жаткан жеринен апчып ыргытат. Мышык болсо «app!» этип, иттин бетин тытып алат. Экөөнүн



чатагы кайра башталат. Короого качып чыккан мышыктын артынан ит кууп жөнөйт. Мышык короо айланып качат, артынан калбай ит кууп жүрөт. Акыры мышык короодогу чон кара бактын үстүнө чыга качып кутулат. Ит анын артынан бакка чыга албай кала берет.

Ошондо ит:

– Эй, мышык дос. Экөөбүз ынтымактуу жүргөн кези-бизде мага далай өнөрүндү үйрөттүн эле. Эмне үчүн бактын үстүнө чыга качуу өнөрүндү үйрөтпөдүн эле? – дейт экен ызалуу. Анда мышык итке мындай дейт:

– Акыры бир күнү экөөбүздүн ортобузда уруш чыгарын, ошондо сен менин жанымды койбой кууп жетип, жеп коёрунду ойлогон жок дейсинби?

Ошон үчүн сага бул өнөрүмдү үйрөтпөй сактаган болчумун.

– Билдим, досум, – дейт анда ит, – мышыктын кырк амалы бар дечү эле. Көрсө, бул сенин кырк амалындын бири турбайбы.

### Суроолор:

1. Ит менен мышык эмне үчүн ынтымактуу болуу үчүн убадалашыптыр?
2. Бирок алар ошол убадасына тура алыштыбы? Тура албаганына эмне себеп болду?
3. Экөө кайрадан уруша кетишкенде, мышык иттен кантип кутулду?
4. «Мышыктын кырк амалы» дегенди кандай түшүндүнөр? Аны тексттен таап түшүндүргүлө.

### Тапшырма:

Ит менен мышыктын адамдарга кылар кызматы менен пайдасын жана түрдүү сапаттарын баяндап, кластер түзгүлө.

## ТОКОЙДОГУ ОКУЯ



**Сүрөт боюнча аңгемелешүүгө багыт берүүчү суроолор:**

1. Токойдо кайсы жаныбар жана канаттуулар чогулушуптур?
2. Алар эмне максат менен чогулушту деп ойлойсунар?
3. Коён эмне тууралуу айтып жатат деп ойлойсунар?
4. Айбандардын падышасы арстан тууралуу эмнелерди айта аласыңар?
5. Жаныбарлар да ынтымактуу жашашы керек дегенге кандай ойдосуңар? Өз ара пикир алышкыла.

# Исхак Рazzаковдун балалық кези

## I

Эрте жазда айылдын чети менен бир топ атчандар жай бастырып келе жатышты. Амир ажы жанындагы урматтуу адамдар менен өткөн-кеткениди сүйлөшүп, тегерекке кез чаптырып баратты. Ак-Эшменин ак куму жерге төшөлгөн кең жайыкта ойноп жаткан топ балдарга, анан да кумга түшүрүлгөн шаардын картасына көзү түштү. Аң-таң калган ажы аттын башын тартып, балдарга карай бастырды. Анын артынан калгандары да жете келишти.


— Ассалоому алейкум, жигиттер. Бу силер эмне кылыш жатасыңар? — деп сурап калды кызыга ажы.

Балдар чочуркай унчукпай туруп қалышты. Ортодогу жымжыртыкты Исхак бузду:

— Алейкума салом, Ажы ата. Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул — коргону, мына мунусу — дарбазасы, мына булар — көчөлөрү, а булар — үйлөр, тигил болсо — дүкөн. А бул болсо — дарыясы, — деп жерде жаткан ак куурайды колуна ала коюп, баарын түгөл көрсөтүп түшүндүрүп бере койду.

### Суроо:

Кичинекей Исхактын жообу силерге жактыбы? Тексттен ошол жерин таап, үн чыгарып кайрадан окуугула.



## II

Исхактын көнүлүндөгү шерденүү, сыймыктануу өнүнөн да, сүйлөгөнүнөн да даана байкалып турду.

Амир ажы тогологунан келген, кара тору, бажырайган көзүнөн от жанып турган баланы таң калычтуу тигиле карады. Анын тартынбастан батыл сүйлөгөнүнө, жылдызы жангандын жүзүнө назары түштү.


Амир ажы бир канча убакка дейре унчукпай туруп, Исхакты мээрим төгө карады да, алдыга бастырып кетти. Анын артынан калгандары жөнөп кетиши.

Амир ажыны жети жашар баланын айткан сөзү, түзгөн картасы таң калтыра берди. Атчандар Ак-Эшме коктусунун кырына чыккан кезде, Амир ажы аттын башын тартып токтолуп, жанындагы чогуу жүргөн урматтуу кишилерине мындай деди:

— Жанагы батыл сүйлөгөн кара тору бала бир адам болуп чыгат. Бирок, биз аны көрбөй калабыз го...

Ажы ата Исхакка астейдил назарын салды.

Эки жолу Меккеге, Каабага барып, ажы болуп келген Амир ажыны таң калтырган кичинекей Исхак эч нерседен бейкапар достору менен кайрадан өз ишине киришип, «шаар курууну» астейдил улантып жатты...



Кийин бала чын эле чоңойгондо, элге кызмат кылган, эл үчүн күйгөн адам болуп чыкты. Ал – улуу инсан Исхак Рazzаков болчу.

*Батма Абдухамидова*

**Сөздүк:**

Ажы – Меккеге барып келген адам  
батыл – тартынбай  
астейдил – чын пейилден

**Суроолор:**

1. Атчан улуу кишилер эмне үчүн токтоп калышты?
2. Исхактын жообуна эмне үчүн Амир ажы таң калды деп ойлойсундар?
3. Чоңойгондо элге кызмат кылуу дегенди кандай түшүнөсүнөр?
4. Силердин кандай максаттарыңар бар? Өз ара ой бөлүшкүлө.

**Тапшырма:**

«Жакшы тилек – жарым ырыс» деген макалдын маанисин чогуу чечмелегиле.

**Бир сөздөгү үч сөз**



«МУЗОО» деген бир сөздөн  
Сен табасың үч сөздү.  
«300» башында  
«МУЗ» турат,  
А калганын издешчи.  
«УЗ» апанын килеми,  
Таң калтырды Бишкекти.

*Токтосун Самудинов*

**Сөздүк:**

уз – чебер

**Суроолор:**

1. «Кой» деген сөздүн канча мааниси бар экен? Алар тууралуу түшүнгөнүңөрдү айтып көргүлөчү.
2. Дагы кандай сөздөрдүн көп мааниси бар экенин билесиңер? Айтып көргүлөчү, мисалы: жаз – мезгил, жаз – дептерге жаз ж. б.

## **Аралашкан ариптер**

### **СКАУГМЫУЗРГААН**

Күштан ала өнү бар,  
Чопо идишти бөлүп ал.

(сагызган, кумура)

### **КБАУЙУРДААКН**

Жерди эмне дейт суу ичпес,  
Атты эмне дейт күйүкпөс.

(кайрак, буудан)

Токтосун Самудинов

## **БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО**

---

### **1. Келгиле, мелдешебиз. Ким туура жана тез жооп айта алат экен.**

- Аюу баласы кандай аталат?
- Бөрсө баласы кандай аталат?
- Колуң такыр күйбөйт,  
Муздал калган сууга.  
Туурабы бул? – ...
- Ак кум бетине шаар курган кичинекей баланын ысмы ким эле?
- «Төртөө» деген сөздөн үч сөз таап айткылачы.
- Суу ичпес жерди эмне дейт?
- Чарчабас да, күйүкпөс атты эмне дейт?
- Носорогду кыргызча кандай атайбыз?
- Адамда эмне үчүн эки колу, эки буту бар?
- Эмне үчүн эки көзү, эки кулагы бар?


## 2. Кроссворду толтургула.

### Туурасынан:

1. Тұлқу баласы кандай аталат?
2. Жарыктан качкан канаттуу кандай аталат?
3. Түгөйүн издең үн салган күштүн аты?

### Тигинен:

1. Жапыз деген сөздүн каршы мааниси?
2. Сөйкөнүн экинчі аталышы кандай?
3. Үйүн жонуна көтөргөн жандық кандай аталат?



# БАЙЧЕЧЕКЕЙ ГУЛ АЧТЫ

## Байчечекей (Уламыш)

Илгери өткөн заманда төрт түлүгү шай бир бай болуптур. Бай улгайганга дейре бала көрбөй кайгырып жүргөн мезгилде кебезден ак, айдан сулуу, гүлдөн назик, жалгыз кыздую болот.

Мезгил өтөт. Кызы чулдурап сүйлөп, там-туң басып, атасынын кайгыдан карып болгон жүрөгүн жашартып, жашына жаш кошуп, көнүлүн күшубак кылат.

Күндөрдүн биринде кыз талаадан ойноп келип эле, «башым» деп ооруп, табити эч нерсе тартпай, жеген тамагы аш болбой, төшөккө жатып калат. Атасы тегеректеги та-быптарды алдырат. Бирок, бири да кыздын оорусунун себебин билбей, баштары катат.

Амалы түгөнгөн бай:

– Карыганда тапкан жалгыз кара чечекей баламан айрылат турбаймынбы, кудай, – деп ботодой боздойт.

Күндөр өтө берет, кыздын адам болбосу билинет. Ошол мезгилде кайдан-жайдан келгени белгисиз, ааламды кезген думана пайда болот.

Ал келип, кыздын тамырын кармап:

– Бактыңыз бар экен, байым. Кызыңыздын үч күндүк гана өмүрү қалган экен. Улуу тоонун башында калын карга карабай желегин жайган, какшаган суукка туруштук берип өскөн, жаздын, жашоонун жышаанын берген бир кичинекей сары гүл бар. Колунуздан келсе, ошону тез алдырыңыз. Кызыңыздын дартына бир болсо, ошол гүл даба болот, – дейт.

Сүйүнгөн ата жигиттерин тездетип ошол гүлгө жиберет. Жигиттер баягы кереметтүү сары гүлдү үчүнчү күн дегенде алыш келип калышат. Табып гүлдү кызга иске-

тип, кайнатып берип, кырк күн жанынан жылбай карайт. Кырк бириңчи күн дегенде кыз төшөктөн туруп, сыртка өз алдынча чыгып калат.

Күндөр өтүп байдын кызынын демине дем, күчүнө күч кошулуп тыңый баштайт. Оюнкараак кызынын баштагыдай так секирип ойноп, күлкүсү шандуу чыгып калганын көргөн байдын көңүлү түнат. Бай касиеттүү думананы ыраазы кылып узатат.

Ошондон кийин эл байдын жалгыз кызын өлүмдөн алыш калган кереметтүү кичинекей сары гүлдү «байчечекей» деп атап калышыптыр.

Эл казынасынан

**Сөздүк:**

чечекей – жалгыз

**Суроолор:**

1. Байдын жалгыз кызынын оорусуна дабагер табылдыбы?
2. Белгисиз думана кайсы гүлдү оорунун дабасы деп айтты?
3. Дарылых касиети бар кичинекей сары гүл эмне себептен «байчечекей» аталыш калышыптыр?

## Байчечекей

Адыр менен колоттун,  
Тени кара, тени кар.  
Ал аңгыча гүл жайнайт,  
Кардай аппак өңү бар.

Ырдайт бизге эн алгач,  
Жарашыктуу жаз ырын.  
Ичке, назик сабагы,  
Дир-дир этет акырын.

Байчечекей – баатыр гүл,  
Бороондо да үшүбөйт.  
Колдору шок балдардан,  
Коркконунан титирейт.

Токтосун Самудинов

## **Суроолор:**

1. Бул ырда байчечекей гүлүн эмне үчүн «баатыр гүл» деп атап жатат?
2. Жазында гүлдөрдү үзүп алып, гүлдесте жасоо туурабы? Эмне үчүн?
3. Силер гүлдөргө кандай мамиле жасайсыңар? Сүйлөп бергиле.

## **Тапшырма:**

Ырлардын сиперге жаккан саптарын жаттап алгыла.

## **Керемет учур**


Булбул сайрап бактагы,  
Бүчүр байлап шак дагы.  
Кытыгылап сезимди,  
Күлөт тура жаз дагы.

Түркүн-түркүн гүл ачып,  
Асман ачык, күн ачык.  
Сур булаттар кечээки  
Кетишиптири кыр ашып.

Көгөөн учуп дыңылдал,  
Чегирткелер чырылдал.  
Айттор, баары жайдары,  
Өз тилинде ыр ырдан.

Гүл тагынып жакама,  
Жазды окшотуп апама,  
Берекелүү, табышкөр  
Күз окшош – дейм атама.

*Жыпара Исабаева*



## **Суроолор:**

1. Эмне үчүн жаз мезгилиин керемет учур дейбиз?
2. Силер жашаган жакта кандай жаныбарлар, канаттуулар, курт-кумурскалар, өсүмдүктөр бар? Аттарын атап, алар тууралуу билгениңдерди айтып бергиле.
3. Акын эжеңер эмне үчүн «жазды апама, күздү атама окшотом» дейт? Силер кандай ойлойсуныңар?

## **Тапшырма:**

Ырды жаттап, көркөм айтып бергиле.

## Балдар менен турналар



- Эй, эй, каркыра, турна,  
Кайдан келе жатасын?
- Алтын саамай кыз алышп,  
Кыштан келе жатамын.
- Эй, эй, каркыра, турна,  
Эми кайда барасың?
- Күмүш көкүл бала алышп,  
Күнөс жерге барамын.
- Эй, эй, каркыра, турна,  
Күнөс жерде әмнең бар?
- Жакшы окуган байкем бар,  
Таза жүргөн әжем бар.
- Эй, эй, каркыра, турна,  
Бизден таза, ак бекен?
- Силердей әмес, әжекем  
Мектебинен кечиккен.
- Эй, эй, каркыра, турна,  
Кана, дагы бирдеме айт?
- Конгуроолор шынгырайт,  
Бизди әэрчибей кайра кайт.

Алыкул Осмонов

### Суроолор:

1. Жаз мезгили келгенде кандай канаттуулар учуп келе башташат әкен?
2. Каркыра, турналар кайдан учуп келе жатышыптыр? Кайда учуп барабыз дешет? Үрдү ролго бөлүштүрүп, көркөм окуп бергиле.
3. Ага-әжелери тууралуу әмнелерди айтышты? Алардан кандай үлгү алса болот?
4. Балдарга каркыра, турналар кандай көнеш айтышты?

### Тапшырма:

Үргө жараша элестетип сүрөт тарткыла жана үрдү жаттап алгыла.

## Бак тигели

Бак тигели, курбулар,  
Булбул конуп ыр қылар.  
Жакшы балдар экен деп,  
Жардамдашпай ким туар.

Бактар шактап бүр алсын,  
Шактары өсүп буралсын.  
Жакшы балдар тиккен деп,  
Жаратылыш кубансын.

Көгөрсө бак, карашат,  
Көлөкесүн самашат.  
Жашылданып айланы,  
Жай турмушка жарапашат.

Сууну бурсак жүгүрөт,  
Бак өскөнү билинет.  
Абдан жакшы болду деп,  
Ата-энебиз сүйүнөт.

Көркө келип көчөбүз,  
Көрүп күндө өтөбүз.  
Билим алыш, көп окуп,  
Биз да бактай өсөбүз.

Бактыгүл Чотурова



### Сөздүк:

жай турмушка – мында: тынчтык мезгилине деген мааниде

### Суроолор:

1. Бак өстүрүү үчүн кандай иш-аракеттерди жасоо керек экен?
2. Жаз келгенде силер кандай жумуштарды аткарасыңар?
3. Бактай болуп өсүш үчүн силер эмне қылышыбыз керек деп ойлойсуңар?
4. «Жаз – жарыш, күз – күрөш» деген макалдын маанисин чечмелегиле.

### Тапшырма:

1. Үрдү жаттап, көркөм айтып бергиле.
2. Өз айылыңар тууралуу сүрөт тарткыла.

## БААРЫНАН ЭНЕ ҮЙЙЫК



**Сүрөт боюнча чакан дил баян жазууга багытталган суроолор:**

1. Апа бала үчүн кандай камкордуктарды көрөт экен?
2. Апанын жасаган эмгектерин атап көргүлөчү?
3. Апаларыбыз бизге кандай мамиле жасашат?
4. Өзүңөрдүн апаңар, чоң эне, таенеңер тууралуу эмнелерди айтып бере аласыңар?
5. Биз апаларыбызды кантип сүйүнтсөк болот?

## **8-Март – Аялдардын эл аралык күнү**

8-Март – энелердин, әжелердин жана карындаштарыбыздын Эл аралык майрамы. Бул майрам – бардык майрамдардын сулуусу, сүйкүмдүүсү. Анткени ал, адегенде, бизди жарык дүйнөгө апкелген, наристе курагыбыздан бери күнү-түнү алпештеп өстүрүп, түн уйку, күн тынчтыгын бизге арнаған энелерибиздин майрамы. Ошол учун биз энелерибизди бул күнү айрыкча урматтап, сыйлап, белек тартуулашыбыз керек. Бардык сабактарыбызды «бешке» окуп, адептүү, тартиптүү, таза жүрүп, жакшы адам болуп, энелерибизди кубанталы.

Бирок, биз бир нерсени эстейли. Энелерибизди ушул майрам күнү гана әмес, ар күнү урматтап, әч качан капа кылбай, эмгегин сыйлайлы. Энелерибизге түбөлүк карыздар экенибизди әч качан унутпайлыш, достор!

### **Баарыбыздын майрамыбыз**

8-Март майрам,  
Бизге дагы шат майрам.  
Байчечекей табабыз,  
Апабызга капкайдан.

Текке кетпейт камыбыз,  
Жыргайт чалкып жаныбыз.  
Апамдыкы – деп коюп,  
Майрамдайбыз баарыбыз.

*Абзий Кылдыров*

#### **Суроолор:**

1. 8-Март майрамы кимдердин майрамы экен? Апалар тууралуу дагы кандай жылуу сөздөрдү айтар элеңер?
2. Апаларды майрамы менен күттүктап, эмнелерди белек кылсак болот?
3. Апаңардын бир күндүк түйшүгүнө көңүл бөлүп, ал тууралуу айтып көргүлөчү?

### Тапшырма:

1. Ырды жаттап көркөм айтып бергиле.
2. Апа жөнүндө макалдардан жана ырлардан жаттап келгиле.



### Энелердин майрамы

Асмандағы Ай дагы,  
Жарық чачып жайнады.  
Ал анткени айга окшош,  
Апакемдин майрамы.

Күлмүндөгөн Күн дагы,  
Күмүш нурун арнады.  
Ал анткени гүл жыттуу,  
Апакемдин майрамы.

Апакебай, ыйыгым,  
Алтын күндөй бийигим.  
Аман-эсен жүрөгөр,  
Жарық чачып биз үчүн.

Апакебай, ак таңым,  
Алдей айтып бакканым.  
Бүт дүйнөнү қыдышып,  
Айтып бүтпөс дастаным.

«Балаты» журналынан

### Суроолор:

1. Ырлардын кайсысы силерге өзгөчө жакты? Эмне үчүн?
2. «Гүл жыттуу» деп, кайсы мезгилди айтып жатат деп ойлойсундар?
3. Апаларга арнап Ай жарық нурун, Күн күмүш нурун чачканын кандайча түшүндүрөсүнөр?
4. Апа-әжелерди күттүктап, жылуу сөздөрүнөрдү айтып көргүлөчү?

### Тапшырма:

1. Ырды жаттап көркөм айтып бергиле.
2. Апаларга арнап ыр, күттүктөө, каалоо-тилек сөздөрүн жазып келгиле.

# АПАМА АРНАЙМ



**Сүрөт боюнча сүйлөп берүүгө жана дил баян жазууга багыт берүүчү суроолор:**

1. Апаларбызды кантип кубандырсак болот экен?
2. Апанын эмгегин канткенде актоого болот деп ойлойсуңар?
3. Ар бир иште апаларга кол кабыш кылуу керек экендиги түуралуу оюңарды айткыла.
4. Апаңарга арнаган жылуу сөздөрдү айтып көргүлөчү.

## Бул адептүү кайсы кыз?

Абай салчы бир кызга,  
Эл айтса, анда ырас да:  
«Адептүү бир кыз бар» – дейт,  
Ушул 2-класста.

Адаты – эрте ойгонуу,  
Азайтыптыр ойноону.  
Айтор, абдан иштерман,  
Апасынын он колу.

«5» ке окуйт сабагын,  
Үйдө дагы карагын:  
– Ўй шыптырып, идиш жууйт,  
Эч буркөбөй кабагын.

Дептерлери башкача –  
Ичи-сырты таптаза.  
Бой көтөрбөйт эч качан,  
Жакшы кыз, – деп мактаса.

Жардам берген жана да,  
Ага, буга, сага да.  
Бу кайсы кыз адептүү,  
Барбы ушу арада?

*Жылара Исабаева*

### Сөздүк:

абай салчы – мында: көңүл салчы

### Суроолор:

1. Адептүү кыздын кандай жакшы сапаттары бар экен?
2. Адептүү болуу үчүн дагы кандай жакшы иштерди жасаш керек деп ойлойсунар?
3. А силердин араңарда кимди абдан адептүү деп эсептейсіндер? Эмне үчүн?

### Тапшырма:

1. Адептүүлүк жөнүндө макалдарды таап келгиле.
2. Үрдү жаттап алгыла.

## Апам иштен келгенде

Сабак бүткөн сон, классташтар үйгө карай кетип бара жатышты. Алар өз ара жарышып, апалары иштен келгенче эмне иш кыларын айтканга биринен-бири озунуп жатышты. Биринчи болуп Рахат сөз сүйлөдү:

– Мен апам жумуштан келгенче үй жыйнап, чыныларды жууп коём.



Бермет да жасаган ишин айтканга шашты:

– А мен болсо, апама ысык чай даярдайм.

– Очокко жакканга ыңгайлуу болсун деп, агам экөөбүз отун камдап коёбуз, – Азиз токтоо сүйлөдү. – Апам иштен келгенде абдан ыраазы болуп, бизди мактайт.

– А мен болсо, бөлмөдөгү гүлдөргө суу куям..., – энтиге сөзгө кошулду Асема.

А силерчи, балдар? Аңгемени эми силер улантып көргүлөчү.

– ...

*«Кыргын» журналынан*

### Суроолор:

1. Балдар апаларына кантип жардам беришет экен?
2. А силер апаңарга кандай жардам бересиңер? Айтып бергиле.
3. «Мен апамды кантип кубанттым?» деген темада бири-бириңер менен ой бөлүшкүлө.

### Тапшырма:

Эне тууралуу ыр, макалдардан таап, жаттап келгиле.

## НООРУЗ – ЖАҢЫНЫН БАШТАЛЫШЫ

### Нооруз

Өмүр тилеп балдарга,  
Ден соолук тилеп чалдарга,  
Өсүүнү тилеп көк тиреп,  
Карагай, кайын, талдарга,  
Келди нооруз майрамы,  
Көрүнүшү жайдары.

Көрүнүп шандуу кап-кайдан,  
Ала-Тоодой чалкайган,  
Ысык-Көлдөй жайкалган  
Келди каалап, жаз майрам:  
Көл бөксөрбөй, толушун,  
Элде тынчтык болушун.

Сайрандап эркин бой керип,  
Сүмөлөк жасап, той берип,  
Келди майрам нур жүздүү!  
О, жаш досум, бол шерик!  
Достуктун ырын ырдайлы,  
Болбосун элде мун-кайгы.

Темиркул Умөталиев


#### Суроолор:

1. Нооруз майрамын кайсы мезгилде белгилейбиз?
2. Эмне үчүн Нооруз күнү арча түтөтүп аласташарын билесиңерби? Айтып көргүлөчү.
3. Бул күндө адамдар бири-бирине кандай жакшы каалоо-тилектерди айтышат?
4. Сүмөлөк тууралуу эмнелерди билесиңер?

#### Тапшырма:

Силер да бири-бириңерге жакшы каалоо-тилек айтып көргүлөчү.

# КЕЛ, НООРУЗУМ, КЕЛЕ ГОЙ!



- Сүрөттөр боюнча дил баян жазууга багыт берүүчү суроолор:**
1. Умай эне кандай тилектерди айтып аластаганын уккан белеңдер?
  2. Баба дыйкан эмне максат менен эгин эгет деп ойлойсунар?
  3. Ак бата алуунун маанисин кандай түшүнөсүңөр?
  4. Нооруз майрамын элдер кандай майрамдашат?
  5. Силем Нооруз майрамына кандай даярданасындар?
  6. Жаңы жылдан кандай тилек кылдыңар?

## Балдарга насыят

Ырыскыны бекерге  
Төкпөгүлө, балдар, ай.  
Акарат кылыш бирөөнү  
Сөкпөгүлө, балдар, ай.

Мурдуңду бөөдө көтөрүп  
Көппөгүлө, балдар, ай.  
Бирдин көөнүн оорутуп  
Кетпегиле, балдар, ай.

Түбү қандай болушун  
Эстегиле, балдар, ай.  
Минип турган атынды  
Чаппагыла, балдар, ай.

Киши билбестиктен сүйлөсө,  
Какпагыла, балдар, ай.  
Бош куржунга сук колду  
Салбагыла, балдар, ай.

Бирөөнүн болсо буюу,  
Албагыла, балдар, ай.  
Жаманатты – наалатка  
Калбагыла, балдар, ай.

Каяша сүйлөп, сөз кайрып  
Турбагыла, балдар, ай.  
Шоктук кылыш бирөөнү  
Урбагыла, балдар, ай.

*Барпы Алыкулов*

### Суроолор:

1. Барпы атабыз қандай насыяттарды айтып жатат?
2. Эмне үчүн бирөөгө жаман сөз айтып, көңүлүн оорутпаш керек э肯?
3. Бирөөнүн буюун уруксатсыз алуу туурабы? Силер қандай ой-лойсуңар?
4. Силерге ата-энендер қандай насаат сөздөрдү айтышат? Эстеп көргүлөчү?

### Тапшырма :

Туура эмес сүйлөгөн сөздөрүнөрдү, ката иштериңерди эстеп көргүлө. Алады жоёруңар тууралуу убада бергиле.

## Ай

Ай жаркырайт асманда,  
Куду алтын чарадай.  
Жарап турду Өмүрбек,  
Кызыгуусу тарабай.

Алтын чара асманда  
Аста жылып баратты.  
Балдар түндө коркот – деп,  
Жарық нурун таратты.

Өчүп, жанып жылдыздар,  
Өздөрүнчө ойноду.  
Аларды Өмүр: «Чон Айдын  
балдары» – деп ойлоду.

*Байтемир Асаналиев*



### Суроолор:

1. Асманда жаркыраган айды Өмүрбек эмне деп ойлоду?
2. Жылдыздарды Айдын балдары деп айтууга болобу?
3. Айдын жаңырганын, толгонун көрдүңөр беле? Байкаганыңарды айтып көргүлөчү.

### Тапшырма:

Айга жана жылдыздарга байкоо жүргүзгүлө. Жылдыздардын аттарын, Ай тууралуу билгениңерди айтып бергиле.

## Чиркей, чабалекей жана жылан

Илгери-илгери жер жүзүн топон суу капитаптыр. Ошондо Нук пайгамбар чон кеме жасап, «жан-жаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн» деп ар бир жаныбарлардан бир эркек, бир ургаачыны кылып, кемеге салууга буюрган экен. Күндөрдүн бириnde кемеде тешик пайда болуп, кемеге суу кире баштайт. Көрсө, аны чычкан тешиптири. Нук пайгамбардын айласы кетип:

– Ким бул тешиктен суу өткөрбөй жаап тура алат! – деп жар чакырат.



— Мен суу киргизбей кармап турам! — деп жылан чыгат. Ошол убадасына бек болуп, топон суу бүткөнчө бир тамчы сууну кемеге киргизбей тосуп турат. Алар акыры кургакка чыгышат. Нук пайгамбар жыландын эмгегине ыраазы болуп, өзүнө чакыртат.

— Жылан, сага ыраазымын. Эмгегине кандай акы аласын? — деп сурайт.

— Дүйнөдө эмне таттуу болсо, ошону алам, — дейт жылан.

— Эмесе, ар бир жаныбардын, жемиштин даамын татып, эмне таттуу экендигин билип кел, — деп Нук пайгамбар чиркейди жумшайт.

Чиркей бүт ааламды кыдырып, жан-жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн даамын татып, кайра келе жатканда, анын алдынан чабалекей тосуп:

— Чиркейим, эмненин даамы таттуу экен? — деп сурайт.

— Баарынан адамдын каны таттуу экен, — дейт чиркей.

— Тилин кандай болуп калыптыр, таттуу даамга кандай болгонун көрөйүнчү? Тилинди бери сунсан? — дейт чабалекей.

Чиркей тилин сұна бергенде, чабалекей анын тилин сууруп алат.



— Кана, чиркейим, эмненин даамы таттуу экен? — деп Нук пайгамбар чиркейден сураганда, ал «кың-кың» этип эч нерсе айталбай коёт.

— Баканын каны таттуу экен деп жатат, — деп чабалекей жооп берет анын ордуна.

Чабалекейдин сөзүнө ачуусу келген жылан куйругу менен бир чапканда, чабалекейдин куйругу экиге бөлүнүп калат экен. Ошондон улам анын куйругу эки ача болуп калыптыр.

Нук пайгамбар чабалекейдин сөзүнө ишенип, баканы жыланга буйруп коюптур. Ошондон улам жылан бака соруп калат. Эгерде чабалекей болбогондо, жылан адамдын канын соруп калмак экен. Жылан менен чабалекейдин оч болуп, адам менен чабалекейдин дос болуп калышы ошондон улам болуптур дешет.

**Элдик жомок**

**Суроолор:**

1. Нук пайгамбар эмне учун бардык жаныбарлардан бир түгөйдөн кемеге салып алган экен?
2. Жыланды кайсы эмгеги учун пайгамбар сыйламакчы болот?
3. Чиркей кимдин каны таттуу экен деп бара жаткан эле?
4. Эмне учун чабалекейге жыландын ачуусу келет?

## Тапшырмалар:

1. Чиркей, чабалекей, пайгамбар – үчөөнүн сүйлөшүүсүн тексттен таап, көркөм окугула.
2. «Чабалекей – адамдын досу» дешет. Ушул тууралуу өз оюңарды айтууга даярданғыла.



## Жамғырдан соң

Сур булут жылып түнөрүп,  
Күн нурун бизден жашырды.  
Күнендап шамал ызалуу,  
Удургуп барып басылды.

Жагымдуу жаздын жамғыры,  
Көнөктөп төктү шатырап.  
Күн нуру шоола жиберип,  
Булутту сүрүп качырат.

Суу шимип талаа гүлдөрү,  
Көркүнө чыгат буралып.  
Бөрсөйө түшкөн бүчүрдөн,  
Мөлтүрөйт тамчы куланып.

Сергиди жер да дем алыш,  
Ой-тоосу жашыл тазарып.  
Жагымдуу жаздын жытынан,  
Табият калды жашарып.

Дүйшөбүбү Жамансартова

## Суроолор:

1. Жамғырдан соң айлана кандай болуп калат? Сүрөттөп айтып көргүлөчү.
2. Акын эмне үчүн «жамғыр жаагандан кийин табият жашарып калды» деп жатат? Ошол саптарды ырдан таап көркүтүү окуп бергиле.
3. «Жамғыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт» деген элдик макалдын маанисин кандай түшүнөсүңөр? Оюңарды айтып көргүлөчү.

## Тапшырма:

1. Үрдан өзүңөргө жаккан саптарын жаттап алгыла жана көркүү айтып бергиле.
2. Табышмактардын жандырмагын тапкыла.

Буту жок басат,  
Канаты жок учат.

Кара-кара, кара тоо  
Кандар өтүп баратат.  
Бийик-бийик, бийик тоо,  
Бийлер өтүп баратат.  
Бийдин уулу Шадыкан,  
Шыбыратып баратат.

## Таранчы

Илгери-илгери канаттуулардын падышасы өзүнө өзгөлөрдө жок бир керемет шаар курдургусу келет. Бул онай иш эмес эле да. Ошондуктан ааламга жар салып, канаттуу күш аттуулардын баарына кабар жиберет. Қеп-кенеш, жардам-көмөк сурайт. Моюн толгоп келбекендөрин жазага тарттырат. Келип алыш, кыйноо-кыстоого чыдабаган-



дары качат. Кармалгандары жан чыдагыс азап-торго кабылат. Кыскасы, эки канатын эркин кагып, көк майсандуу чөп менен ак булуттуу көгөргөн көктүн ортосуна сайран курган күштарга карангы түн түшөт.

Шаар курулушу ондогон жылдарга созулат. Качкынбозгундар көбөйө бергендиктен, залим падыша канаттуулардын шыйрактарына кишен, тушамыш салат. Качып чыккандар азаят. Бирок ошолордун ичинен таранчы чымчык баарына кайыл болуп, тушамышы менен качып кетет. Адамдар жашаган жерден башпаанек издең, биротоло байырлап калат. Башка канаттууларча арыштабай, кош аяктап секирип калганы ошондон дешет.

«Байчечекей» журналынан

### Сөздүк

өзгөлөрдө – башкаларда

кишен – бутту тушаган темир

тушамык – бутту тушаган жип

кайыл болуп – мында: макул болуп деген мааниде

башпаанек – жашай турган жер

кош аяктап – эки буттап

### Суроолор:

1. Канаттуулардын падышасы эмне үчүн күштарды кыйноого салат экен?
2. Падыша канаттууларга кандай кордуктарды көрсөтө баштайт? Жомоктон таап үн чыгарып окугула.
3. Таранчыга адамдар жардам кылыштыбы? Таранчы эмнеликтен кош аяктап секирип калыптыр?

### Тапшырма:

1. Таранчыны көргөн белеңер? Сүрөттөп айтып бергиле. Анын секирип жүргөнүн көңүл бөлүп байкагыла.
2. Канаттуулар үчүн кандай кам көрүү керектиги тууралуу оюндарды айткыла.

1. Бул бөлүмдө сиперге кайсы чыгарма өзгөчө жакты? Ал чыгарманын мазмунун эстеп көргүлөчү.
2. Жаз мезгилиниң башка мезгилдерден кандай айырмачылыктары бар экен? Жаз мезгилиндеги айлана-чөйрөнүн кооздугун сүрөттөп айтып бергиле.
3. Жазында кандай майрамдарды белгилейт экенбиз. Алар туура-луу айтып бергиле.
4. Келгиле, балдар, викториналык суроолорго жооп берип, бөлүм боюнча алган билимдерибизди текшерели жана бышыктайлы:
  - Жаз алды менен эң биринчи төрөлгөн гүл кайсы?
  - Байчечекей гүлү тууралуу ырдан төрт сап жатка айтып бергиле.
  - Эмне үчүн жаздын алгачкы гүлү «байчечекей» аталып калыптыр?
  - Күндөй мээримин баарыбызга тегиз чачкан апалар жөнүндө кандай чыгармаларды окудук? Үрлардан жатка айтып көргүлөчү.
  - Кандай кыздарды адептүү деп атасак болот деп ойлойсунар?
  - «Нооруз» деген сөздү кандай түшүнөсүңөр?
  - «Акарат кылышп бирөөнү,

Сөкпөгүлө, балдар ай», – деген саптар кайсы чыгармага таандык? Автору ким?

  - Чабалакей менен адам эмнеликten дос болуп калган экен?
  - Эмне себептен чабалекейдин күйругу эки ача болуп калган?
  - Таранчынын кош аяктап секирип калганынын себеби эмнеде экен?
5. Барпы Алықуловдун «Насыят» аттуу ырын жатка айтып бергиле жана анын тарбияллык мааниси тууралуу өз оюндарды айтып бергиле.
6. Жаз мезгили, апалардын майрамы, Нооруз майрамына байланыштуу ыр, макал, табышмактарды айтышып, бири-бириңер менен мелдешкиле.

## БАБАЛАРДАН КАЛГАН СӨЗ

### Кошой дөө менен Жолой дөөнүн күрөшү («Манас» эпосунун негизинде)

*Катышуучулар:*

1. Автордун үнү
2. Жарчы
3. Манасчы
4. Манас баатыр
5. Кошой дөө – кыргыз баатыры
6. Конурбай – калмактын ханы
7. Жолой дөө – калмак баатыры
8. Жалпы эл

#### 1-сүрөт

А т о р д у н ү нү: Кыргыздын белгилүү хандарынын бири Кекөтэйдүн аши өтүп жаткан. Манас баш болгон кыргыздар, Конурбай баш болгон калмактар топ-топ болуп сахнадан эки жагына бөлүнүп турушат.

Кекөтэйдүн көк туусу көтөрүлөт. Жарчы жар чакырып, эл ичинде аралап жүрөт.

Ж а р ч ы: Э-ээй, эл журт! Уккула баарын! Укпай калдым дебегиле! Эки балбан чыксын – деди. Жыгылганы куру калсын – деди. Алты жүз жылкы, бир жүз төө, Байгеге жыкканы алсын – деди. Аз десенер, анан да, Эки жүз сыйыр, беш жүз кой! Ээй, Эл-Журт! Укпай калды – дебегиле... Уккула...

А т о р д у н ү нү: Калмак эли дуулдап, чурулдап, Жолой дөөсүн күрөшкө салмакка ортого чыгарышат. Жолой дөө – дөөлүгү турпатынан көрүнүп, ортого келет.

К о н у р б а й: Э-эй! Буруттар, мени уккула,  
Балбаның болсо чыккыла,  
Каруун болсо жыккыла, кана!

**Ж о л о й:** Балбаның болсо, келгинин бері,  
Балбаның әгер болбосо,  
Мөөрөйдү мага бергинин... Ха-ха-хаа!

**А в т о р д у н ү н ү:** Кыргыздар өздөрүнчө чогулушуп, балбан тандоосун улантууда. Кошой дөө балбандарга кайрылат, алардын баары Жолой дөө менен кармашуудан качышат. Калмактар дуулап: «Балбаныңарды алып чыккыла, болбосо байгени бергиле» деп кыйкырып турушат. Манас баатыр ак байрагын желбиретип, жигиттер менен бөлүнүп турат.

Кошой дөө Манас баатырга келип кайрылат:

**К о ш о й:** Кедердин уулу Жолой дөө,  
Балбанга чыкты басып жөө, баатыр.  
Беттешер пенде жок болуп,  
Балбандар качып ыктады,  
Калабалуу каапырдын,  
Каршысына чыкпады, баатыр,  
Канкорум, өзүн, эр әлең  
Кайратың ашық неме әлең.  
Сен түшпөсөң каапырга,  
Кандай пенде катылат, баатыр.  
Же, карысам да карпандал,  
Карт буурадай тарпандал,  
Мен түшпөсөм каапырга.  
Кандай адам табылат?  
Кабылан Жолой баатырга, ыя?!

**М а н а с:** Келгенинiz эп эле, айтканыңыз айтар кеп эле. Аянып турсам каапырдан, анда мени жемеле, аба. Ат үстүндө турганда, ажалдан качпас эр элем, эзелтен жөөгө жок элем, аба. Жыгылсам соо болбосмун, жыксам соо койбосмун, аба. Карыя аба, өзүң бил, намыс үчүн чечинип, балбанга беттеп чыгармын. Барсам итти жыгармын, бирок, элинен салбай койду – деп, эпсиз сөзгө калармын, аба. Олжосуна кызыгат деп, ушак сөздү угармын аба. Кандай дейсиз?

**А в т о р д у н ү нү:** Манас баатырдын бул сөзү Кошой балбанды катуу ойго салат.

**К о ш о й:** Карып калган чагымда, сакалымдын агында, арманым арбын, дартым бар, балам. Жыйырма беште болгондо го, Жолой чыкса жолумдан ошондо, башы таштан болсо да анын, соо кетпес эле го колумдан, балам. Отуз беште жолукса дагы, ойрондотор эр элем го, ошол иттен коркор мен белем. Элүү беште жолукса дагы, эптебей турган эр белем, балам!

**А в т о р д у н ү нү:** Айласы кеткен Кошой балбан жалпы кыргыз элине кайрылат.

**К о ш о й:** Эми, сексен бешке чыкканда минтип,  
Картайганымда калкымдын каалап  
калганын кара,  
Кан Манас айтып салганын кара,  
Канкордун шагын сындырбайын.  
Калкына уят кылдырбайын,  
Төгүлбөй турган кан барбы,  
Өлбөй турган жан барбы, журтум.  
Карысам да тобокел дейин,  
Токтолбостон барайын, Жолойго!  
Айтканыңа көнөйүн,  
Ажалым жетсе өлөйүн, балам...

**А в т о р д у н ү нү:** Манас баатыр баш болгон кыргыз балбандары Кошой дөөгө таазим этишип, башын ийишет.

**Суроолор:**

1. Манасчы жарыясында эмне деп айтты?
2. Кошой балбан эмнеге тынчсызданды?
3. Жолой менен күрөшүүгө ким чыгат деп ойлойсуңар?

**2-сүрөт**

**А в т о р д у н ү нү:** Ырамандын ырчы уулу кыргыздардан күрөшкө жүрт абасы Кошойдун чыга турганын маалымдайт. Кошойго Манас, Төштүк баатырлар келишип, кайрат беришип, кармашка

узатышат. Эл чуркурап бата беришет. Ошондо Кошой кармашка чыгар алдында элге кайрылат.

**К о ш о й:** Жалпы журтум, угуп ал. Салышып жүрүп башынан, күрсү тийген жерим бар эле, кылыш тийген шилим бар эле. Ошондон бери, көзүм барат чекчейип, белим барат бекчейип, Аркамды баскан сары суу, беш-алты бала келиндер, белимди басып беринер, балдарым!

**А в т о р д у н ү н ү:** Кошой жерге көмкөрөсүнөн жатат, он эр азамат жонуна чыгып тебелей баштайт. Аны көргөн Жолой каткырып, шылдыңдап күлөт.

**Ж о л о й:** Кыжылдаган бурутту жакшы билбegen элем. Мындай арсыз журтту көрбөгөн элем. Өзүлөрү тепкилеп, Курган чалды курутту го. Чалынын шорун катыры го, ха-ха-ха. Өзүлөрү тебелеп, мага жеткирбей эле, өлтүргөнү жатыры, го. Ха-ха-ха!

**А в т о р д у н ү н ү:** Ага арданып кеткен Кошой дөө тура калганда, он желдет он жакка жонунан топтой ыргып түшөт. Кошой Жолой дөөгө жаалданып каршы беттеп басат.

**К о ш о й:** Калжактабай сөзүм ук,  
Кайдасын, Жолой бери чык.  
Каруун болсо мени жык  
Кара жерге башым тык,  
Кана эмесе, бери чык, Жолой!

**А в т о р д у н ү н ү:** Жолой келет, экөө тирешип кармаша баштайт. Ошондо ал Кошойго кыйынсынып, аны теңсинбей сүйлөйт.

**Ж о л о й:** Менин атым Жолойдур, Жолойго адам жолойбу, жологон адам оноорбу? Бир башыңды Кошоюм, мин жашың болсо да койбосмун. Ачыгып турам, өзгөчө, бүгүн, ичсем каныңа тойбосмун! Ха-ха-ха-аа!

**А в т о р д у н ү н ү:** Кыргыздар «Кошой, Кошой!» деп ураан чакырат. Калмактар «Жолой, Жолой!» деп ураан чакырышат. Эки дөө кармашты башташат. Бирин-бири көккө ыргытышат. Дөөлөр топтой учуп, тебетейдей тегеренип, баладай жыгылып туруп жатышат. Эл

уу-дуу болуп, кулак тунат. Дөөлөр баскан жерден бурулдап чаң чыгып, жер бетин жөө тумандай каптайт, асман тунарып, ай менен күн көрүнбөйт. Күн кеч кирип, таң атат. Қүрөш дагы эле бүтпөйт. Манасчынын добушу чыгат.

**М а н а с ч ы:** Атандын көрү, дүнүйө,  
Мына ошондо шерденип,  
Күчүн болсо карма – деп  
Кошой сунду билегин.  
Касиеттүү эр Кошой  
Бир тартуу менен Жолойдон  
Булкуп сууруп алганы  
Жол терисин шыптырып,  
Жолой алыш калганы.  
Мына ошондо эр Кошой,  
Жаалданган Жолойду  
Ач билектен алганы  
Эки жулкуп эр Жолой  
Эптең сууруп алганы.  
Шыптырылып кол тери,  
Кошойго кетип калганы...  
Мына ошентип эки дөө  
Кеч киргенче арбашты,  
Анда дагы токтобой,  
Таң атканча кармашты.  
Так эртеси болгондо,  
Күн обого толгондо  
Алышып жүрүп абаңыз,  
Алптыгына караңыз,  
Көнүл кетип күүгүмдөп,  
Көшүп кетти үргүлөп...  
Айласы келбей турууга,  
Абакениз Кошойду  
Апарып ташка урууга  
Көөнүнө Жолой салыптыр  
Көтөрүп таптак алыштыр, ээй..!

**А в т о р д у н ү нү:** Жолой дөө Кошой дөөнү башынан өйдө таң көтөрүп алып, ташка чапканы калат. Ошондо Манас аны көрүп, чыдабай кетип айкырыкты салат.

**М а н а с:** Абакем, Кошой, неттиңиз, кокуй. Намысың колдон кеттиби, мастан түпкө жеттиби, кокуй! Кантесин Кошой көзүндү ач, каманга кантис чалдырдың, каапырга намыс алдырдык... кокуй!

**А в т о р д у н ү нү:** Манаска кошуулуп эл дагы «Кошой, Кошой» деп кыйкырат. Ошондо эсине келе түшкөн Кошой көзүн ачып, бар күчүн жыйнап чыгат да, белинен бек кучактап, бутунан орой чалып, айкырып туруп Жолойду жерге таң көтөрүп урат. Кошой баатыр Жолойдун башын аттап кетет.

**М а н а с:** Намысты алып бердиниз, аба!

Өзүндү эгем колдосун,

Элинде кайгы болбосун, аба!

**А в т о р д у н ү нү:** Эл дуулдап «Кошой!», «Манас!» деп ураан чакырып турушат.

(Аягы)

*Инцинировкалаған Сулайман Рысбаев*

**Суроолор:**

1. Манас баатыр эмне үчүн күрөшүүгө чыкпады?
2. Кошой балбан эмнеге арман кылды?
3. Жолой дөөнү кандай элестеттиңер эле?
4. Кошой балбандың жеңиши кыргыздарга кандай дем берди деп ойлойсуңар?

**Ақылдуу бала өзүнүн шаарын  
кантис сактап калды?**

I

Илгери каардуу жана жоокер Алеке хан деген болгон э肯. Бир күнү ал өзүнүн тынч турган коншусуна кол салып, шаарын курчап алат да, анда жашагандарга: эгерде үч күндөн кийин багынышпаса, шаарды талкалай турган-дыгын жарыялайт.



Ал шаар кичине болгондуктан, андагы эл Алекенин сан жеткис колуна туруштук бере алгыдай эмес. Шаарда түрүчүлар курчоодон чыгып кете алышкан жок. Алар да кечирим сурап, душманга багынып берүүдөн башка айла калган жок.

Шаардагы аксакал, карыялардын баары кенешүүгө чогулушту. Салт боюнча элчиликке жашы улуу жана кадырлуу кишини жиберүү керек эле. Бирок отургандардын баарына Алекенин каардуу жана канкор экени, жиберген элчини сөзсүз маскаралап, а түгүл өлтүрүп коёрту белгилүү болгондуктан, элчи болуп барууга эч ким батына алган жок.

Күтпөгөн жерден аксакал карыялардын кенешине бир жаш бала келип калып:

— Алекеге мен барып сүйлөшөм. Мен андан коркпойм, — деди. Аксакал карыялар баланы ақылсыз дешип, жанынан кетүүгө буйрушту. Бирок бала кетпестен, Алекеге жиберүүнү көшөрүп сурана берди.

Адегенде баары баланы шылдындал күлүшту. Қөпкө чейин талашып-тартышып, акыры баланы жиберүүгө ма-кул болушту.

Бала уруксат алгандан кийин, өзүңө эң чоң төө, абдан карыган бир теке беришин сурады.

## Суроолор:

1. Шаардагы аксакалдар эмне үчүн кеңешүүгө чогулушту?
2. Аксакалдар чече албаган маселени кичинекей ақылдуу бала кантип чече турган болду?
3. Мындан ары эмне болор экен? Баланы кандай кабыл алар экен?


## II

Аксакал карыялар баланы төөгө мингизишип, сакалы узун, карыган теке жетелетип, шаардын дарбазасынан чыгарып жиберишет.

Анын алдында ушундай элчи келип турганын көргөндө, Алеке аң-таң калып:

– Шаарынарда эстүү-баштуу, карыялардан же чоң киши калбай калганбы? – деп Алеке каарын төгөт. Бала эч тайманbastan жайбаракат туруп:

– Эгерде чоң десениз төө менен, сакалдуу десениз теке менен сүйлөшүнүз. Анткени биздин шаарыбыздагы эң чону төө, эң сакалдуусу ушу теке. Ал эми кичине менен ангемелешүүгө ыраазы болсонуз, анда мени менен сүйлөшүнүз! – дейт.



Каардуу Алеке, бала чукугандай буйдалbastan жооп бергенине күлүп:

— Сен тайманбаган ақылдуу бала экенсин. Менден эмнени күтөсүң? Сенин сураганынды берем — дейт.

— Мен төөмдү соём. Анын терисин, ичке көктөй кылып тилип, улаштырам да, шаарымды курчайм. Анын ичине канчалык жер батса, ошону мага белек кылып берсеңиз болду — дейт.

Алеке макул болот. Бала төөнү сойдуруп, терисин сыйрытып, ичке кылып тилдириди. Аナン алардын учун улаштырып, шаарды айланы курчады. Баягы жип шаарды толук курчаганга жетти.

Тайманбаган ақылдуу бала өз шаарын жоого чаптырбай ушинтип аман сактап калган экен.

#### Суроолор:

1. Каардуу Алеке хан, адегенде, баланы кандай кабыл алды?
2. Ал баланын сөздөрүнө кантип жеңилип берди?
3. Ақылдуу баланын соңку амалы кандай болду?
4. Көрдүңөрбү, балдар, адамды күчтүү кылган куралы бекен же ақылы бекен?

### Табышмактар

Балдар, силер табышмак айтышканда жакшы көрөсүңөрбү? Буларды силердей балдар ойлонуп оюн өстүрсүн деп, ата-бабалар чыгарышкан.

Табышмактарды таба билгенге үйрөнсөңөр, башка бардык сабактарды да жакшы өздөштүрөсүнөр.

Эмесе, келгиле, табышмак айтышталы. Өз алдынарча таба алар бекенсиңөр? Сынап көрөлү.

Күчүнө анын жоктой ченем,  
Көргөн сайын таң калып келем.  
Так көтөрөт карагайды,  
Колдой ороп мурду менен.



Өзү кичине, колунда турат,  
Каранғыны жарық қылат.  
Дайыма тийип жардамы,  
Билгендерден барбы аны?



Өзүн көрсөк татына  
Алмуруттай чондугу.  
Жаркыратат бөлмөнү  
Жарығынын молдугу.



Бир сыр каткан ичине  
Камкорчум бар кичине  
«Эмне таптың түн бою  
Уктай берип бырылдап,  
Саат жети. Турғун!» – деп  
Селт эткизет чырылдап.



Итке окшоп қаппайт,  
Турбайт, баспайт.  
Қайтарат эшикти,  
Ақылсыз бала муну таппайт.



### Тапшырмалар:

1. Табышмактардан жаттап алғыла.
2. Өз алдыңарча табышмактарды үйрөнүп келип, мелдешүүгө даярданғыла.
3. Табышмактардың жандырмагына ылайык буюмдардың сүрөттөрүн тартыла.

### Сөздүн көркү – макалда

Макал-лакаптарды силер 1-класстан бери окуп келе жатасыңа. Аларды «Аталардын сөзү» деп түшүнөбүз.

Макалдар силерге ақыл үйрөтөт, тарбия берет. Сөзүнөрдү естүрөт, оюнарды да байытат.

Ким макал-лакаптарды көп билсе, ошол адам сөзгө чечен болот. Силер да, ақылдуу-эстүү, сөз чебери болгула, балдар.

1. Ата-энэ, үй-бүлө жөнүндө:

Ападан – акыл,  
Атадан – тарбия.

Ата сыйлаган абийир табат,  
Эне сыйлаган элге жагат.

Эне-атаңды сыйласаң,  
Күндө аласың батаны.  
Эл-журтуңду сыйласаң,  
Алар түзөйт катаны.

Атанын сөзү – акылдын көзү.

2. Уул-кызы жөнүндө:

Кыздын кырк чачы улуу.

Кыздуу үйдө кыл жатпайт,  
Келиндүү үйдө күл жатпайт.

Кыз кыялыш менен бааланат,  
Уул өнөрү менен бааланат.

Акылдуу бала сабакка шашат,  
Акылсыз бала сабактан качат.

3. Эмгек жөнүндө:

Эмгекчилдин түбү – зор,  
Жалкоонун түбү – кор.

Коркок түштөн коркот,  
Жалкоо иштен коркот.

Эмгегин катуу болсо,  
Татканың таттуу болот.

Ак эмгектин наны таттуу,  
Жалкоонун жаны таттуу.

#### 4. Патриоттук жөнүндө:

Бөтөн элге хан болгончо,  
Өз элиңе күл бол.

Баатырдын көркү – мандайда,  
Чечендин көркү – тандайда.

Акылдуунун бир сөзү,  
Акылсыздын миң сөзүнө татыйт.

Чечендин сөзү – орток,  
Чебердин колу – орток.

#### 5. Адамдардын жакшы, жаман сапаттары жөнүндө:

Эсер сөзүн эки айтат,  
Тантык сөзүн дагы айтат.

Дос менен дос болсоң – мактан.  
Кас менен дос болсоң – сактан.

Адептүү алкыш алат,  
Адепсиз каргыш алат.

Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп,  
көп тыңшайт.

#### 6. Окуу, билим тууралуу:

Окусаң озорсун, окубасаң тозорсун.

Күч кетет, билим кетпейт.

Акылдуу билимди самайт,  
Акмак кийимди самайт,

Тамак үчүн умтулбай,  
Сабак үчүн умтул.

## Сөздүк:

Эсер – эси жок

### Суроолор жана тапшырма:

1. Ойлонгулачы, силер окуган макал-лакаптарда эмнелер жөнүндө айтылды? Алардын маанилерин дагы бир ирет үйдөн ойлонуп, чечмелеп келгиле.
2. Өзүңөр да ушундай макал-лакаптардан тапкыла.
3. Жаттап билип алгыла, сөзүңөрдө аларды колдонуп айттууга аракеттengиле.

## Жаңылмачтар

Элибиз балдарды жаңылбай бат жана таза сүйлөөсү үчүн көп кам көрүшкөн. Ошол үчүн алар жаңылмачтарды ойлоп табышкан.

Жаңылмачтарды айттуу кыйын болсун үчүн окшош тыбыштардан турган бир нече окшош сөздөрдү катыштырып, ыр түрүндө уйкаштырып чыгарышкан. Аны, көбүнчө, бири баштап айтып, экинчиси аны өзүндөй кайталашкан. Кайталаган адам так айтып кетсе, ал жеңүүчү болгон.

Балдар, силер да, жаңылмачтарды жаңылбай айтып, тилинерди жатыктыргыла. Сөздөрдү таза, так, көркүү айтып сүйлөөгө көнүккүлө.

**Жаңылмач айтышуунун максаты – жаңылбай, бат айттууга машыгуу.**

1. Ал аралда да марал,  
Бул аралда да марал.  
От экен маралга да арал,  
Оттосун аралга да марал!
2. Белестеги беш кашка кой,  
Бешөө беш башка кой.  
Беш аласы кунан кой,  
Беш аласы дөнөн кой.

3. Бир ак чымчык,  
Эки ак чымчык.  
Үч ак чымчык,  
Төрт ак чымчык.

4. Суу боюнда дарак өсөт,  
Сууну дайым карап өсөт.  
Суллуу чачын тарап өсөт,  
Суусуз калса аран өсөт.

5. Сары ала ат, кара ала ат  
Сапарлап бара алат.  
Каалгыса кара ала ат,  
Каралап сары ала ат,  
Жанында кала алат.


6. Ишти жаз башынан башташыбыз керек.  
Жаз башынан баштабасак,  
Ташташыбыз керек.

**Эми бул жаңылмачтарды айтып көргүлөчү:**

Жайнак келет тайлак минип,  
Тайрандатып жайдак минип.  
Тайыбаган тайгак жолдо,  
Тайбастыгын жайлап билип.  
Тайрандатып келди кирип,  
Жайнак билип, Тайлак минип.

Шайыр шактан өрүк терди,  
Көк, кызылын бөлүп терди.  
Шайгүл шактан өрүк терди  
Эзилгенин бөлүп терди.

*Абзий Кыдыр уулу*





Көпкөк  
Көгүчкөн,  
Көгүлтүр  
Көркө  
Көмүлгөн.  
Көрдүңбү  
Кәйкәлүп  
Көрүнгөн.  
Көк түстүү  
Көлдү өөп  
Көлбүргөн.

Алыкул Осмонов

**Суроолор:**

1. Жаңылмачтарды айтуунун максаты эмне экен? Аларды элибиз кандай максатта чыгарышыптыр?
2. Берилген жаңылмачтарды тез айтуунун кыйын экендигин эмнеден байкайсыңар?
3. Кайсы жаңылмачты айтууда көбүрөөк кыйынчылык болду?

**Тапшырма:**

1. Жаңылмачтарды жаттап, тилиндерди жатыктырып, бат, кооз сүйлөөгө машияккыла жана мелдешке даярданып келгиле.

## Калптар

Балдар, калп айтуу кандай экенин билесиңерби? Албетте, калп айтуу – жакшы сапат эмес. Бирок калпты чындај айтып ишенидирүү да сөз билген адамдардын бир белгиси.

Элибиз эзелтеден жок жерден сөз таап, болбосту сөз менен болтурууп, балдардын көнүлүн ачышкан. Мындай калптар өзүнчө эле сөз өнөрүнөн жарагалган чыгармалар болуп эсептелет.

Силер төмөндөгү калптарды окугула. Андагы айтылгандарга ишенүүгө болбойт? Ошентсе да, алар эң эле кызыктуу жана күлкүлүү.

Анда әмесе, калптарды окуп, алардагы баяндалған окуяларды көз алдыбызыга әлестетип көрөлү.

Калп айтканды билбеймин,  
Каткырам, асты құлбөймүн.  
Жалғаны жок сөзүмдө,  
Көлдө болгон кезимде,  
Балыктар менен сүйлөштүм,  
Баарын ырдаганга үйрөттүм.

*Байтемир Асаналиев*

### Беш өрдөк

Балбан болғом башында,  
Туура эки жашымда.  
Чап кармашып билектен,  
Аюу менен күрөшкөм.

Айтсам дагы чынымды,  
Айга учургам чымынды.  
Айдан келип ал чымын,  
Айтып берген бардыгын:  
«Түн аларда күн экен,  
Күн аларда түн экен.  
Тен жартысы көл экен,  
Тен жартысы чөл экен.  
Төөлөр талдын башында,  
Төрөлүштөт жазында.  
Айтор, укмуш кызық көп,  
Чычканы жок, мышық көп.  
Көргөнүм чын, таңгалба,  
Көрбөгөндөр арманда» –  
десе, чымын мандайда,  
Ишеналбай андайга,  
Өкүнгөнмүн ошондо,  
Өзүм барбай калганга.



*Нұргазы Ахмедулин*

### **Суроолор:**

1. Калптарды окуп, кандай ойдо калдыңар?
2. Калпты чындаи кылып минтип айтуюнун кандай мааниси бар деп ойлоп калдыңар?
3. «Эч кимге терс таасири тийбеген калп – зыянсыз» деген ойго кошуласыңарбы? Эмне үчүн?

### **Тапшырма:**

Калптарды кайрадан окуп чыгып, өзүңөр да ушундай окуялардан жазып келгиле.

## **Карышкыр менен тұлқу**

(Элдик жомок)

Тұлқу курсагы қынжыйып ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чубуруп жакын барды. Қуу тұлқу абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байқап калды. Қетейин десе май куйруктан көнүлүн үзө албайт, а куйрукту сугунаіын десе капканга түшөт. Алыс узап кетпей, айланчыктап жүрө берет. Аңғыча тиги дәбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ачка араң басып келе жатыптыр.

Тұлқу калп эле жагынып:

– Ээ, досум, кайда жүрөсүн көрүнбөй. Ақыбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келер жолуңду құтұп отурам, – дейт.

Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Тұлқу капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март, берешен болуп:

– Ала гой, досум. Сенин ачка жер кезип жүргөнүнду сезгем, – деп жатты.

Бул оңай табылған оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип, дагы ойлоно калды.

– Ээ, тұлқу досум, өзүң әмнеге жебей турасын?

– Ээ, досум, бергенди жей бербейсінбі? Азыр рамазан айы. Мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей бер эми, – дейт тұлқу жойпуланып.

Аңкоо карышкыр күйрукту жетип тиштегенде, капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп, канкылдал жиберди. Оозундагы күйрук үч-төрт кадам алыс учуп кетти. Тұлқу өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын мандайына отуруп олжосун жей баштады.

### Суроолор:

1. Күн түлкү эмне үчүн капкандағы күйрукту жей албай турду эле?
2. Өз пайдасы үчүн бирөөнү зыянга учураткан түлкүгө кандай баа бересинер?
3. Карышкыр түлкүгө кантит алданып калды?
4. Түлкү менен карышкырдын сапаттарын жазғыла.

### Улғы:

Карышкыр – аңкоо, ишенчәэк, ...

Түлкү – күн, алдамчы, ...

### Тапшырма:

Жомок боюнча элестетип сүрөт тартып келгиле.

## Чыпалак бала

(Легенда)

Болгон экен бир бала  
Чыпалактай бою бар.  
Жайып жүргөн талаада  
Атасынын кою бар.

Коюн жайып бир күнү,  
Алыс-алыс барыптыр.  
Өгүз башын чайкаса,  
Жерге түшүп калыптыр.

Катуу келип уйкусу,  
Аны бирок билбептир.  
Уктаба деп талаада,  
Айткан тилге кирбептир.



Баш көтөрүп байкаса,  
Таттуу уйкуга батыптыр...  
Жалбырактын астына,  
Кайра барып жатыптыр.

Кодондогон Чыпалак,  
Уктап жатса тынч алып,  
Өгүз аймап коюптур,  
Жалбыракты бир чалып...

Эне күтүп олтурат,  
Белендереп бар тамагын.  
Өгүз келип, уулу жок,  
Ачпайт эне кабагын...

Ата олтурат үнкүйүп,  
Билбей кайда баарын!  
Эсен болсо айтар деп,  
Кайда жүргөн кабарын?!

«Мен мында!» – деп аңгыча,  
Чакырат жаш балача.  
Көрүнбөйт ал жан-жактан,  
Чуркап чыгып караса.

– Кайдасың, сен, кайдасың?  
Кыйкыр, уулум, кайталап!  
– Ичиндемин өгүздүн,  
Сойгун, турбай кайсалап!

Билип кайда жүргөнүн,  
Жүрөк бир аз басылып,  
Кошунасын чакырып,  
Сойду өгүздү ашыгып.

### Суроолор:

1. Чыпалак бала кандай болгонун элестеттиңерби?
2. Ошо чыпалактай болгонунан, адегенде, кандай окуяга кабылды?
3. Ал атасына кайда жүргөнүн кантип айтты?

## II

Алып барып карынын  
Таштады чий түбүнө.  
Карап көрсө бала жок,  
Калды баары түнүлө.  
Билгендери баланы,  
«Жоголуптур» деп кетти.  
Ал карынды карышкыр –  
Түн жамынып жеп кетти.

Төккөн кезде карынды  
Чыгат эле Чыпалак...  
Босогодон атасын  
Карай албай шыкаалап.

Айылдагы койчулар  
Жакшы көрүп калыптыр.  
Кыйкырчу экен: «Коюна –  
баратат, – деп – карышкыр».

Карышкырды жолотпой,  
Үрдайт жанын чыгарып.  
Үйлайт экен карышкыр  
Ташты жашка сугарып...

«Досум менин койчулар,  
Мен кайдамын, тапкыла!  
Келип калды карышкыр,  
Башын жара чапкыла!»

Арыгынан кынжыйып,  
Илкий басып ыргалат.  
Улуп-уңшуп тоо карап,  
Көк жал кардын тырмалап.

«О, койчулар, досторум,  
Айтып жатам чынымды!  
Чуркагыла мен жакка,  
Көк жал жолго жыгылды!»

Жетип келет койчулар,  
Достун үнүн угушуп.  
Кармап алат көк жалды,  
Башка-көзгө урушуп.

Кардын жарса бөрүнүн  
Үрдап чыгат Чыпалак.  
Салам айтып күлмүндөп,  
Жыргап чыгат Чыпалак.

Андан бери канча бир  
Жылга айланып кетиптири.  
Андан кийин Чыпалак –  
Үрга айланып кетиптири...

*Абдрасул Токтомушев*

**Суроолор:**

1. Бөрү Чыпалак баланы каяктан жутуп алды эле?
2. Ал үчүн Бөрү кандай азап тартты?
3. «О, досторум, койчулар» дегенде койчулар ким деп түшүнүп жатышты?
4. Акырында Чыпалак кантип аман калды?
5. Чыпалактай болгон бала ушундай эрдик жасайт деп ишенесиңерби?

**Тапшырма:**

Чыпалак бала чоңоюп, сiler сыйктуу мектепке барганын элестеткиле. Өз алдыңарча «Чыпалак бала мектепке барганды» деген темада жомок жаратып көргүлөчү.

## Ынтымак


Ынтымагы бар элдин  
Калага карды ток болот.  
Ынтымагы жок элдер  
Бирине-бири октолот.

Ынтымагы бар элдин  
Адил болот улугу.  
Ынтымагы жок элдин  
Ичинен чыгат бузугу.

Ынтымактуу эл болсо,  
Душманга тиер ок болот.  
Ынтымаксыз эл болсо,  
Дыркырап качып жок болот.

Ынтымактуу биригет,  
Ынтымаксыз булунөт.  
Ынтымак элдин баркы бар,  
Бири-бирине баркы бар.

*Барпы Алыкулов*



### Сөздүк:

калага – мында: нанга

октолот – мында: бири-бири менен урушат деген мааниде

адил – калыс

улугу – башчысы

### Суроолор:

1. Ынтымак деген сөздүн маанисин кандай түшүндүңөр?
2. Ынтымактуу болуу зарыл экендиги жөнүндө өз ойлоруңарды айтып көргүлөчү.
3. Ынтымак тууралуу буга чейин кандай чыгармаларды окудунар эле? Аларды азыркы ырдын мазмунун менен салыштыргыла.

### Тапшырма:

1. «Биздин күчүбүз – достукта жана ынтымакта» деген темада өз оюндарды айтып берүүгө даярданып келгиле.
2. Ынтымак, доступ, биримдик тууралуу макалдарды таап келгиле.

## БӨЛҮМ БОЮНЧА ҚАЙТАЛОО

---

1. Кошой дөө Жолой дөөнү кантип жыкты? Эки дөөнүн күрөшүн сүрөттөп айтып бергиле.
2. Акылдуу бала өз шаарын кантип сактап калды? Баланын ханга берген жообун китептен таап, үн чыгарып окугула.
3. Эмне үчүн табышмак айтышат экенбиз? Табышмак айтышып мелдешкиле.
4. Жаңылмач айтуу менен тилибизди жатыктырабыз. Жаңылбастан жаңылмач айтып көргүлөчү.
5. Макалдардын тарбиялык мааниси эмнеде деп ойлойсунар? Түрдүү темада макал айтышып, бири-бириңер менен мелдешкиле.
6. Калптардан жаттаганыңарды кишини ынандыра тургандай кылышып айтып бергиле.
7. Досун жамандыкка кыйган түлкү тууралуу окуяны кайсы жомоктон окудуңар эле? Окуясын эске түшүргүлө.
8. Ынтымактын күчү эмнеде деп ойлойсунар? Эмне үчүн?
9. «Ынтымактуу биригет,  
Ынтымаксыз бүлүнөт» – деген накыл кептин маанисин чечмелеп бергиле.
10. Бул бөлүмдө силерге кайсы чыгарма силерди абдан таасирлентти? Ал тууралуу айтып бергиле.

# ТЫНЧТЫКТЫН ЖАНА ЭМГЕКТИН МАЙРАМЫ

## Майрамга бай май айы

Май айы – майрамга бай айлардын бири. Анткени 1-Май әркин эмгекчилердин майрамы болсо, 9-Май – улуу Женеш майрамы. Бул эки майрамды төң элибиз жакшы маанай менен майрамдашат.

Май айында күн жылсып, жер көктөйт. Теребелде түркүн гүлдөр жайнайт. Адамдар жазгы жумуштарын жасайт. Балдар жылуу, таза абада ойноп, көнүлдөрү көтөрүлөт. Бул да өзүнчө эле майрам сыйктуу.

## Биринчи май

Желбиреп желге байрагы,  
Жергемде Майдын майрамы!  
Шаңкылдал күүсү комуздун,  
Жаш-кары жапырт жайдары.

Беришип десте гүлдөрдү,  
Майрамдайт бүткүл дүйнө эли!  
Май!

Тынчтык!

Эмгек!

Достук! – деп,

Жанырып чыгат үндөрү.

Күлкү, ырынан балдардын,  
Артылат шаңы майрамдын!  
Тынчтыктын көгүчкөндөрү,  
Жер шарын тынбай айлансын.

*Байтемир Асаналиев*

### Суроолор:

1. «Майрамга бай май айы» деп эмнеге айтат экенбиз?
2. Эки майрамдын кандай майрамдар экендигин байкадыңарбы?

3. Эмне үчүн ырда «Тынчтык, эмгек, доступ» деп ырдалып жатат?
4. Көгүчкөндөр көкөлөп учуп жер шарын айланганының маанисин ырдан түшүндүрүп бергиле.

### Тапшырма:

Ырды жаттап алғыла жана көркүү айтып бергиле.

## Сулуу май



Тоолордо гүлү жайнаган,  
Токайдо күштар сайраган,  
Сүктантып көргөн адамды,  
Сулуу май келди кайрадан.

Тууган жер сырын билишке,  
Чыгабыз биз да жүрүшкө.  
Айлана шанга бөлөнөт,  
Каткырып балдар күлүшсө.

Алыста мөңгү жаркырап,  
Ағын суу тынбайт шаркырап.  
Өзгөртүп баарын сулуу май,  
Өзгөчө таасир калтырат.

*Байтемир Асаналиев*

### Сөздүк:

мөңгү – бийик тоолордун башында жаткан кар, муз

### Суроолор:

1. Эмне үчүн май айын «сулуу ай» деп атайбыз?
2. Май айында айлана-чөйрө кандай болуп калганын сүрөттөп айтып көргүлөчү?
3. Май айында сипер да жүрүшкө, саякатка чыгасыңарбы? Ал тууралуу ой бөлүшкүлө.

### Тапшырма:

Табышмактын жандырмагын тапкыла.

Бажырайган гүлдөр көп,  
Майрамга бай жаз айы.  
Баарыбыз шандуу жүрөбүз,  
Анткени азыр ... айы.

## 9-Май – Жеңиш күнү



9-Май – Жеңиш майрамы. Бул күнү кыргыз эли карышашы дебей баары майрамдашат. Ал кандай майрам экенин билесинерби?

Бир мин тогуз жүз кырк биринчи жыл эле. 22-июнь күнү немеңтик фашисттер биздин өлкөгө кол салды. Анда биз Совет өлкөсү деген чоң мамлекеттин курамында болчубуз. Фашисттер көптөгөн шаарларыбызды, завод-фабрикаларыбызды жана шахталарыбызды басып алган.

Советтик Армия душмандарга каршы баатырдык менен күрөш жүргүздү. Бүткүл элибиз душманды жеңиши учун бардык күчтөрүн жумшашты. Армия менен элибиздин биргелешип жүргүзгөн күрөшү зор ийгиликке алып келди. Бир мин тогуз жүз кырк бешинчи жылы 9-Майда душман биротоло жеңилди. Ошондон тартып биздин эл ар жылы бул күндү Жеңиш майрамы катарында майрамдашат.

## Жашасын улуу жениш!



Каректей жерин сактаган  
Касташкан жоосун таптаган.  
Элинин күткөн тилегин,  
Эсепсиз эрлер актаган.

Жашасын женгэн элибиз!  
Гүлдөсүн эркин жерибиз!

Жектесе женбей койбогон,  
Женилбес биздей эл кайда!  
Кендиги чексиз асманда,  
Биздин жер, сендей жер кайда!

Жашасын женгэн элибиз!  
Гүлдөсүн эркин жерибиз!

Аалы Токомбаев

### Суроолор:

1. 9-Май биз үчүн кандай майрам экен?
2. Ошол согуш тууралуу кандай кинофильмдерди көрдүңөр эле?
3. Үрдө эмне үчүн «Каректей жерин сактаган», «Женилбес эл» деп жатат?
4. Элибиздин, жерибиздин гүлдөп, бактылуу болуусу үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуңар?

# ЖАДЫРАГАН ЖАЙДА

## Жайдын бир күнү

Эркөрөэк бала жашындай,  
Тоодо бат күн жаап, басылбай.  
Азыр да чытып кабагын,  
Жамгырлайт асман ачылбай.

Кез-кезде «чарт» деп күкүмү,  
Очокто отун бүкүлү.  
Бырыксып күйөт, көбөйүп  
Отунан дагы түтүнү.

Чыйрыга чапан жамынып,  
Олтурал төрдө камыгып.  
Күжүлдөп үйдүн ээлери,  
Жүрүшөт саанга камынып.

Туланга тайып жыгылып,  
Туйласа кулун чыңырып.  
Жылкычы колдон чыгарбай,  
Ноктолоп кармайт ныгырып.

Жолдошибай Абдыкалыков

### Суроолор:

1. Ырда сүрөттөлгөн окуяны өз сөзүңөр менен баяндап айтып бергиле. Сипер да жайлодо болдуңар беле?
2. «Эркөрөэк бала жашындай» деп эмнени айтып жатат?
3. «Очокто оттун күйүшүн», «кулунду ноктолоп» байлаганын качан, кайдан көрдүң эле?
4. Θэзүңөр да жайлодо болгон күндөрүңдөн ангеме куруп бергилечи?

## Мактанчаак короз

Каккылап короз канатын,  
Кабарлайт тандын атканын:  
– Унутуп коюп окууну,  
Уят го уктап жатканын!

Актан да чочуп ойгонду,  
Ал окуусун ойлонду.  
Алкап жатты ичинде,  
Аны ойготкон корозду.



«Ойготтум, – деп, – Актанды», –  
Койкондоп короз мактанды.  
Короздор менен чокушуп,  
Мойнунда жұнұ аз калды.

*Байтемир Асаналиев*

**Суроолор:**

1. Үрда Актан корозғо әмне үчүн ыракмат айтып жатат? Силер да әртең менен короз ойготкончо укпай бересиңерби?
2. Короз «мактанам» деп кандай абалга кабылды?
3. Мактануунун пайдасы кандай болот экен?

### Сон-Көл жайлосунда



Чоң атам менен чоң апам,  
Сон-Көлгө барып жайлаптыр.  
Неберем кымыз ичет – деп,  
Желеге бәэ байлаптыр.

Кубалап кулун кармаштым,  
Қыр ашып жылкы айдаштым.  
Эрке кыял мүнөздү,  
Эркүүлүк менен алмаштым.

Шамалдан коркпой чуркадым,  
Мөндүрдөн дагы буйтадым.  
Чоң апам сааган бәэ сүтүн,  
Жылуулаій ууртап жыргадым.

Түбүндө көлдүн туйлаган,  
Балықтар менен сүйлөштүм.  
Жапжакын экен асманы,  
Нурунан кармап Құнду өптүм.

*Жылара Исабаева*

## Алдар көсөө жана хандын вазири

Күндөрдүн бириnde Жээренче чечен жана Жаныбек хан вазирлери болуп ордонун ичинде отурганда, Алдар көсөө эшикten кирип:

— Ассолоом алейкум, хан ордосу, — дейт.

Жээренче чечен:

— Алекима салоом, эл жоргосу, — дейт. Алдар көсөө отургандан кийин Жээренче чечен ишарат кылыш колу менен башын кагат. Алдар көсөө колунун учу менен тилин кагат да, эшикке чыгып кетет.


Ал чыгып кеткендөн кийин Жээренче чечен Жаныбек ханга:

— Мени эч ким жыга алчу эмес эле, ушул кирген Алдар көсөө жыгып кетти, — деди Жээренче.

— Жээренче чечен, сени Алдар көсөө кантип жыкты? Алдар көсөө эшикten кирип «хан ордосу» деп салам айтты, сен «эл жоргосу» деп жооп бердин. Андан башка эч кандай жыгылыш боло турган сөз болгон жок го? — деди хан.

Анда Жээренче чечен:

— Көсөө эшикten салам айтып кирип отурганды колум менен башымды кагып, «балаа башка кайдан келет?» деп сурадым эле, ал колу менен тилин кагып, «балаа башка тилден келет деп женип кетти», — деди.



Хандын кыйынсынган бир вазири: «Алдар көсөөнү мен жеңем» деп хан менен убада кылышат. Жеңип келсе, хандан тилегенин алмакчы болот. Жеңилсе, «жеңем» деп барған хандын кыйынсынган вазири башынан айрылып дайынын таппай калмакчы.

Аттан тандап минип алыш, вазир Алдар көсөөнү издең чыгат. Колуна таягын таянып, Алдар көсөө шыптылдаш бара жатканда вазир аркасынан жетип, салам айтты эле, Алдар көсөө алик алыш:

- Ээ, балам, кайдан келе жатасың? – деди.
- Сизди издең келе жатам, – дейт вазир.
- Жумушун бар беле? – дейт Алдар көсөө. Анда вазир:
- Жер ортосун таба албай, сизден сурайын деп келдим!

Бул бир суроом. Акыр заман качан келет? Ал – экинчи суроом, – деди.

Алдар көсөө токтолбостон туруп:

– Арзан эле жумуш турбайбы, балам, – деди да, таягын колуна алыш, көзүн аландаштып, эки жакты караган болду. – Атаганат ай, боюм жапызыраак болуп жатат, – деди эле, вазир:

– Эмесе, менин атымды минип алыш караңыз, – деп атын бере койду. Алдар көсөө атты минип алыш, таягы менен шарт камчыланып:

– Ата-а, балам ай, көпкөн убагың экен. Акыр заманды да сураганы турасынбы? – деди. Анда вазир:

– Кыйын болсоң экөөнү тен таап берчи, – деп демитти. Алдар көсөө ары-бери чапкылап, алан-булан эки жагын караган болуп:

– Таптым, таптым, – деп вазирге кайта чаап келди. Вазир:

- Тапсан айтчы? – деди эле, Алдар көсөө:
- Отурган жериң жер ортосу, акыр заман – атынан айрылган кишиде – деп, чапкан бойдон кете берди.

### Суроолор:

1. Хандын жигити Алдар көсөөнү жеңип, хандан эмне алам деп ойлоду экен?

- Алдар көсөө хандын жигитин, адегенде эле, эмне деп алдады?
- Эмне үчүн Алдар көсөө «отурган жерин жер ортосу, акыр заман – атынан айрылган кишиде» деди?
- Хандын жигитинин ақылсыз экенин, Алдар көсөөнүн ақылман экенин эмне менен түшүндүрө аласыңар?
- Хандын жигити менен Алдар көсөөнүн мүнөздөрүн, сапаттарын бул таблицага жазыла:

Хандын жигити	Алдар көсөө

## Күн менен торгой

Торгой таңда ойгонуп,  
Атып чыкты асманга.  
Жада калса, Күн дагы,  
Ойгоно элек жатканда.

Ал ырдады безилдеп,  
Сулуулугун дүйнөнүн.  
Ала-Тоонун абасын,  
Суусун, жерин, гүлдөрүн.

Ал ангыча, чокудан,  
Күндүн көзү көрүндү.  
Үрга кошуп ааламга,  
Алтын нуру төгүлдү.

Балдар-кыздар ағылып,  
Мектебине баратты.  
Үрчү торгой дале ырдайт,  
Дирилдетип канатты.

*Жылара Исабаева*

### Суроолор:

- Балдар, сипер жайлодо болгонуңарда торгойдун сайраганын уктуңар беле? Ал каякта сайрайт, бактабы же көккө чыгып сайрайбы?
- Үрдү окуганда сиперге эмне элестеди? Күн тийип, табият көркүнө чыгып, көктө торгой сайрап турганын өз сөзүңөр менен сүрөттөп бергилечи.
- Торгойдун үнү менен булбулдун сайраганын салыштырып түүрап бере аласыңарбы?

### Тапшырма:

«Торгой жана Күн» деп ат коюп, сүрөт тартып, боёп келгиле.

## Азаматсың, жылкычы

Буруксуп жыпар жыт чачып,  
Жадырап жайкы таң атып.  
Көк шибер тоонун арасы  
Көйкөлөт түркүн гүл ачып.

Жайлоого дайым суктанам,  
Боз үйдө жыргап уктагам.  
Барпайган арча, кайынга,  
Байырлап көңүл ыктаган.

Тоо ичи көркөм туландуу,  
Тотудай гүлдөр буралды.  
Жылкычы сунуп бал кымыз,  
Мейман күтүп кубанды.

Жагымдуу жашка, карыга,  
Бал татып кымыз дары да.  
Ден соолук учун табылгыс,  
Тазартат дарттан арылта.

Жылкычы байкем шаттанып,  
Журтуна ысмы даңталды.  
Ак эмгек, мандай тер менен,  
«Азамат» аты сакталды.

*Дүйшөбүбү Жамансартова*

### Сөздүк:

дарттан – оорудан

арылтат – мында: айыктырат, сакайтат

### Суроолор:

1. Жайлоонун кооздугу ырда кандай сүрөттөлүптүр? Чыгармадан ошол саптарды үн чыгарып, көркөм окугула.
2. Боз үй тууралуу эмнелерди билесиңер? Билгениңерди айтып көргүлөчү.
3. Кымыздын дарылык касиети кандай экен? Дагы кандай улуттук суусундуктарды билесиңер?
4. Жайлоонун кооздугун күн сайын көрүп, ак эмгеги менен жылкы баккан жылкычыны «азамат» деп айтсак болот бекен?

### Тапшырма:

1. «Жайлоодо» деген темада сүрөт тартып көлгиле.
2. «Ат – адамдын канаты» деген темада ой бөлүшүүгө даярданыла.

# ОКУУ ҮЛДАМДЫГЫН ТЕКШЕРҮҮ ҮЧҮН ТЕКСТТЕР

## Тұлқұ менен күмурсса

Тұлқұ менен күмурсса шерик болуп буудай айдашты.  
Митайым тұлқұ:

— Башым ооруйт, кымыз ичип келбесем болбойт, — деп  
күндө жайлогоо кетип калат. Күмурсса жалғыз өзү буу-  
дайды сугарып, оруп-жыйып, бастырды.

Бир күнү тұлқұ үйүлгөн кызылды көрүп, ичинен кы-  
мынданап, күмурсканы алдап, әгинди бүт өзү алғысы келди:

— Күмурсса, муну бөлүп убара болбойлу. Андан көре,  
жарышалы да, кимибиз озуп чыксак, буудайды бүт ала-  
лы. Артта калганыбыз куру калалы, — деди.

Күмурсса ойлонуп туруп, тұлқунұн айтқанына көнду.  
Жарышчу жерге барып экөө катар турду. Тұлқұ «кеттик»  
деди да, кулагын жапырып, чуркаган бойдон жөнөдү. Кү-  
мурсса тұлқунұн күйругуна чап жармашты.

Тұлқұ қырмандын четине келип, «Күмурсса кайда келе  
жатат болду экен?» деп артын жалт карап алды. Аナン  
токтой калып силкингенде, күмурсса ыргып барып, үйүл-  
гөн кызылдын үстүнө түштү:

— Ой, сен эмнени карап тұрасын? — деп кыйкырды.



**Тұлқұ чочуп кетип:**

- А сен качан келдин? – деди:
- Менин келгеним качан! Сени күтө берип эригип кеттим, – деди қумурска.

Тұлқұ айласы жок же тапкан пайдасы жок, жолго тұшты. Қумурска өз әмгегине өзү әә болуп, буудайын кампага ташып төкту да, жыргап-куунап жатып калды.

**Суроолор:**

1. Тұлқұнұн улам эле «ооруп калдым» деп иштебей жүргенү туурабы? Силер кандай ойлойсуңар?
2. Буудайды қумурска кантип бакты?
3. Қумурска куу тұлқұнү кантип алдады?
4. Қумурсканын тұлқұнү алдаганы туура болдубу? Өз оюндарды айтып көргүлөчү?
5. Жалкоолук, куулук жаман адат экендиги тууралуу өз оюндарды айтып көргүлөчү?

**Тапшырма:**

Макалдардың маанисін чечмелеп келгиле.

- Жалкоонун шылтоосу көп.
- Жалко жарыбайт.
- Жалкоонун жаздығы – жамбашында.

## **Шабдандын бала кези**

Шабдандын жети жашар кези экен. Жантай бир топ кишилері менен карагайдын көлөкөсүнде, суунун жәэгинде шырдак салдырып, дасторкон жайдырып коюп, Қүрөң-көйгө комуз черттирип отурған экен.

Шабдан атасынын жанына келип:

- Ата, сизден бирдеме сурасам бересизби? – дейт.
- Бере турган нерсе болсо берейин. Айтчы әмне сурайсың?
- Ата, бир семиз кой бериңизчи.
- Ошол әлеби, аны әмне кыласың?
- Досум Зайнидиндин энеси үч күндөн бери ооруп төшөктө жатат. Суук тийиптири. Эт жеп, сорпо ичсе эле



айыгып кетет дейт. Зайнидин жетим эмеспи, ыйлап отурат.

**Жантай шашкалактап:**

— Ал, балам, ала гой, — дегенде Шабдан учуп жөнөйт. Зайнидин жолдошунун үйү абдан алыс экен. Ошого чейин тынбай чуркап барат.

Жантай ыраазы болуп: «Буюрса, балам боорукер болот тура», — деп сүйүнгөн экен.

*Абдрасул Осмонов*

**Суроолор:**

1. Шабдан эмне максат менен атасынан кой сурады?
2. Эмне үчүн Шабдан тынбай жүгүрүп барды?
3. Атасы эмнеге ыраазы болуп сүйүндү?
4. Сен өз жолдошторуңа кыйынчылық учурда жардам бере аласыңбы?

**Тапшырма:**

Макалды окуп, маанисин чечмелө.

Достун доступу – кыйынчылыкта билинет.

## Торгой

Учуп келаткан торгойдун топусу эрмендин арасына түшүп кетти. Торгой эрменге карап:



- Эрмен, эрмен, топумду алыш берчи? – деди.
- Сенин топун эмес, өзүм ордуман козголо албай туралам, – деди эрмен.
- Анда сени әчкиге айтып жегизем, – деди да, торгой әчкиге келди.
- Тетиги жерде көп эрмен бар экен, ошону жесен болбайбу?
- Эрменди жемек тургай, улагымды көтөрө албай аран эле жүрөм, – деди әчки.
- Сени карышкырга айтып жегизбесемби! – деп, торгой учкан бойдон карышкырга барды.
- Карышкыр, карышкыр, төмөн жакта бир әчки турат, жесен боло, – деди ага.
- Әчки жемек түгүл, үнкүрүмдү каза албай жатам, – деп жооп берди карышкыр.
- Сени жылкычыга барып айтайын, азыр чаап алсын! – деди да, торгой сыйган бойдон жылкычыга жетти.
- Жылкычы, жылкычы, төмөнкү коктуда бир карышкыр үнкүр казып жатат, чаап алсан боло.
- Карышкыр чапмак түгүл, жоголгон жылкымды таба албай жүрөм, – деп жылкычы жооп берди.

— Сени байга айтпасамбы, — деди торгой. Анан байга келди.

— Бай, бай, жылкычың жылкыларды жоготуп, таппай жүрөт, аны урсан боло.

— Жылкычыны урмак тұғул, казымды көтөрүп баса албай отурам, — деди бай.

— Сени чычканга айтып казынды тештирейин, — деп торгой чычканга келди.

— Байдын казысын тешмек тұғул, балдарыма ийин каза албай жатам, — деп чычкан чыйылдады.

— Сени тентек балага айтып, ийнине суу куйдурбасамбы! — деп, торгой кекенген бойдон тентек балага барып айтты.

— Ийинге суу куймак тұғул, балдарга чүкөмдү уттуруп, музоомду кайтара албай жүрөм, — деди тентек бала.

— Сени энене айтпасамбы! — деди да, торгой баланын энесине учуп кетти.

— Балан чүкөсүн уттуруп, ар ким менен урушуп, музоосуна карабайт экен, сабасаң боло!

— Аны сабамак тургай, жұн сабай албай жатам, — деди энеси.

— Сени куюнга айтып, жұнұнду учуртайын, — деди да, торгой куюнга барып айтты. Анын колу-жолу бош экен, макул болду. Куюн кокту ылдай келип, кемпирдин жұнұн учурду, кемпир баласын урду, баласы чычкандын ийнине суу куйду. Чычкан чыга калып, байдын курсагын тырмады, бай жылкычысын сабады, жылкычы карышкырды кууду, карышкыр кара әчкини кууду, әчки әрменди жеп, торгой-дун топусун алып берди. Ошондон кийин торгой топусун башынан түшүрбәй, дайыма баса кийип жүрүүчү болуптур.

### Суроолор:

1. Жомокту окуп чыктыңарбы? Эми жомок эмне тууралуу баяндалғанын айттып бергиле.
2. Торгой эмне деп әрменге кайрылды?
3. Торгой-дун өтүнүчүн кимдер жана эмнелер аткарбай коюшту? Эмне үчүн?

4. Торгой топусун кантип кайра алды?
5. Жомокту ролдорго бөлүштүрүп, аткаргыла.

## Коркконго кош көрүнөт

Жайдын жылуу айсыз түндөрүндө тоо арасында көп болбосон болор-болбос нерселерден кооптонуп корко берет турбайсынбы. Каникул күндөрү эс алганы жайлоого келген Сагын экөөбүз түн ичинде кошуна турган чатырга барып, Жакып менен ойноп келмей болдук. Чоң энем бул оюбузга мақул болду. Бир аз баса түшкөндөн кийин ар кай жерден караан көрүнө баштады. Анда-санда сүтактын үнү, алыстан түлкүнүн үргөнү угула калат. Улам чатырдан алыстаган саяын коркунуч көбөйө берди. Сагын да улам мага жакындей калып, колумду бекем кысып кармап алды. Биз бири-бири бизге сыр билгизбей, улам алдыга жылып бара жаттык.

Бир оокумда мандайыбызда анча бийик эмес, көзү жалтырап күйүп турган нерсени көрдүк. Күйгөн көзү денесинде ары-бери чуркап жүргөнү бизди андан бетер коркутуп салды. Бир аз алыстагандан кийин шарт бурулуп чатырды көздөй тыз койдук. Чатырга кирип унчукпай жатып алдык. Эмнегедир чоң энем да эч нерсе деген жок. Тез эле көзүбүз илинип кетиптири.

Эрте менен ойгонсок, күн көтөрүлүп калган экен. Сагынды түртүп ойготуп кечиндеги жакты көздөй башымды шилтедим. Шашкан бойдон кечеги жерге келдик. Көрсө, ал сынып түшкөн дарактын бутагы тура. Ага жалтырак конуздар чыгып алыш, өйдө-төмөн жылып жүрүшүптүр.

Амангелди Мисиров

### Суроолор:

1. Жылдын кайсы мезгили экен?
2. Сагын экөө кайда барышмакчы болду эле?
3. Эмне үчүн алар бири-бирине сыр билдиришкен жок?
4. Балдар эмнеден коркушуптур? «Коркконго кош көрүнөт» деген макалдын маанисин түшүндүнөрбү?

## Байчечекей

Калың кардын алдында кымындай гүл уктап жаткан эле. Анын ичи да өзү жамынып жаткан кардай аппак экен. Кардын астындагы гүл жаткан жер жылуу, жайлдуу болчу. Күндөрдүн биринде анын бейкапар жашоосун бир кызыктай болгон үндөр бузду.

«Динь-динь-динь» – деп бирөө конгуроо какса, «Тыптып-тып» – деп дагы бирөөлөр ырдан жатты.

Биздин гүл аябай таң калып, башын көтөрдү. Кардын арасынан анын көзү күн шооласын көрдү. Гүл болсо акырын абайлап мойнун созуп ачыла элек башын чыгарды.

Ай-и-ий, жердин бети кандай кооз болуп калган! Бардыгы тең кышкы уйкудан ойгонуп көнүлдөрү ачылып, ырдан жатышыптыр. Булактар бири-бири менен жарышып шыңғырап агып, келгин күштар болсо кайкып учуп келип жатышат. Тирүү жандыктын баары құнгө кактанууда. Алтындаи болгон күндүн өзү – баарынан сулуу да, жылуу да. Нурларын жыланач бутактарга, булактарга, чымчыктарга назик тийгизип, аларды эркелеткендей мәэrim төгөт.





Гүл болсо боюн түзөп, чочуркабай күндү карай умтулду. Күн кичинекей назик гүлдү жылтытып, атын сурады:

- Сен кимсиң? Кайдан чыга калдың?
  - Мен кардын алдынан чыктым – деди гүл.
- Күн болсо жылмайып:
- Сенин атың байчечекей эмеспи?
  - Ооба, байчечекей, кантип кайдан билдиңиз?
  - Оо-о, эң биринчи ойгонгон гүл сен болот турбайсыңбы? – деди.

Ошондон бери жазында биринчи ачылган гүл – байчечекей болуп аталаип калыптыр.

*Гузал Сарыгүл*

**Суроолор:**

1. Кар астында жаткан гүлдүн уйкусу эмнеликтен бузулду?
2. Эрте жазда айланана кандай болуп калыптыр? Өзүңөр да байкоо жүргүзгүлөчү.
3. Жаз келгенде эң биринчи ойгонгон гүл Күн менен кантип сүйлөштү? Ошол диалогду ролго бөлүштүрүп окуугула.
4. Байчечекей тууралуу силер эмнелерди айта аласыңар?

**Тапшырмалар:**

1. Байчечекейдин сүрөтүн тартып, же кагаздан жасап көргүлөчү.
2. Байчечекей тууралуу ыр жаттап келгиле.

## Адептүүлүк деген эмне?

Мугалим эжей окуучулар менен «Адептүүлүк деген эмне?» деген тема боюнча ангемелешүү өткөрүп жаткан:

- Адептүүлүк деген – автобуста баратканда улууларга орун бошотуп берүү, – деди биринчи иретте Асыл.
- Азаматсың, Асыл. Дагы кимдин кандай ою бар?
- Адептүүлүк деген – жолдон өтө албай, же муздан тай-галанып жыгылган кемпир-чалды тургузуп, жакшы жолго салып коюу... – деди Касым.

Касымдын бул сөзүнө балдар дуу күлүштү.

- Күлбөгүлө, – деди мугалим эжейи. – Карагылачы, Касым кандай адептүү.

– Дагы кимдин кандай ою бар?

Үчүнчү болуп Сабыр оюн айтты:

- Көчөдө адашып, ыйлап жүргөн бала болсо, үйүн таап берүү...

Буга дагы балдар дуу күлүштү. Аны да эжей тыйды.

- Карагылачы Сабыр да адептүү экен. Дагы ким айтат?
- Мен айтам, – деп өйдө болуп, Жанылтай мындай деди:
- Көпүрөдөн өтө албай калтырап турган кары адамды өткөрүп коюу... – деди.



– Көчөдө адашып үрүп жүргөн ит болсо, үйүн таап берүү...  
Аны улап Кемел:

– Көчөдө адашып мыёлоп жүргөн мышыкты да үйүн таап жеткирип берүү...

Иши кылса, ар бир айткан сөздөрү класска күлкү чачып, өтүп жатса да, балдар өзүлөрүнүн адептүүлүктөрүн мугалим эжейине көрсөтө албай жатышты.

А чын эле, адептүүлүк деген эмне, балдар?

*Сулайман Рысбаев*

#### **Суроолор:**

1. Адептүү балдар деп кимдерди айтсак болот экен?
2. Балдардын айткан жооптору туурабы? Эмне үчүн? Алар адептүү экенин көрсөтө алышты – деп ойлойсуңарбы?
3. Адептүү балдарга таандык сапаттарды санап көргүлөчү? Алар тууралуу өз оюндарды айткыла.
4. А силер кандай окуучуларды адептүү деп ойлойсуңар? Класста өз ара пикир алышыла.

#### **Тапшырма:**

Адеп жана адептүүлүк тууралуу макалдарды таап келгиле жана алардын маанисин чечмелегиле.

### **Кагаздан жасалган миң турна (Япон уламышы)**


1945-жылы дүйнөлүк экинчи согуш аяктаганда, Америка Япониянын эки шаарына атом бомбасын жардырган. Анын бири Хиросима шаары эле. Шаар толук талкаланып, миндеген адамдар курман болушкан. Анткени, бул бомба кадимки бомбадан жүздөгөн эсе күчтүү болчу. Андан адам аман калса да, радиация алат да, айыкпас рак оорусуна чалдыгат. Бул ушунусу менен өзгөчө коркунучтуу эле.

Андан он эки жыл өткөн сон Хиросимадан бир канча алыс турган шаарда жашаган Садако аттуу кыз катуу ооруп калат. Ал он үч гана жашта эле. Врачтар анын оорусун текшерип, айыкпас оору менен ооруп калганын айтышат.

Бул оору мындан он жыл мурун кичинекей кезинде атом бомбасынан алган радиациянын залалы болчу.

Садако айықпастыгын өзү да, ата-энеси да билген. Ага эч кандай амал-айла жардам бербейт эле. Ошондо Садаконун эң жакын курбусу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы – «мин қанаттуу турна» жөнүндө айтып берет. Япондуктардын түшүнүгүндө турна адамга бакыт алып келет. Эгерде, Садако кагаздан мин турна жасаса, ал бул оорусунан айыгып кетет деп ишендерет курбусу. Ага ишенген Садако «кагаздан мин турна жасайм» деп, күнү-түнү аракеттенет. Ал аны менен алектенип, оорусун да унутуп, бар күчүн кайтадан жыйнайт. Кээ күндөрү мин турнаны жасап бүтпөй тургансып, көнүлү чөгүп, кайрадан үмүт менен досторуна, ата-энесине дем берет. Алты жүз турна жасаган кезде Садаконун ден соолугу оноло баштайт. Чымырканып ишин дагы улантат. Бирок, аз күн өтпөй, ал өзү сүйгөн мин турнасын жасап бүтө албай, көз жумат. Ошондо 644 турнаны жасаган экен.

Садаконун классташтары буга абдан кайгырышат. Ал жасай албай кеткен 356 турнаны кагаздан жасашат да, эстелик катары баарын Садако менен кошо жерге көмүшөт.



Садаконун бул кайгылуу өлүмү өзү тендүү миндеген балдарды кайгыртат. Алар Садакого эстелик тургузуу үчүн ажайып клуб түзүшөт. Клубга дүйнөнүн көптөгөн окуучулары кызыгып, жардамга акчаларын беришет. Арадан үч жыл өткөндөн кийин балдардын чогулткан акчасы Садакого эстелик тургузганга жетишерлик болот. Ал эстелик азыр Хиросима шаарындагы Тынчтык паркына коюлган.

Эстеликтеги ташка:

«Бул – биздин көз жашыбыз,  
Бул – биздин таазим кылганыбыз.  
Дүйнөгө тынчтык болсун!» – деп жазылып коюлган.

### Не дейбиз?

Бир нерсеге аттиң деп,  
Өкүнгөндө к.. дейбиз.  
Жаңы кийим алганда,  
Кийип көрүп ч.. дейбиз.  
Биздин күчүк күзөткө  
Энесиндей т.. дейбиз.  
Шырп алдыrbай үрөт ал,  
Короого эң сак дейбиз.  
Биздин айыл жемиштен  
Телегейи т.. дейбиз.  
Алма, өрүк ар короодо  
Онбогондой к.. дейбиз.  
Азыр биздин айылдын  
Төрт түлүгү ш.. дейбиз.  
Кой, козусу жер жайнап  
Жемишке да б.. дейбиз.

*Балаты» журналынан*

## Табышмактардын жооптору

<b>Беттери</b>	<b>Жооптору</b>
54	шамал, суу
65	жумуртка
66	козу, кой
79	муз
80	аяз, кыш
91	I.1 булбул, тартар, үпүп, үлүл I.2 мышык, эчки, тоок, уй I.3 төр, төрт, өр, өрт, төө II.1 момун, сонун, оору, долу, уста, нуска II.2 эгин, төгүн, ыйлаак, урмат, чырак, ыраак
92	II.3 жамгыр, алгыр, жалганчы, жардамчы, урматтуу, сымбаттуу III.1 чоркок, коркок, семиз, эгиз III.2 таттуу, шаттуу, жакын, бачым III.3 ийри, сүйрү, тар, бар
99	карышкыр
100	таш бака, сагызган
127	булут, жамгыр, мөндүр
138–139	пил, фонарь, лампочка, ойготкуч saat, кулпу.
155	май
174	кап, чак, так, сак, төп, көп, шай, бай

# МАЗМУНУ

## I. Китеп менен таанышуу

Кандай сонун күн бүгүн.....	3
Тилегим.....	3
Билим – түгөнбөс байлык.....	5

## II. Берекелүү алтын күз

Күз келди.....	7
Жыл жана анын төрт уулу.....	8
Ай, чегиртке, чегиртке.....	11
Жалбырак.....	12
Көпөлөк.....	12
Көпөлөк.....	14
Апендинин жоруктары.....	15
Эки эчки.....	17

## III. Туулган жердин топурагы – алтын

Алтын уя.....	19
Кулунтайым.....	22
Булбул.....	23
Комуз.....	26
Шыктуу чымчык.....	27
Бачайы чымчык.....	29
Коон баккан карыя.....	30

## IV. Менин жан дүйнөм

Телефондо сүйлөшүү.....	34
Жылан менен куркулдай.....	35
Чымын-чиркей ырлары.....	37
Жолоочу менен жылан.....	38
Торпогум.....	40
Боз торгой.....	40
Ырыс алды – ынтымак. Элдик жомок.....	42
Бөлүм буюнча кайталоо.....	43

## V. Күлкү – ден соолуктун мүлкү

Иттин баласы. Сегиз дөңгөлөк.....	44
Ууру.....	45

Чычкандар.....	47
Апендинин жоруктары.....	48
Бөлүм боюнча кайталоо.....	50

## **VII. Алтын балалық**

Бала менен чымчык.....	51
Музыка.....	53
Сынган табак.....	54
Талаага тай өнүптүр.....	55
Боорукер кыз.....	57
Өзүнүкү жана өзгөнүкү.....	58
Өкүнүч.....	59
Көрсө.....	61
Жаңырган айды көргөндөгү ыр.....	62
Таңкы нур.....	63
Козу телүү.....	64
Бөлүм боюнча кайталоо.....	65

## **VIII. Мына жаады аппак кар**

Жаады кар.....	67
Ит менен аюу. Элдик жомок.....	67
Кышта.....	69
Жаа, жаа, ак карым.....	71
Аба-ырайын кантип билүүгө болот?.....	72
Түлкү менен сүлөөсүн. Элдик жомок.....	73
Алтын таяк. Элдик жомок.....	74
«Сыйкырдуу кыш». Сүрөт менен иштөө.....	77
Жакшынакай балаты.....	78
Кар тилеген каргалар.....	78
Бөлүм боюнча суроолор.....	79

## **VIII. Сөз үйрөнүп алалы**

Бир тамгадан кемитсек.....	81
Бир тамгадан өзгөртсөк.....	81
Мааниси окшош сөздөр.....	82
Маанилери карама-каршы сөздөр.....	83
Керик.....	83
Акыра.....	84
Жирафтын жалкоо баласы. ....	84
Бөрсө.....	86

Маймылча.....	86
Айбанаттардын талаши.....	87
Муну бил.....	89
Бөлүм боюнча кайталоо.	91

## **IX. Ойлонуп көрөлүк**

Баарынан эмне құлұқ? Элдик жомок.....	94
Баарынан ким құттү? Элдик жомок.....	94
Эмне үчүн?.....	97
Туурабы?.....	98
Өзүң тап.....	99
Кырк амалдын бири. Элдик жомок.....	100
Токайдогу окуя. Сүрөт менен иштөө.....	103
Исхак Рazzаковдун балалық кези. ....	104
Бир сөздөгү үч сөз.....	106
Аралашкан ариптер.....	107
Бөлүм боюнча кайталоо.....	108

## **X. Байчечекей гүл ачты**

Байчечекей. «Эл казынасынан».....	109
Байчечекей.....	110
Керемет учур.....	111
Балдар менен турналар.....	112
Бак тигели.....	113
8-Март – Аялдардын эл аралық құнұ.....	115
Баарыбыздын майрамыбыз.....	115
Энелердин майрамы.....	116
Адептүү кыздар.....	118
Апам иштен келгенде.....	118
Нооруз.....	120
Кел, Ноорузум, келе гой.....	121
Насыят.....	122
Ай.....	123
Чабалекей, чиркей жана жылан. Элдик жомок.....	123
Жамғырдан соң.....	126
Таранчы.....	127
Бөлүм боюнча кайталоо.....	128

## XI. Бабалардан калган сөз

Кошой дөө менен Жолой дөө.....	130
Акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды? .....	135
Табышмактар.....	138
Сөздүн көркү – макалда.....	139
Жаңылмачтар.....	143
Калптар.....	144
Беш өрдөк.....	145
Карышкыр менен түлкү. Кыргыз эл жомогу.....	146
Чыпалак бала.....	147
Ынтымак.....	151
Бөлүм боюнча кайталоо.....	151

## XII. Тынчтыктын жана әмгектин майрамы

1-Май.....	153
Сулуу май.....	154
9-Май – Жеңиш күнү.....	155
Жашасын улуу жеңиш.....	156

## XIII. Жадыраган жайда

Жайдын бир күнү.....	157
Мактанчаак короз.....	157
Соң-Көл жайлоосунда.....	158
Алдар көсөө. «Эл казынасынан».....	159
Күн менен торгой.....	161
Азаматсың, жылкычы.....	162

## XIV. Окуу ылдамдыгын текшерүү үчүн тексттер

Түлкү менен кумурска. Элдик жомок.....	163
Шабдандын бала кези.....	164
Торгой. Элдик жомок.....	166
Коркконго кош көрүнөт.....	168
Байчечекей.....	169
Адептуулук деген эмне?.....	171
Кагаздан жасалган миң турна. Япон уламышы.....	172
Не дейбиз?.....	174
Табышмактын жооптору.....	175

## Окуу басылмасы

**Абдухамидова Батма Абдуакимовна  
Рысбаев Сулайман Казыбаевич  
Ибраимова Кенжееке**

### **Адабий окуу**

Кыргыз орто мектептеринин  
2-классы үчүн окуу китеbi

Редактору С. Дуулатова  
Корректору Э. Сакеева  
Сүрөтчүсү З. Кылышбекова  
Дизайнери, тех. редактору Д. Тимур  
Компьютерге калыптаган Б. Тимуров

Басууга 27.07.2016-ж. кол коюлду.

Форматы 70x100<sup>16</sup>/16. «Мектеп» ариби. Офсеттик басуу ыкмасы.  
Көлөмү 11,25 физ. басма табак. Нускасы 5000 даана. Бүйрүтманин № 13.

Окуу китебине аprobациянын негизинде ондоолор, түзөтүүлөр, кошумчалар  
киргизилип, «Билим-компьютер» басмаканасында даярдалды.

Бишкек ш., Восток-5 кичи р-ну, 14/2 үй  
Тел.: +996 550 100 480, +996 312 68 87 91

---

«Прит Экспресс» басма-полиграфиялык комплексиде басылды.

Бишкек ш., Профсоюз кечесү, 49.  
Тел.: +996 550 24-20-40, +996 556 910-720

*June*  
*Andy*  
*2016*

